

63.3(4/8)кыр
A 30

Адилбаев Жумали

*Япониянын соңку
тарыхы 1918-2010*



УДК 94 (100-87)

ББК 63.3 (5Я)

A30

Ош Мамлекеттик университетинин Окумуштуулар Кеңеши жана
Кыргыз Улуттук Академиясынын Түштүк бөлүмүнүн
Гуманитардык изилдөөлөр институтунун Окумуштуулар Кеңеши
тарабынан басмага сунушталган.

Тарых илимдеринин кандидаты,
ОшМУнун профессору Адилбаев Ж.

Рецензенттер: Кадыров Турдумамат Дыйканбаевич -
тарых илимдеринин кандидаты, профессор
Омурзакова Турсунай –
тарых илимдеринин кандидаты, доцент

A30 Адилбаев Ж. Япониянын соңку тарыхы 1918-2010: Окуу
куралы. – Ош: ОшМУ, 2014, 96 б.

ISBN 978-9967-18-041-3

*Окуу куралы тарых адистигинин жасана аймак таануу
адистигинин студенттери жасана жсалты эле Япониянын
тарыхына кызыккан окурмандарга сунушталат.*

A 0503030000-14

УДК 94 (100-87)

ББК 63.3 (5Я)

ISBN 978-9967-18-041-3

© Адилбаев Ж., 2014

КИРИШ СӨЗ

Япония өзүнүн тарыхий жолун Б.з.ч. 660 жылдан баштаган, себеби, ошол жылы император Дзимму такка олтурган деп эсептешет. Ал эми япондуктардын бир мамлекетке биригиши ХҮ11 кылымда гана Токугава сегунаты тарабынан жүзөгө ашырылган. Табигый байлыгы жарды, катаал шартта жашаган, княздыктар ортосунда жашоо үчүн болуп келген тынымсыз согуштарды баштан кечирген япондуктар, турмуштун үнөмдүү жана рационалдуу жолун карманууга мажбур болушкан. Алардын кулк-мүнөзү, менталитетинде дагы изденүү, жаңы нерсени үйрөнүп өзүнө кабыл алуу, жоктон бар кылуу касиети дагы ошол катаал тарыхтын сабагы болгондой.

Ошондон болсо керек, Япония чыгыш өлкөсү болгону менен, чыгыш элдеринен айырмаланган көп өзгөчөлүктөрү бар. 1867 – 1868 жылдары «Мэйдзи революциясы» болуп, чыгыш өлкөлөрүнүн ичинен биринчи жана жалгыз гана Япония феодалдык мамилелерден буржуазиялык түзүлүшкө жүз бурду. Биздин оюбузча бул кадам япон эли үчүн зор бурулуш, жаңы доордун башталышы болуп калды. Ошондуктан бул элдин сонку тарыхы XIX кылымдын ақыркы чейрегинде башталган деп эсептөөгө толук негиз бар. Себеби, Япониянын дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн үчүнчү сабында турушу, анын элинин жаратмандыгы, өнүгүүнүн «япондук синтез моделинин» жерпайы – дал ошол мезгилде түптөлгөндүгүн тарых ырастап турат.

Дүйнө тарыхынын тарыхнаамесинде тарыхый мезгилдештируү боюнча бир пикир жок. Сонку тарыхтын башталыш мезгилин бардык өлкөлөр үчүн бир мезгилге байланыштыруу аракети дагы деле болсо күч. Алардын негизги далили – дүйнө тарыхы канткенде дагы, бир мыйзамченемдүүлүкө баш ийет, кандай гана өлкөнүн тарыхы болбосун, ал дүйнө тарыхынын ажырагыс бир бөлүгү. Ошондуктан алар сонку тарыхтын башталышын Биринчи дүйнөлүк согуштун аякташи менен биполярдык системанын жаралышына байланыштырышат.

Бул көз карашты кармангандардын экинчи бөлүгү андай башталышты XIX-XX кылымдардын тогошкон мезгилине алып барышат. Алардын ою боюнча дал ошол мезгилдерде орун алган дүйнөлүк процесстер кийинки өнүгүүлөрдүн негизги багыттарына жол салган. Түпкү ынанымда айтылган ойлорго толук макул боло адбасак дагы, биз бул эмгекти жазып жатып, эскиче түшүнүктүрдөн биротоло кол үзө алган жокбуз. Анткени,

азырынча көнчүлүк окуу программалары, типтүү предметтик программалар ошол түшүнүктүн алкагында калып жатат. Канткенде дагы талаш тартыштар улантылып, жаңы көз караштар ортого салынат, жаңы бүтүмдөр чыгарылат деп үмүт кылып туралы.

Ал эми Япониянын соңку тарыхы өз башынан салыштырмалуу З - мезгилди кечирди. «Мэйдзинин реформаларынын» аркасында башталган өйдөлөө, өнүгүү XIX кылымдын аяк ченинен кыйынчылыктар менен алмашып, андан чыгуунун аракетинде агрессия жолуна түшкөн. Экинчи дүйнөлүк согушта толук талкаланды. 1945-1951 жылдар американлык оккупациялык режимдин башкаруусу астында калып, мамлекет катары өз эгемендүүлүгүнөн ажыраган учурду шарттуу түрдө 2-чи мезгил деп атоого негиз бар. Америкалык оккупациялык режим жоюлган 1952 жылдан баштап япондуктар кайрадан изденүү жолуна түшүп, өзүнүн өнүгүү моделин иштеп чыкты.

Өнүгүүнүн «япондук керемети» дүйнөлүк тарых барагынан орун таап, өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн көптөгөн елкөлөрдө зор кызыгууну жаратты. Жаңыны илгиртпей кабыл алуу, башка маданиятты, илим-билимди өз табигатына ылайыктап синириүү, замандын өзгөрүүлөрүнө жараша ынгайлашуу, жаратмандык, коомго патерналисттик мамилени жайылтуу ж.б. касиеттер япон элин көптөгөн татаал кырдаалдардан алып чыккан.

№1 Тема: ЯПОНИЯНЫН БИРИНЧИ ДҮЙНӨЛҮК СОГУШ АЯКТАГАНДАН КИЙИНКИ АБАЛЫ

1.1. ЯПОНИЯНЫН БИРИНЧИ ДҮЙНӨЛҮК СОГУШКА КАТЫШКАНДЫГЫНЫН НАТЫЙЖАЛАРЫ

1.1.1. Япониянын XX кылымдын башталган мезгилиндеги абалы.

Япония Кытай сыйктуу эле Конфуциян цивилизациясына киргени менен тарыхы жагынан ага салыштырмалуу жашыраак өлкө. Эн алгачкы легендарлуу күн кудайы Аматерасунун уулу, император Дзимму-тактыга Б.з.ч.660 ж.олтурган.

Япония өз мезгилинде Кытайдан көп нерсени үйрөнгөн: дыйканчылык маданияты, күрүч ёстуруү, чай, календарь, жазуу. Ал гана турсун X!!! к. баштап Япониянын расмий тили дагы байыркы кытайлардын - камбун тили болуп калган. Бирок, тарыхы жагынан Япония кытайдан кескин айырмаланат. Эгерде Кытай өз калкынын жашап кетүүсүнө зарыл деп эсептелген тен салмактуулук менен туруктуулукка умтулуп келген болсо, табигый байлыгы жокко эсе, катаал шартта жашоого мажбур болгон Япония өз калкына кытайдагыдай шартты камсыз кылыш бере алган эмес.

Ошондуктан, Япониянын стратегиялык максаты, эн күчтүү топтун бийлиги астында (ичинде) жашоо мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп эсептелген. Мына ошондой топторго ар дайым бири-бири менен согуш абалында турган кландар* менен княздыктар кирген. Алардын саны 300 дөн ашып, өкүм сүргөн эрежеге ылайык женилген тарап, женгендердин эркине толук баш ийип берген. Женүүчүлөр кааласа женилгендери толук бойдон, же жарым-жартылай кырып салууга барса дагы өз эрки деп эсептелген. Жашоо мүмкүнчүлүгү кландардын кудуретине байланыштуу экендигин ар бир адам түшүнгөндүктөн, өзүнүн княздыгы күчтүү болушу үчүн аракетин аяган эмес. Ошол себептүү Япониянын салт болуп калган социалдык системасынын мүнөздүү белгиси, ошол княздыктын ичиндеги сословиelerдин* (самурайлар, дыйкандар, шаардыктар) етө бекемдиги, биримдиги болуп эсептелген.

Японияда бирдиктүү мамлекет ХУ11 к. башталышында гана, көптөгөн жылдарга созулган өз ара согуштардын натыйжасында женишке жетишкен, Токугава уруусунун (үйүнүн) княздарынын бири күч менен олкону бириктиргенде түзүлгөн. Ошол мезилден (1603ж.) Токугава сегунатынын доору башталат.

Салыштырмалуу кыска мөөнөткө болсо дагы ички уруштардын токтолулушу өлкөдөгү абалга он таасирин тийгизген,

ошону менен бирге эле бул кырдаал жашоонун кээ бир салттуу принциптеринин бузулушун дагы шарттаган. Бийлик кризисинин тереңдеп кетишине 1854 ж. америкалыктар тарабынан Японияны "күчко салып ачканы" дагы өбелгө түзгөн. Анткени анын артынан эле япон бийлиги АКШ менен өз өлкөсүнүн укугун чектеген бир нече келишимдерди түзүүгө аргасыз болгон.

1868 ж. сиғун қызматтан четтетилип, бийлик император - Муцухитонун колуна өтөт. Бул окуя тарыхта «Мэйдзинин реставрациясы»- деген ат менен калган. Ушул XIX к. 70-жылдарында ишке ашырылган өтө маанилүү реформалардын (Мейдзинин реформалары) негизинде Японияда заманбап өнөр жай жана күчтүү аскер түзүлүп, Батыш цивилизациясынын көптөгөн элементтери кабыл алына баштаган. Бирок аларды өзүнө кабыл алуу, жөнөкөй эле көчүрүп алуу эмес, өзүнө ылайыкташтырып кабыл алуу экендигин белгилей кетүү зарыл.

Экономиканын негизги тармактарында үлгүлүү ишканаларды түзүүдөн баштаган мамлекет, күтүүсүздөн эле 1880 ж. ал ишканаларды жеке ишкерлерге өткөрүп берүү чечимине барган. Көп өтпөй эле ал өнөр жай ишканалары мурдагыдай эле мамлекеттин камкордугу астында кала бергендиги белгилүү болду. Анткени , жеке ишканалар дагы деле салык төлөөдөгү, насыя алуудагы женилдиктерди, мамлекеттик буюртмаларды жана дотация*алып турушкан. Мындай экономикалык система сыртынан гана Батыштын системасына окшоштой сезилет. А чындыгында болсо, өндүрүштү жаңылап турууга, товарлардын сапатын жакшыртууга, өндүрүштүн натыйжалуулугун көтерүүгө стимулдардын*болбогондукунан Японияда рыноктук экономика калыптанган эмес болучу. Ички рынок өтө эле чакан болуп, чыгарган товарларды бир гана мамлекет сатып алып турган. Сапаты төмөн япондук товарларды чыгара турган тышкы рынок дагы жок эле, ошондуктан XIX кылымдын акыркы жылдарынан баштап Япония агрессия жолуна түшкөн.

XIXк. 80-жж. өлкөде мамлекеттик дин катары императорго сыйынуу максатында синтоизмди* көтөрмөлөгөн улутчулук пропаганда башталган. 1882ж. император жоокерлер менен матросторго кайрылган атайын рескрипт* жолдогон. Анда, аскерлер менен императордун руханий биримдиги, милдет менен тартиптин ыйык экендиги белгиленген. Катардагы калктын көз алдында императордук бийликтин кадыры анын жетекчилик жеке сапаттарынан эмес, анын "кудайдын урпагы" экендиги менен өлчөнгөн. Ал гана эмес ,анын саясий турмушка көйлигишпегендиги дагы жакшы сапат катары баса белгиленген.

Көп мезгилдер ичинде Япония демократиялык идеяларды жерип, анын улуттук салт-санаага каршы келээри айтылып келген себеби, элдин сезимине синирилген түшүнүк боюнча өлкөнү, элди башкаруу милдети атайын ошого жөндөмдүү, ошол кызмат учун жааралган адамдарга жүктөлгөн. Ал эми катардагы жаарандар башкаруу процессине кийлигишууге дагы акысы жок эле.

1889ж. кабыл алынган өлкөнүн тарыхындагы биринчи Конституциясына ылайык парламент түзүлүп, саясий партиялардын ортосунда атаандаштык күрөшү башталган бирок, алар азырынча Японияда тамыр жая албады. Ал гана турсун Конституцияны жок кылуу, парламентти таркатуу, саясий партияларга тыюу салуу талаптары менен императорго петиция* жолдонуп жатты. Саясий партиялар өздөрү дагы коомдо тамыр жая албай, иштелип чыккан так принциптери жок, иш жүзүндө Мицуи, Мицубиси ж.б. сыйктуу жеке концерндердин* экономикалык кызыкчылыктарын коргогон өкулдөрүнүн милдетин аткарып калышкан. Калк дагы аларды ошондой уюм катары кабылдаган.

XIX.аягы-XX.башында өлкөдө саясий талаш-тартыштар тыңчый түштү. Өлкө жаарандары агрессивдүү тышкы саясаттын тегерегинде биригишти. Анткени Япониянын Азия континентиндеги "цивилизатордук орду" жөнүндөгү улутчулдук пропаганда күч алган. Ал гана турсун 1894-1895жж. Кытай менен болгон Япониянын согушу дагы "модернизацияга" умтулган Кореянын, "артта калган" Кытайга каршы аракетине көмөк көрсөтүү иретиндеги альтруисттик* акция иретинде сыйпатталган. Орус-япон согушунда (1904-1905) Россия женилгендөн кийин Япония Кореяны өз территориясынын курамына кошуп алган (1911). Япон экономикасынын ыкчам өнүгүү мезгили башталып, 1914ж. чейин анын улуттук дүн продуктусу (УДП)* эки эседен көбүрөөккө ескөн. 1911ж. өлкөнүн бажылык төлемдөрдүн өлчөмүн өз алдынча аныктоо укугун чектеген акыркы дискриминациялык* келишим өз күчүн жоготкон. Андан көп өтпөй эле Биринчи дүйнөлүк согуш башталып, анда Япония Антанта* тарапта согушка кирген.

1.2. Япон экономикасынын «Алтын кылымы» (1914-1918)

Германияга жана анын союздаштарына согуш жарыялап, Япония өзүнүн согуштүк аракеттерин Азиядагы өзүнө жакын жайгашкан аймактар менен гана чектеп койгон. Ал Германияга тиешелүү болгон Микронезия аралдарын (Маршалл, Каролин, Мариан) жана Кытайдын территориясындагы Германиянын

аскердик-дениз флоту жайгашкан - Циндао порт шаарын басып алган. Ал жерде жайгашкан немец аскерлери аз санда болгондуктан бул операцияларды ишке ашыруу япон армиясы учун анчалык деле кыйынга турган эмес.

Көпчүлүк өлкөлөрдүн Европа аймагында согушуп жаткандыгынан пайдаланып Япония өзүнүн Кытайдагы позициясын бекемдеп алууга аракеттеген. Германия менен согушуп жаткандыгын бетке тутуп 1915ж. Япония Германиянын «таасир этүүчү чөйрөсү» деп эсептелген, Циндаоб шаары жайгашкан Шаньдун провинциясын толук өзүнө каратып алган.. Анын артынан өтө эле кудуретсиз кытай өкмөтүнө "21 талап" катары маалым болгон документ танууланган. Эгерде бул талаптар ишке ашырылса, Кытай толук бойдон япондуктардын контролуна өтмек.

Ошол шарттагы Япониянын өзүнө болгон эн негизги пайдасы Европадан келип жаткан өнөр жай товарларынын кескин кыскарышы, анын ордуна Азия рыногуна өзүнүн сапаты төмөн товарлары учун зээлик кылуу эле. Биринчи дүйнөлүк согуш жылдары япондук экспорт азиялык рынокко бир нече эсे көп чыгарылгандыктан, ушул мезгил тарыхта япон экономикасынын "алтын кылымы" аталып калган. Сапаты начар, бирок арзан баадагы япон товарлары бир гана өзү басып алган жерлерге эмес, Азиядагы бардык европалык өлкөлөрдүн колонияларына чыгарылып турган.

Бул мезгилде өлкөнүн өзгөчө кеме куруучу өнөр жайы дүркүрөп өскөн, себеби Япония согушуп жаткан Антанта өлкөлөрүнө курал-жарактарды жана аларга керектүү жабдыктарды берип жаткан. Так ошол жылдары Япония кеме куруу боюнча дүйнөдө биринчи орунга көтөрүлгөн.

Экспорттолгон товарларды сатуудан өлкөгө агып келип жаткан каражаттын эсебинен Япониянын финансыйлык авалы кескин онолгон. Согуш аяктаган мезгилде алтын запасынын көлөмү боюнча Япония дүйнөдө экинчи орунга (АКШдан кийин) көтөрүлгөн. Бул согуштан аталган эки өлкө эн көп пайда көрүшкөн. Япониянын улуттук дүн продуктасы (УДП) беш эсеге, башкача айтканда 13 млрд. йенден 65 ке чейин өскөн.

Согуш жылдары ушундай эбегейсиз өлчөмдө пайда көргөн Япония эн негизги милдет - экономиканын түзүлүшүнүн сапатын өзгөртүү, өндүрүштүн эффективдүүлүгүн* жогорулатуу маселесин көңүл сыртында калтырган. Өнөр жай ишканаларын жаны техникалар менен жабдуу жүргүзүлгөн эмес, Батыш өлкөлөрүнө салыштармалуу технология* жагынан өтө эле артта калган. Ошондуктан согуш аяктагандан кийин Азия рыногуна

европалыктардын кайра келиши Япония үчүн абдан оор таасир этүүсү турган иш экендигин айта кетүү зарыл.

1.3. ЭКОНОМИКАЛЫК АДАПТАЦИЯ ЖАНА ИЧКИ САЯСИЙ ПРОЦЕССТЕР

1.3.1. Азиярыногунаң сүрүп чыгаруудан Япониянын жабырланышы.

Согуш аяктагандан кийин европалык товарлар Азиянын рыногуна кайрадан келе баштаган. Ал аз келгесип согуштук аракеттер токтолгондон кийин бир топ европа елкөлөрүндө өндүрүштүк техникалык реконструкция* ишке ашырылып, ошонун негизинде япондуктарга салыштырмалуу алардын өнөр жайынын артыкчылыгы күчөгөн. Ошого байланыштуу япондук өнөр жай алар менен атаандаштык кылуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган.

Бирок мындай өзгөрүү дароо эле боло койгон эмес. 1920 ж. гана япон товарларын сыртка чыгаруу көлөмү 20% кыскарып, елкө конкуренциянын желаргысын сезе баштаган. Андан кийинки жылдары экономикалык кризис айкын билинип: машина куруунун көлөмү 60% га, тоо-кен өндүрүшү - 50, кеме куруу - 90% га төмөндөп кеткен.

Согуш жылдары инфляциянын* көлөмү кескин ескон. Күрүчтүн баасынын өсүшү 1918ж. Японияны дээрлик өз кучагына алган "күрүч козголонун" жараткан. Анын артынан 1919ж. дыйкандар дагы эч кандай уруксаты жок эле жерлерди эзлеп алууга өтүшкөн. Шаарларда забастовкалар* уюштуруулуп негизинен койгон талаптары аткарылган: 1919ж. эмгекчилерге 8-сааттык жумуш күнү, эмгектин шартын ондоо, маяналардын өлчөмүн жогорулаттуу, жумушчулар өздөрүнүн кесиптик кошундарын (профсоюз) түзүүгө мүмкүнчүлүк берилген.

Япония үчүн түзүлгөн дагы бир ынгайсыз жагдай, Кытайдын япондуктар басып алган Шаньдуң провинциясын дипломатиялык жол менен өзүнө кайтарып алууга багытталган аракеттери эле. 1919 ж. «4-майдагы» Кытайдагы окуялардан кийин, кытайлыктар япондук товарларды сатып алуудан баш тартышып, "21 талапка" нааразычылык билдиришкен. Бул аракеттер япон экспортун кыскартууга багытталган катуу сокку болгон.

1921-1922жж. Вашингтондогу эл аралык конференцияда Япония дипломатиялык изоляцияда* калып, аны жадагалса эски өнүктөшү Англия дагы колдобой койгон. Жыйынтыгында Япония

Шаньдун провинциясынан кетүүгө жана расмий түрдө өзүнүн Кытайdagы кызыкчылыгынан баш тартууга аргасыз болгон.

Жогоруда түзүлгөн кырдаал (япон товарларынын тышкы рынокton сүрүлүшү, дипломатиялык изоляция, Кытайдан аргасыз кетүү) Япондуктарда ксенофобия* сезиминин күчөшүн шарттаган. Катардагы жарандардын сезиминде (бул сезим өкмөттүк пропаганда тарабынан улумдан-улам курчутулуп турган) япондуктарды Батыш өлкөлөрү атайылап бардык жактан кысып, сүрүп жаткандай, аларды жек көрүшкөндөй сыппатталган.

Ушундай шартта, 1920ж. башталышында өлкөдө солчулдардын, көптеген топтордун жана уюмдардын жандануусу байкалган. 1922ж. июляда алар башында С.Катаяма турган Япониянын Коммунисттик партиясына биригишken.

1 сентябрда 1923ж өлкөнү. өзүнүн масштабы* жагынан болуп көрбөгөндөй чон табигый кырсык капитады - Токиодогу зилзаладан шаар толук кыйрап, 150 мин адам каза таап, 4млн. адам үй-мүлкүнөн ажыраган. Өлкөгө чукул кырдаал киргизилип, бардык саясий күчтөрдүн ишмердүүлүгү токтолулган.

Мына ушул кайгылуу окуя экономиканын төмөндөөсүн токтоткон. Кыйраган шаарды калыбына келтириүү иштери жумушчу күчүнө суроо-талаатарды күчтөп, ишканалар өкмөттөн көнүмүш субсидийлерди* кайрадан ала баштады. 1923ж. аяк ченинен экономика кайрадан жандануу багытына бет алды. Улуттук валютанын (йена) курсунун төмөндөшү менен экспорт дагы ёсту. Ушулардын негизинде 1925 жылга Япониянын экономикасы Биринчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийинки эн жогорку көрсөткүч болгон 1919ж. денгээлине жеткен.

1.3.2. Ички саясий демократиянын көнөйиши.

Биринчи дүйнөлүк согуш башталганга чейин эле япон монархиясынын алдыңкы теоретиктери* Япониянын өзгөчө тарыхий тажрыйбасы менен анын улуу тагдыр чечээр өлкө болуп жаралгандыгын негиздөө аракетин башташкан. Алардын бирөө У. Хатторинин ою боюнча бул өлкөнүн тарыхий милдети бүткүл адамзатка "жаңы, бирдиктүү маданиятты" түзүп берүү болуп эсептелет.

Башка бир окумуштуу, проф. Т.Иноуи япониянын өзгөчөлүгүн негиздеп келип ("кокутай"), япондуктардын адебин, жүрүм-турум эрежелерин, Конфуцийдин осуяттарынын турмушка ашырылыши катары баалаган. Ал эми Токио университетинин проф. Я.Ходзуми "үй-булө -бул табигат жараткан мамлекет" деген концепциянын* автору болуп калган. Япон мамлекетинин

түзүлүшүнүн башкаларга окшобогон өзгөчөлүгүн баса белгилөө менен, ал, жогорку бийликтин императордун колуна топтолушу жергилиткүү салт-санаага негизделгендингин жана "улуттук ишеним" менен бекемделип тургандыгын негизги айырмачылык катары көргөзгөн. Ал эми Европада болсо монархтар демократия идеяларына берилген өз элинин башкаруучусу гана милдетин аткарып келишет деп эсептейт.

Согуш башталарга жакын, 1912 ж. император Мэйцзи көз жумат. Анын алдында бүткүл Японияны титиремек окуя болуп еткөн. Ал, 1911ж. императордун өмүрүнө кол салуу эле. Синтоизм дининде император «кудайдын урпагы» болуп эсептелгендиктен бур окуя түшкө кирбекен жорук катары кабылданган. Эл арасында ушул окуя анын өлүмүн тездетти деген ой таркаган. Бийлике жаны императордун келиши менен император Тайсенун доору башталган (1912-1926). Биринчи дүйнөлүк согуш жылдары ичинде Японияда өзгөчөлөнгөн саясий режим бекемделди. Бийликтин бардык тармагында өлкөнүн түштүгүнөн чыккан төрт кландардын (Сацума, Тоса, Тесю, Хидзэн) өкүлдерү негизги кызматтарды ээлешкен. Алар башкаруу аппаратында, аскердик жана аскердик-дениз корпустарында, Генро (аксакалдар) Кеңешинде жана Жашыруун Кеңеште көпчүлүктү түзүп, ошол эле мезгилде ишкерлер чөйрөсү, жалпы эле жеке сектор менен тызыг байланыш карманышкан. Ушундай шартта Японияда демократия жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес эле.

Согуш аяктагандан кийин өлкөдө япондуктардын расалык артыкчылыгы жөнүндө теория кенири жайылтыла баштаган. Ага ылайык, япондуктар "ямато расасынын" идеалдары менен куралданган азия элдеринин башында турушат. Ал эми Батыштын элдери "жапайы" элдер деп аталаип, азиялыктарга маданий жактан карама-каршы келери айтылган.

"Кокутай" окуусунун идеологдорунун бири С.Уэсуги 1919ж. "Япон империясынын тарыхий милдети - бүткүл адамзат цивилизациясын сактап калууда турат" - деп жарыялаган. Кийинки 1920ж. япон газеталарында "болочоктоту негизги максат - япон императорунун бийлигин бүткүл дүйнөгө орнотуу" - деген ойдогу макалалар жарык көргөн.

Бул мезгилде чындал эле Япония ээлеп алган Кытайдын Шаньдуун провинциясы жана Россиядагы граждандык (жаарандык) согуш мезгилинде япондук аскерлер түшүрүлүп басып алынган советтик Ыраакы Чыгыштан кетүүгө ниети жок эле. Ушундай шартта өлкөдө саясий түзүлүштү демократиялык жолго буруу аракеттери жандана баштаган.

1919ж. шайлоого катышуу укугун чектеген мүлктүн өлчөмү азайтылган. Ошонун аркасында өлкөдө шайлоочулардын саны 2 эсеге ескөн (56 млн. калктын 3 млну.) . Эл аралык мамилелердин татаал шарты сакталып турган маалда, аскерий адамдар менен аткаминерлердин таасиринин күчөшүнөн чочулаган ишкер адамдардын демилгеси менен өлкөдө япон аскерлерин Советтик Россиянын территориясынан чыгарып кетүү талабын койгон массалык кыймыл башталган. Ошонун акыбети кайтып, 1922ж. октябрь айында япон аскерлери чыгарылып, 1925ж. январында СССР менен дипломатиялык мамиле орнотулган.

Согуштан кийин Япония эки жолдун айрылышинда калган: же саясий түзүлүштү андан ары демократиялаштыруу, же болбосо традициялык түзүлүштү бекемдөөнү тандап алуу керек эле.

Либералдык* көз карашты тутунган интеллигенциянын арасында - "император-мамлекеттик орган" деген окуунун автору Тацуките Минобэнин ою кенири таркай баштаган. Конституциялык укук боюнча белгилүү адис Т.Минобэ согуш болор алдында эле, "императордун кудай статусун**" тааный тургандыгын айтту менен, бийликтин эн башында турган адам өзүнүн ишмердүүлүгүнө өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, жалпы улуттун кызыкчылыгын жогору коет -деп айткан. 1920-жылдардын башында анын негизги концепциялары расмий түрдө бекитилип, өлкөнүн университеттеринде окутулган окуу китеpterине дагы киргизилген. Ошол окууга ылайык Японияда өкмөт эл тарабынан түзүлүп, элдин эркин мамлекеттигин эрки катары аткарарууга тишиш - деген түшүнүк кенири жайыла баштаган.

Японияда Сокудзо Есионун демократия жөнүндөгү "мимпонсюги" окуусу дагы етө чоң роль ойногон. Бул автор тарабынан ойлоп табылган термин, "мамлекет жалпы элдин жыргалчылыгы жөнүндө кам көрөт, ал эми өкмөт болсо элдин ою менен эсептешип иш жургүзөт" дегенди тушундургон. 1916 ж. жарық көргөн макаласында С. Ңсино демократиянын негизги үч принциптерин жарыя кылган. Алар: адам укугунун кепилдиги, бийлик бутактарынын бөлүнүшү жана алардын шайлоо жолу менен түзүлүшү. Ал өз эмгектеринде императордун чексиз бийлиги өкмөттүн жоопкерчилигине жана бюрократиянын деспотизмине* алып келээрин далилдеп көрсөтүүгө аракет кылган. 1918ж. ноябрда консервативдик* көз карашты кармаган "Ронинкай" деп аталган коомдун өкүлдерүү менен болгон талкууда Ңсино женишке жетишет. 1920-жылдарда анын идеялары кенири таркап, япон коомуунун өнүгүшүнө белгилүү дөнгөзлөө таасир эте алган.

Тилекке каршы, жогоруда аталган окуулар, теориялардын маанисин ашыра көкөлеттүү чындыкка төп келе бербейт, анткени, алар негизинен коомдогу эл каймактарынын – элитанын * көз карашы болуп, жалпы элдик аң сезимге анча деле тиешеси болгон эмес. Калктын калын катмары мурдагыдай эле сокур сезим менен императордун “кудайдын баласы экендигине” жана анын кадыр – баркы күмөн туудурбай тургандыгына ишенишкен. Аскерий адамдардын жогорку катмарынын саясатка тийгизген таасири күчтүү бойдон калып, мурдагыдай эле Жашыруун Кенеш менен Генро Кенеши императордун артыкчылык укугунан пайдаланып, өз учурунда, өздөрүнө керектүү чечимдерди кабыл алып турушкан.

Ошондой болсо дагы 1924 ж. майда парламент **жоопкерчиликтүү өкмөт** түзүү укугуна ээ болгон жана биринчи жолу партиялык негизде кабинет түзүлгөн. Ал Минсейто партиясынын негизинде түзүлгөн Катонун өкмөтү эле (бул партия артында эң ири “Мицубиси” концерни турган кайра иштетүүчү өнөр жай өкулдөрү менен тыгыз байланышта получу). 1925 ж. жалпыга бирдей шайлоо укугу жөнүндө мыйзам кабыл алынган (эркектер үчүн 30 жаштан жогоркулар укук алышкан). Ушул өзгөрүүлөр демократиянын зор жетишкендиктери эле.

Кийинки мезгилдерде Японияда биринин артынан бири түзүлүп жаткан саясий партиялык кабинеттер **консервативлик күчтөрдүн кысымына** жигердүү каршылык көрсөтүп жатты. Бирок алар өз максаттарына дайыма эле жете алышкан эмес. Айталык, партиялардын чакын аракетинен 1925 ж. кабыл алынган “Коомдук тартипи сактоо жөнүндөгү” мыйзамдын күчүнө киргизилишине каршылык көрсөтө алган жок. Ал мыйзамда императордук түзүлүшкө каршы идеяларды пропагандалоо жана аракет үчүн эле эмес, жөн гана ошондой ниетин билдиргендиги үчүн да жазалоо караган. Ошол мыйзамдын №1 беренесинде, мисалга, Конституцияга жана жеке менчикке каршы аракет кылууну ниеттенген уюмдун ишине катышкандыгы үчүн эле 5 жылга камоодон тартып өлүм жазасына буюрууга чейин жаза караган.

1924 жылдан 1932 ж. чейинки аралыкта өлкөнү, парламенттин төмөнкү палатасындағы көпчүлүктөн көз каранды өкмөттөр башкарып турган. Ал гана эмес жогорку палатанын – пэрлердин * палата мүчөлөрү дагы бара - бара саясий партиялардан көз каранды боло башташкан. Жашыруун Кенештин мүчөлүгүнө мурдагыдай бюрократтар эмес, окумуштуулар, юристер, профессорлор келе башташкан. Демократиянын улуттук үрп – адатка, каада-салтка терендең

сиңиши үчүн убакыт зарыл эле, тилемкөм көрсөткөнде азырынча андай узак убакыт, туруктуу өнүгүүгө шарт жок болучу.

Көп өтпөй, 1927 ж. апрелинде Япониянын экономикалык абалы кескин начарлай баштаган, ал эми өкмөткө башына башка Сэйюкай - партиясы келген. Ал партия тоо-кеи өнер жайы менен тыгыз байланышта болуп (ири “Мицун” корпорациясы) тышкы агрессивдүү саясатты жактаган. Так ошол өкмөт 1927 ж. май айында Кытайга япондук экспедициялык *корпусту* жөнөткөн.

Т ы я н а к т а р .

1. Европалык цивилизациянын элементтерин өзүнө синирип алуу, Япония тарабынан өз каада-салтына жана улуттук өзгөчөлүгүнө, турмуштук зарылчылыгына жараша ишке ашырылган. Мындай кадам экономикада дагы, саясат жаатында да этиеттик менен жасалган.
2. Биринчи дүйнөлүк согуштун жүрушүндө Япония түзүлгөн кырдаалды өтө билгичтик менен, максималдуу пайда көрүү менен пайдаланган. Ал өзүнүн өткөрүшүн өнүктүрүп, европалыктардан бошой түшкөн Азия рыногуна жана өз таасирине өткөн Кытайга товарларын кенири өлчөмдө сатып жаткан.
3. Европалык товарлардын кайрадан Азия рыногуна кириши Япониянын экономикасын кризиске каптаган. Мындай абал убактысы боюнча эл аралык кырдаалдын өзгөрүшүнө жана Японияда ксенофобиянын күчөгөн маалына туура келген.
4. Согуштан кийин Япония айрылыш жолдо калган: демократияны өнүктүрүү же болбосо традициялык түзүлүштү чындоо. 1920-жылдардын башталышынан демократияга умтулуу үстөмдүк кылган, бирок, экономикалык туруктуу өнүгүүгө зарыл болгон убакыт Япония үчүн жетишсиз болуп калган. Анткени, 1920 - ж. экономиканын кезектеги төмөндөөсү жана радикал-консерваторлордун кысымы күч алган.

№2 Тема: 1930 - ЖЫЛДАРДАГЫ ЯПОНИЯНЫН ӨНҮГҮҮСҮНДӨГҮ ИЧКИ КАРАМА - КАРШЫЛЫКТАР.

2.1 Япониядагы модернизациялоо жарайнынын (процессинин) бошондошу.

2.1.1 Экономикалык кыйынчылыктардын Японияга тийгизген таасири.

1927 ж. Японияны капитаган экономикалык төмөндөо кытайлыктардын япон товарларын сатып алуудан баштартышынын эле кесепети болгон эмес. Негизги себеби сапатынын начардыгынан япон товарларынын тышкы рыноктогу конкуренцияга туруштук бере албагандыгында, ошонун аркасында экспорт кескин кыскарып, көптөгөн банктар кийроого душар болгон. Ошондой шартта ишкерлер көнүмүш адатына салып жумушчулардын айлык акысын кыскарткан, жумуштун интенсивдүүлүгүн * көтөрүп, мамлекеттен жаны жардамдарды талап кылышкан.

Экономиканын начардашы өкмөттүн алмашуусуна алып келген, бирок бийликке келген Шиити Тонаканын өкмөтү деле Шаньдунга өз аскерлерин жөнөтүү менен (1929) кырдаалды ондой албады. Анан калса, япондук аскерлердин чет өлкөдө болушу жаны чыгымдарды талап кылгандыктан 1929 ж. Танака ал аскерлерин кайрадан чакыртып алууга, ал эми өзүнүн өкмөтүн отставкага кетириүүгө мажбур болгон.

1929 жылдан аяк ченинде дүйнөнү капитаган экономикалык кризис. Японияга оор сокку болду. Белгилүү болгондой, кризистин башталышы менен АКШ жана европалык ири державалар, өз товарларын сатуу үчүн ички рыногун коргоо максатында чет элдик товарлардан алынуучу бажы төлөмдөрдүн өлчөмүн көтөрүп жиберишкен. Бул болсо, өзүнүн кенири ички рыногу жок Япония үчүн оор кырдаал жаратты. Ошонун кесепетинен 1930 ж. эле өлкөнүн экспорту эки эсеге кыскарган.

Бул мезгилге чейин АКШ га чыгарылып келген жибек экспорттоонун кыскаруусу Японияга өзгөчө залакасын тийгизген. Себеби, 1930ж. чейинки экспорттук товарлардын дээрлик 1!3 жибек түзүп турган болушу. Мына ушулардын бардыгы жалпы өнөр жайда мамлекеттик буйрутмалардын 2 эсеге кыскарып кетишине, аягында барып массалык банкротко алып келген. Көмүр өндүрүшү менен кеме куруу өзгөчө төмөндөп кеткен. Айыл чарба продукциясына болгон баанын түшүшү дыйкандардын

кирешесин азайтып, ички рыноктун андан бетер тартышын шарттаган.

Дүйнөлүк экономикалык кризис (1928-1933) убактысы боюнча, Япония үчүн маанилүү рынок болуп калган Кытай өлкесунун биригиши менен Гоминьдандын бийлигинин чыңдалышына дал келген. Ошондуктан ал жакта дагы япондук капиталдын аракети басаңдап, Япониянын абалын оорлоткон. Бул, 1929 ж. башталган дүйнөлүк депрессия* жалан эле япон экономикасына таасир кылбастан, андагы коомду демократиялаштырууга дагы терс таасирин тийгизген.

2.1.2. Дүйнөлүк кризистин социалдык - саясий таасирлери.

Бул кризис Японияда банкроттор жана массалык жумушсуздук толкунун жаратты. Кийинки, 1930-ж. эле өлкөдө жумушсуздардын саны 10 млн. дон ашып кетти. Жумуш ордун сактап калгандар айлық ақыларынын 25-45% чейин кыскаруусуна дуушар болушкан.

Шаарда жумуш орунунан ажырагандар мурунку жашаган аймактарына, айыл жерлерине кайра барышып, ал жердеги кырдаалдын дагы курчушуна алып келген. Жерин ижарага берип койгон жер ээлери ижара ақысын кескин жогорулатып, кәэ бирлери ал жерде иштеген дыйкандарды кубалай баштады (кәэ бир жер ээлери шаардан келген өтө арзан же бекер жумушчу күчүн пайдаланып өз жерин өздөрү иштетүүгө өткөн). Мындай көрүнүш айыл жеринде кагылышууларды жаратып, биреөнүн жерлерин ээнбаштык менен басып алган учурлар көбейгөн.

Абалды жөндөө багытында өкмөт тарабынан көрүлгөн чарапарга карабастан, кырдаал оңолбой, жумушсуздук есө берген. Карапайым калк өкмөт курап эл башкарған саясий партиялардын кырдаалды жөнгө салып, экономикалык кризистин кесепттерин жоюуга кудурети жетээрине ишенбей калды. Партиялардын кадыры кескин төмөндөгөн.

Элдин аң сезиминдеги ушундай өзгөрүү, (парламенттик демократиянын) саясий институттарына карата калктын көнүлүн кайт кылган. Ушундай абалдын жаралышынын күнөкөрү, 1924-ж. парламентке өкмөт курамын түзүү укугуунун берилиши, саясий партиялардын бийликтөрү тарташында деп эсептеп, элдин мурунку бийликтөрү тутумун эңсөөсү күч алган. Алардын түшүнүгүндө, император өкмөттү өзү түзүп турган мезгилдерде мындай алаамат болгон эмес болуучу.

Дагы бир маанилүү жагдай, башка өлкөлердүн өз рынокторун япон товарлары үчүн жабышы, япондуктардын көз

карашында ксенофобия сезимин күчттү. Чет элдик рыноктордон япон товарларының сүрүлүп чыгарылышы, япондуктарга каршы атайын жасалып жаткан душмандык катары кабылданган. Андан мурдараак, 1924-ж. АКШда эмигранттар жөнүндөгү мыйзам кабыл алынгандан кийин (эмигранттардын жылдык квотасын* жарыялоо 1880-ж. жашаган этникалык жамааттын 2% өлчөмүнөн ашырбоо жөнүндө), японияда американы жек көрүү сезими күч алган. Ал турсун американага экономикалык бойкот* жарыялоо чакырыгы менен чыккандар дагы болгон. Бирок АКШ менен болгон соода Япония үчүн өтө маанилүү эле, анткени, анын экспортунун 40% американага туура келип, ал жактан өлкө үчүн абадай зарыл болгон чийки зат (мунаизат, пахта, металл сыйыктары) алынып турган.

Ошого карабастан АКШ га болгон таарыныч андан бетер күчеп, ал Батыш өлкөлөрүнө карата дагы тарай баштаган. Мындай болушуна 1930 ж. Лондондо дениз укугу боюнча өткөн конференцияда Япониянын, экинчи тараптан, башкacha айтканда АКШ менен Англиянын алдын ала сүйлөшүп алуусунан сокку жегендиги дагы түрткү болгон. Япон коомчулугу саясий партияларга батыштын саясатына жан тартып жаткандай күмөн саноо менен мамиле кыла баштады.

Ушуга байланыштуу, өлкөдө Батыш менен болгон мамилени үзүп, бир мезгилдерде так ошол батыштан көчүрүлүп алынган бардык саясий түзүмдөрдү жоюу, өздөрүнүн улуттук салты болуп келген “темирдей бекем бийлик менен тартипке” кайрылып келүүнү талап кылгандардын саны көбөйүп жатты.

Японияда, өткөн 1920-жылдары капиталисттик түзүлүштү жана индустриялык* цивилизацияны сынга алган диний Омото-кын сектасы болгон. Анын мүчөлөрүнүн идеалына ылайык жогорудагылардан баш тартып дыйкандардын салттык тынч жашоосуна кайрылып келүү чакырыгы ташталган. Бирок, императордун башкаруусунун мыйзамдуу экендине шек келтирип, бул секта бийликтин каарына калган. Ушундай эле тагдырга дагы бир секта – Хоммити да туш болуп, 1920 – жылдардын аягында тыюу салынган. 1930 – жылдардын башталышы менен Японияда ультраулутчул* аракеттер күч алыш, алар өлкөнүн ичинде да, тышкы саясатында дагы чон окуялардын жаралышына себепкер болуп калган.

22795

2.2. ЯПОНИЯДА ТОТАЛИТАРДЫК БАГЫТТЫН ЖАНДАНЫШЫ

2.2.1. Аскерлер арасында радикалдык маанайдын күчөшү жана баскынчыл тышкы саясатка өтүү.

1930-ж. бийлик үчүн болгон күрөштө армияда бири-бирине карама-каршы турган эки топ: “императордун жолундагы топ” (“Кодоха”) жана “Көзөмөлдөөчү топ” (“Тосейха”) пайда болгон. Биринчиси, “жаны концерндер” менен башында генералдар Араки менен Мадзаки турган “Жаш офицерлер” уому дагы арасына кирген офицердик чөйрөнүн радикалдуу уюмдары менен тыгыз байланышкан.

Социалдык демагогияны* билгичтик менен пайдаланган “Кодоха” или капиталга, “капиталисттик - кызыл кулактарга”, курулай саясатты бетине тутунгандарга каршы чыккан. Бийликке карата оппозицияда* тургандыгына карабастан 1930-ж. эле алардын эки жолку кутумчулук аракетинин бети ачылып, алардын бирөөсүндө Япониянын өкмөт башчысы Ханагути өлтөрүлгөн.

1932-ж. 15-майда “Жаш офицерлер” уюмунун¹ козголончулары дагы бир премьер-министр Инукаини өлтурген. Мамлекеттик төнкерүштүн бети ачылып, козголончулардын бир белүгү камалгандыгына карабастан, алардын башчылары эркиндикте калды, ал гана эмес генерал Араки министр катары ишин уланта берген. Негизинен репрессияга² солчул көз караштагы адамдар чалдыгып, 1932 ж. октябринде 2250 адам камакка алынган.

Аскердеги экинчи топ “Тосэйха” ар кандай козголондорду токтотуп, “Жаш офицерлер” уюмунун үстүнөн катуу көзөмөл орнотууга аракеттенген. Идеология жагынан алар салтка айланган улутчулук концепцияны тутунушуп, финанссылык топтор жана императордук бийлик менен тыгыз байланышта болгон. 1934-жылдан бул “көзөмөлдөөчү топ” өзүнүн ураандарын колдоого алган Сэйюкай партиясы менен жакындашат. Мына ошентип “Тосэйха” өз каршылашы “Кодохини” бир топ алсыратып, өзүнүн абалын күчтөп алды.

1931-ж. сентябрда Япония Кытайдын Маньчжурия бөлүгүн басып алып, агрессивдүү тышкы саясатка өтөт. Бул аракет АКШ жана Европа өлкөлөрүнүн кыжырдануу жаалын күчтөп, улутчулук сезимди көтөргөн. Өзүнүн бул агрессивдүү саясаты үчүн Япония Улуттар Лигасынын катуу сынына кабылгандан кийин, 1933 ж. февралында бул уюмга мүчөлүктөн чыгып кеткен.

Өзүнүн ушундай кадамы менен япон өкмөтү эми эч кандай эл аралык уюмдарга баш ийбей тургандыгын айгинеледи. Бул окуя япондуктарда эл арлык изолюция* сезимин туудуруп, улут катары дүйнөлүк коомчулуктан өзгөчөлөнүп жашоо багытына салгандай болду.

Япония эми чон согушка даярдык көрө баштап, 1934 ж. июлунда оор өнөр жайга болуп көрбөгендөй мамлекеттik дотациялар бөлүнүп, ишканалар ири мамлекеттik бийрутмаларды аткара баштады. Ошону менен катар эле эмгекти интенсивдештируү чаралары көрүлүп: эмгек акысы төмөндөтүлүп, жумуш күнү 11-саатка чейин узартылган.

Өлкөдөгү чон саясий партиялардан экөө гана: Минсейто менен Социалисттик патрия гана конституциялык түзүлүштү бекемдөө, милитаризм* менен тоталитаризмге каршы турлу аракеттерин көрүшкөн, тилекке каршы коомдогу алардын орду жана таасири жетишээрлик деңгээлде болгон эмес. Ушундай кырдаалда элдин аң сезиминен либералдык идеялардын калдыктарын биротоло тазалап салуу аракети көрүлүп турган.

2.2.2. Өкмөттөгү либералдарга каршы улутчулдардын чабуулга өтүшү.

1935 ж. Япониянын башкаруу чөйрөсүндө жаран өкүлдөрү менен аскерий адамдардын ортосунда күрөш уланып жаткан. Премьер-министр Хамагути аскерий адамдардын саясатка үстөмдүк кылуусуна жол бербөөгө умтуулуп, армияны кайра куруу, анын санын аныктоо аскер командачылыгынын иши эмес, өкмөттүн укугуна кирээрин далилдеп келген.

1935 ж. башында Лондон шаарында өткөн дениз укугу боюнча конференцияда Япония жекеленип, дипломатиялык изоляцияда калган жана ошол чечимге ылайык өзүнүн аскер-дениз флотун кыскартууга макулдугун берген. Ушул чечимден кийин аскерий адамдар өкмөттү катуу сынга алып, мындай тагдыр чечээр маселени бир гана ошолор түшүнөөрүн айтып жатышты.

Ага кошумча 1935ж. февралында либералдык багытты карманган ишмер, профессор Т.Минобэге каршы компания* башталган. Парламентте пэрлер палатасында сөз алып, барон Т.Кикути ушул эле палатанын мүчесү Т.Минобэге “императордун статусуна” шек келтирди жана “бийликке баш ийгиси келбейт” деп күнөө таккан. Мындай чырдын башталышына шылтоо - Хамагутинин өкмөтү Лондондо дениз боюнча келишимге кол коюлушун негиздөө максатында, ушул окумуштуунун (Т.Минобэ) эмгегинин кээ бир жоболорун пайдаланып койгондугу болду.

Профессор Т.Минобе өз сөзүнде ага жабылган бардык күнөөлөргө аргументтүү* жооп бергендигине карабастан, акыры парламенттен дагы, Токио университетинен дагы кетүүгө туура келген.

Өлкөдө Т.Минобэни таламай башталып, анын китептери өрттөлгөн. Ал турсун өкмөт өзү дагы анын үч китебине тыюу салып, анын теориясы “кокутай” окуусуна карама-каршы келет деген маанидеги токтом кабыл алууга чейин барган. Анын артынан өкмөт башчысы Хамагути дагы отставкага кетип, анын ордуна Окада келген.

Т.Минобэгэ каршы жүргөн компания, “императордун жолун колдогон топтун” айланасына бириккен улутчулдардын, өкмөттүн курамындагы либералдарга каршы күрөшүнүн башталышы гана болучу.

Ошону менен бирге эле, Японияда “кокутайдын маңызын” аныктоо боюнча компания жүрүп жаткан. Массалык маалымат каражаттарында жана коомчулукта талкууга түшкөн маселелер төмөнкүлөр эле: Япониянын тарыхий жолунун өзгөчөлүгү эмнеде, анын бийлик түзүлүшүнүн артыкчылыгы кайсылар, акырында анын тарыхий аткара турган милдеттери кандай?

1935 ж. февралда парламенттик шайлоолор болуп өтүп, анда ашынган радикалдар женилип калган. Ошого карабастан 26-февралда “жаш офицерлер” мамлекеттик төнкөрүштүн кезектеги аракетин жасашты. Алардын башында генерал Араки турган. Премьер-министр Сайто жана бир нече чоң мамлекеттик кызматкерлер өлтүрүлүп, козголон аскердик-дениз күчтөрү тарабынан басылып коюлган. Бирок, Хиротанын өкмөттүнүн курамында дагы эки аскерий адам калтырылган. Ошол мезгилден тарта, бийлик үчүн күрөштө “көзөмөлдөө тобу” толук женишке жетишкен.

1935-жылдан баштап Японияда бюрократия күч ала баштайт. Министрлер кабинетинин алдында мамлекеттик саясатты пландаштыруу менен алектенген изилдөө борбору түзүлөт. Өлкөдө саясий партиялардын таасирин азайтуу боюнча бир топ иш чаралар жүргүзүлгөн.

Ошону менен катар Япония “чоң согушка” даярдыкты тездетип, жаны курал-жарактарды чыгарууну күчтөүп, согуштук өнөр-жай ишканаларындағы кесиптик кошундарды таркатат. 1936-ж. ноябрда Германия жана Италия менен Антикоминтерндик пактыга кол коюу менен Япония өзүнүн келечектеги стратегиялык багытын аныктаган.

2.3. ТОТАЛИТАРДЫК БИЙЛИКТИН ТҮЗУЛУШУ.

2.3.1. Япониянын өзгөчөлүгүн негиздөө.

“Кокутайдын” маани-манызын талкуулоо 1935-жылдан 1937-жылга чейин созулуп, аягында “Кокутайдын негизги принциптери” деген атайын китечпе жарык көргөн. Ал китечпе биринчи кезекте бардык деңгээлдеги окуу жайларда “адеп (мораль) сабагын” окуткан мугалимдерге багытталган. Бирок, иш жүзүндө, бардык жарапандар учун - Япониянын тарыхына, бийлик түзүмүнө жана өлкөнүн максатына кандайча баа берип, кантеп түшүнүш керектигине багыт берген талаптардын жыйнагы болуп калган. Китечпе бардык мектептер менен университеттерге таркатылган. Мектеп директорлоруна болсо болгон мүмкүнчүлүктүй пайдаланып, калктын кенири катмарына анын манызын түшүндүрүү, “улуттук сезимди ойготуу жана өөрчүтүү” милдетин эксперткен кагаздар тапшырылган.

Китеченин киришүү белүмүндө 1930-жж. орто ченинде өлкөдө болуп өткөн тартип бузуу жана толкундоолор батыштын идеясынын таркалышынын кесепети, ошондуктан, калктын кенири катмарына “кокутайдын” маани-манызын түшүндүрүү зарылдыгы айтылат.

Биригинин бөлүмүндө, императордук бийликтин жаралышы жөнүндөгү жомок-уламыштар, император менен анын букараларынын ортосундагы өз ара мамилелер, башка элдерге салыштырмалуу япондуктардын өтө сейрек кездешүүчү сапаттары баяндалган.

Экинчи бөлүмдө япондуктардын тарыхын чечмелөө, каадасалты, жашоо мүнөзү, улуттук мүнөзү, үрп-адаты (ритуал) жана адептүүлүк принциптери, маданий өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрү жана аскердик иши жөнүндөгү түшүнүктөрдүн расмий чечмелениши берилген.

Ал эми акыркы бөлүмүндө: Японияга, “кудайлардын буйругу” менен “кокутайдын” негизинде батыштын маданиятын өзүнө синириүү б.а. Батыштын техникалык жетишкендиктерин Чыгыштын руханий байлыктары менен бириктириүү, милдети жуктөлгөндүгү жөнүндө жыйынтык чыгарылган. Кыскартып айтканда “Кокутай” Япониядагы тоталитардык бийликтин расмий идеологиясы болуп калган.

1937 ж. марта башында княз Коноз турган өкмөт түзүлгөн. Ал өкмөт аскердеги бардык топторго, өзгөчө “көзөмөлдөөчү топко”, андан башка Япониянын тоталитардык мамлекетке айланышын жактаган Сэйюкай партиясына таянган. Чөн согушту

баштоодон мурда ага мамлекеттин ички түзүмдерүн даярдаш керек эле. Ушул максатта ошол эле жылы башында премьер-министр Коноэ турган улуттун эркин, кайратын мобилизациялоо* Лигасы түзүлгөн. Ошондон баштап эле бул уюм милитаризмди пропагандалоо боюнча кенири иш баштаган. 7-иуль 1937 ж. Япония Кытайга согуш ачып, бул агрессиясына карши Батыш өлкөлөрү тарабынан эч кандай деле олуттуу каршылык аракеттерин жолуктурган жок.

1938 ж. ноябрда Коноэнин өкмөтү “Чыгыш Азиядагы жаңы тартип” концепциясын жарыя кылды. Ага ылайык, Япония, “чыгышта жаңы маданиятты” түзүү максатында, “тууган элдерди” “батыш колониализминен бошоттуу” милдетин өзүнө алгандыгын билдирген. Өзүнүн агрессивдүү тышкы саясатын ушундайча актоо аракети АКШ, Англия, Франция, Голландия жана башка батыш өлкөлөрү тарабынан расмий түрдө сынга алынды. Бирок, алар ошону менен гана чектелип калышкан.

Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай Япон агрессиясынын келечектеги багыты боюнча, кээ бир куру кыялдары сакталып калгандыгы (1938 ж. августунда Хасан көлүнүн жанындагы кагылышуу*), ал эми 1939 ж. Монголияда Халхин-Гол дарыясынын боюнdagы советтик аскерлер менен салгылашуу*).

1939 ж. Коноэнин өкмөтүнүн алдында окумуштуулардын тобу “Чыгыш азиялык коомдун” теориясын иштеп чыккан. Ал теория боюнча Чыгыш Азия элдеринин маданий жана туугандык тамырынын бир экендигине таянып, Япониянын камкордугу (калкандысы) астында, паназиялык улут аралык жалпы коом түзүү зарылчылыгы айтылган. Бул кадам Батыш өлкөлөрүн ачыктан ачык эле эрөөлгө чакыруу эле. Алар болсо өздөрү терен кризиске батып турган абалда болгону аз келгенисип, андан көп өтпөй Экинчи дүйнөлүк согуш башталып кеткен.

2.3.2. Бийликти күчөтүү.

1939 ж. башында бийликке мурдагыдан дагы катаал саясат тутунгандын Хирануманын өкмөтү келген. Ошол жылдын май айында өкмөт Кытайга кысымын күчөтүп, Батыш өлкөлөрүнөн Шанхай шаарына болгон Япониянын сettельменттик* укугун таануу талабын койгон. Бул кадам карама каршылык жаратып, Япония менен Американын ортосундагы соода келишиминин токтолтулушуна алып келген.

1939 ж. сентябрда Экинчи дүйнөлүк согуш башталганды Япония өзүнүн бул конфликтке “катышпоо” саясатын тутунарын жарыя кылды. Анткени, Япония өзү Кытайга байланып калган

булучу. 1940 ж. марта ал жерде Ван Цзинвейдин марионеткалык* өкмөтү түзүлгөн. Ошону менен бирге Япония Европадагы окуяларга күнт коюп карап турган. Ал жакта Германиянын иши көз көрүнөө алдыга жылып жатканын байкаган.

Анткени 1940 ж. июнь айына бүткүл Батыш Европа Гитлердин колуна өтүп, Франция талкаланып капитуляцияга барган. Англия болсо фашисттик мамлекеттер менен жекеме жеке калган. Окуянын мындай өнүттө өнүгүшү Японияны Азияда чечкиндүү аракет жасоого түрттөт. Аны эң бириңчилерден болуп Индокытай кызыктырган, анткени ал жерде кожоундук кылып келген Франция капитуляцияга баргандан кийин, бийликтеге алсыз Вишинин өкмөтү келген.

Ушундай шартта Японияда 1940 ж. июлунда бийлике Коноэнин өкмөтү экинчи жолу келип, согуштук зарылчылыкка ылайык бардык саясий системаны кайра куруу башталды. Бул кадамга баардын алдында өкмөт идеологияны ондоп түзүп - “тутумдашып гүлдөп өнүгүүнүн, улуу чыгышазиялык чөйрөсүн” түзүү ниетин билдирген. Анын үлгүсү Маньчжау-Го менен Япониянын ортосундагы мамиле болууга тиши эле. Келечектеги мындай чөйрөгө Кытай, француздук Индокытай өлкөлөрү, англиянын колониялары болуп келген Бирма менен Малайя, Голландиялык Индонезия, американлык Филиппиндер кошулмак. Так ушул аймактар Япондук агрессиянын негизги багыттары болуп калган.

1940 ж. сентябрда Италия жана Германия менен “үчтүктөр тактысына*” кол коюп, Япония өзүнүн багытын биротоло аныктады. Ал эми 1941 ж. апрелде СССР менен бейтараптык жөнүндө келишимге кол коюп, өзүнүн Кытайды толук каратып, андан кийин бардык күчүн Түштүк Азияга жумшай турган ниетин айгинелеген.

Буга чейин өлкөнүн ичинде тоталитардык бийликтин тутуму курулуп, парламенттик демократиянын бардык белгилери жок кылынган. саясий партиялар, кесиптик кошундар таркатылган, шайлоолор токтолулган, парламент өзүнүн милдетин аткара албай калган, Конституция кепилдигине алган бардык демократиялык эркиндиктер жоюлган.

Саясий партиялардын ордуна 1940 ж. баштап бирдиктүү тактыга жардам көрсөтүү Ассоциясы, жер жерлерде анын филиалдары түзүлгөн. Бардык маалымат каражаттары жана радио цензуранын катуу көзөмөлүнө алынган.

1940 ж. күзүнөн “ата мекенге кызмат кылуу коому” деген коомдор түзүлүп, анын мүчөлүгүнө мугалимдер, журналисттер, жазуучулар, музыканттар, маданият ишмерлери жана

интеллектуалдык башка кесиптердин өкүлдөрү милдеттүү түрдө өткөрүлгөн.

Жок болуп кеткен “коншулар жамаатын” кайрадан жандандыруу жолу менен бийлик өз жарандарынын үстүнөн катуу социалдык жана саясий көзөмөл орноткон. Бул жамааттар адамдарды жашаган жери боюнча бириктирип, аларга азық-түлүк жана калкка керектүү товарлар үчүн берилүүчү талондорду таркаткан, темир сынактарын чогулткан, аскердик заемго жазылууну уюштурган ж.б. у.с. иштерди аткарған.

“Коомдун бейпилдигин коргоо жөнүндөгү” мыйзам күчтөлүп, ал эми 1941 ж. андан да катуу “Улуттук коргонууну камсыз кылуу жөнүндөгү” мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык жөн гана “коомдук тартипке зыян келтирүүчү” маалымат тараткандастыгы үчүн сүргүнгө айдоо чарасы каралған.

Экономика дагы толук бойдон мамлекеттин кызыкчылыгына баш ийдирилген. Анын бардык тармактарында “көзөмөлдөө ассоциациясы”* түзүлүп, өкмөттүк аткаминерлер ошолор аркылуу буюртмаларды бөлүштүрүп, бааларын аныкташкан, продукциянын сатылышын жана керектүү ресурстар* менен камсыз болушун тактап турушкан. Бардык ресурстар, өзгөчө импорт менен келип туруучу чийки зат менен отун, металл сыныктары мамлекеттин толук көзөмөлүнө өткөн. Ал гана турсун согуш коркунучун жана блокада* коркунучунун алдын алып стратегиялык камылга (зapas) да даярдалған.

Дыйкандар дагы ушул тутумдун көзөмөлүндө калып, аларга эмне жана канча өстүрүү керек, качан жана кимге тапшыруу, кандай баада сатуу ж.б. боюнча алдын ала көрсөтмө берилип турган. Өлкөдө өтө катуу эмгек тартиби орнотулган. 14 сааттык жумуш күнү, бийлик эмгек акыны төмөндөтүү, административдик көзөмөлдү күчтүү, күчкө салып жумушка тартуу укугун алган. Жумуштан өз бетинче кетүүгө жана башка ишканага өтүп кетүүгө тыюу салынган.

Идеологиялык жактан толук бойдон “кокутай” концепциясы үстөмдүк кылыш турган. Бардык жерде жана милдеттүү түрдө япон улутунун өзгөчөлүгү жана Азиянын эзилген элдерин боштондукка чыгаруу милдети жүктөлгөн Япония боюнча үгүт иштери жүргүзүлүшү зарыл эле. Ушулардын баары режимди чындал, ага калктын колдоосун камсыз кылган. Жалпылап айтканда, алдынагы согушка даярдык көрүп жаткан шартта тоталитардык бийликтин мындай тутуму өзүнүн өзгөчө эффективдүү экендигин көрсөткөн.

Т ы я и а к т а р:

1. 1920 – жылдардын акырында жаралган экономикалык кыйынчылыктар Японияда олуттуу социалдык толкуундоолорду, демократиядан көнүл калууну, ксенофобиянын жана Батышка ишенбөөчүлүктү жараткан. Ошонун аркасында елкөдөгү демократиялаштыруу токтотулган.
2. 1930 - жылдардын башталышында ультраулутчулук күчтердүн активдешүүсүнө, 1931 ж. баштап жүргүзүлгөн кадыресе агрессивдүү саясат дагы түрткү болгон. Бара-бара Сэйюкай партиясы дагы ырайымсыз, катаал бийлиktи түзүүнү колдоого алган.
3. Либералдарга каршы ачык чабуулга өтүү 1935ж. “кокутайдын маани-манызын аныктоо” боюнча жүрүп жаткан идеологиялык компаниядан башталган. 1937 ж. мартаында граждандык структуралардын каршылык көрсөтүүсү басылып, княз Коноэнин өкмөтү чон согушка даярдык керүүгө өттү.
4. Японияда башкаруу бийлиги тоталитардык мүнөзгө ээ болду: парламенттик демократиянын белгилери жоюлду, экономика толук бойдон мамлекеттин колуна өттү, “кокутай” идеясы башкаруучу бийликтин идеологиясына айланып, калктын колдоосун камсыз кылып берип турду.

№3 Тема: ТЫНЧ ОКЕАНДАГЫ СОГУШ МЕЗГИЛИНДЕГИ ЯПОНИЯНЫН ТАРЫХЫ (1941-1945)

3.1. КОНФЛИКТТИН СЕБЕПТЕРИ.

3.1.1. Эки дүйнөлүк согуштар аралыгындагы Япониянын Батыш елкөлөрү менен мамилесинин курчушу.

Биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки Япония менен Батыш елкөлөрүнүн ортосундагы мамилелердин татаалдашып кетишкендигине үч себеп болгон:

1. Азиянын рынокторунан япондук товарлардын сүрүп чыгарылышы;
2. Япониянын Кытайга өзгөчө саясат жүргүзүүгө өз укугун пайдалануу талабы (себеби географиялык жактан жакын экендигин бетке туткан);
3. Аскердик-дениз флоту боюнча маселе.

Япониянын товарларынын Азия рыногунан Биринчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин сүрүлүп чыгарылышынын

негизги себеби эле, алардын сапатынын төмөндүгү болгон. Бирок, өзүнүн Кытайда өзгөчө саясат жүргүзүү укугунан, Шаньдуңду оккупациялоодон Япония баш тарткан эмес.

Андан дагы жаманы, япондуктардын кыжырын кайнатканы 1921-1922 жж. болуп өткөн Вашингтон конференциясындагы өзүнүн жалгыз калгандыгы, ошонун айынан каршылыктарынын талаптарын орундашып, “21 талабынан” баш тартканын жана Шаньдуңду бошотууга мажбурлангандыгы болду. Ошол эле жерде Япония өзүнүн согуштук-дениз флотундагы чоң-чон кемелеринин санын кыскартууга да барган. Андан көп өтпей эле (1923ж.) Англия өзүнүн Сингапурдагы согуштук-дениз базасын бекемдей баштаганы япондуктардын тынчын кетирген.

Дагы бир окуя – 1924 ж. АКШ тарабынан “эмигранттар жөнүндө мыйзам” кабыл алынышы биринчи кезекте Японияга каршы кадам катары кабылданып, өлкөдө американалык товарларга бойкот жарыялоо чакырыгы жаралды.

Дүйнөлүк экономикалык кризистин кесепетинен Батыш өлкөлөрү тарабынан өз рынокторун коргоо максатында жүргүзгөн бажы саясаты дагы өзүнүн ички рыногу өтө кичине Япониянын кызыкчылыгын чектеген. Кризистин таасири астында өлкөнү капитаган социалдык оорчуулктар дагы карапайым калктын сезиминде япондук товарларды тышкы рыноктордон атايылап сүрүп жаткан Батыштын душманы катары кабылданган. Ушунун баары ксенофобиянын күчөшүнө жана өлкөнүн тышкы саясатын катаалдантканга түрткү болгон.

1931 ж. Япония коншусу Кытайга карата агрессия жолуна түшүп, анын бул саясаты батыш өлкөлөрүнүн сынына кабылганда, аларга “таарынып” Улуттар Лигасынан чыгып кеткен. Бул кадам Япониянын башка өлкөлөрдөн бөлүнүп калагандыгын көрсөтүп, ал тышкы саясатта биринчи кезекте өзүнүн кызыкчылыгын көздөй тургандыгын далилледи.

Ошол учурда АКШ, Япониянын Микронезияда аскердик курулуштарды куруп жатканына кабатырлана баштаган (Микронезияга кирген: Маршалл, Мариан жана Королин аралдарын башкаруу мандатын Улуттар Лигасы 1919 ж. Японияга берген). Өз кезегинде Япония дагы АКШ тарабынан Алеут, Филиппин жана Гуам аралдарында жүргүзүп жаткан аскердик курулуштарына байкоо салып, ошондой эле кабатырлануу абалында болгон.

1935 ж. Лондондо дениз укугу боюнча өткөн конференцияда дагы бир жолу өзүнүн аскердик-дениз флотун кыскартууга мажбур болгондо, Батыш өлкөлөрү мурдагыдай эле жекелөөгө альшарына биротоло ынанган. Андан кийин 1937 ж. июлунда Япония Кытай

менен чон согуш баштаганда Батыш өлкөлөрү ооз жүзүндө гана өздөрүнүн нааразычылыгын билдиришкенде, алардын эч кимисинин бул агрессияга кийлигишкенге кудурети да, көнүлү дагы жок экендиги даана көрүнгөн.

Кытай жериндеги агрессиянын чөйрөсү кенейиши менен Япониянын АКШ жана Европа мамлекеттери менен мамилеси начарлай берди, жыйынтыгында 1939 ж. АКШ жана Англия менен түзүлгөн соода келишимдери жоюлду. Экинчи дүйнөлүк согушта Франция капитуляцияга баргандан кийин, Коноэниң өкмөтү өзүнүн, Чыгыш Азияда “биргелешип гүлдөп өнүгүү чөйрөсүн” түзүү ниетин билдиргөн. Бул деген Япония агрессиясынын багытын Тынч океанга буруп, АКШнын терриориясы жана Азиядагы европалыктардын эзликтери коркунуч абалына кабылаарынан кабар берген.

3.1.2. Согуш башталар алдындагы каршылашкан тараптардын күчтөрүнүн абалы.

Согуш босогодо турган учурда да АКШ өзүн башка дүйнөдөн обочо кармоо ниетинде турган. Конгресс 1940 ж. аягынан Япония менен Американын ортосунда сүйлөшүүлөрдү баштоо жөнүндө президент Ф.Д. Рузвельтти ынандырган. Азыр эми документтер менен тастыктаалган маалыматтардан белгилүү болгондой, көрсө япон өкмөтү 1940 ж. июлунда эле, негизги согуштук соккуну түштүккө карай багыттоо тууралуу биротоло чечим кабыл алып койгон экен. Дагы бир кызыктуу жагдай, 1941 ж. май айында Япониянын тышкы иштер министри Мацуока АКШ га өз ара кол салышпоо келишимин түзүүнү сунуштайт. Бул көз көрүнөө алаксытуу аракети экендиги көрүнүп турат. АКШ болсо бара-бара согушуу ниетин кармана баштаган. 1941 ж. январда Кытайга американык солдаттар жана учкучтар жөнөтүлүп, ошол эле жылдын 6-майынан Кытай өкмөтүнө дагы ленд-лиз жөнүндөгү мыйзам өз күчүн таркатары билдирилген.

Согуш улам жакындал келе берди. 1941 ж. июль айында АКШ тарабынан Вишинин өкмөтүнө “Индокытайды биргелешип коргоо” жөнүндө келишим танууланган, бирок ага карабастан 24 июлда Индокытай өлкөлөрүн толук бойдон Япония басып алган. Буга жооп кылып АКШ, Англия жана Голландия Япониянын чет элдик банктардагы финансыйлык активдерин өстүрбөй тоңдурууп коюу чарасын киргизишп, ал эми 1-августтан баштап Японияга сатылуучу мунай (нефть) жана чийки заттын (сырье) бардык түрүн экспорттоого тьюу салышкан.

Акыркы чара, б.а. Японияга мунай менен чийки заттын киришинин токтотулушу өлкөнүн согушуу мүмкүнчүлүгүнүн энталуу жери болду, себеби аларсыз бул өлкөнүн экономикалык тутуму узак мөөнөттүү согуш жүргүзүүгө ылайыкташкан эмес получу. Мурдараак айтылгандай тоталитардык бийлик согушка даярдык көрүп жатып стратегиялык запас камдап алууга үлгүргөн, бирок, ал запасы деле узак мөөнөттүү согушка жетmek эмес. Анткени, мисалга, топтогон мунайдын запасы эки жылга жетmek, ал эми эмбарго* киргизилгенден кийин ал дагы ақырындап чыгымдала баштаган.

Эки өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн салыштырып карап көрсөк: япониянын өнөр жайынын жалпы кудуретин, американыкына салыштырып болбайт эле. Согуш башталар алдында АКШнын кургакта согушчу ири аскер бөлүктөрү жок эле, ал эми куралжарак чыгаруу боюнча дагы Америка өзүн калган дүйнөдөн алыс кармап, согуштук коркунуч жок деп эсептегенине байланыштуу анча деле өнүктүрүлгөн эмес. Ошого карабастан американын зарыл болгон учурда жанданып кете турган өнөр жайынын кудурети өтө зор получу.

Япондук аскерий адамдар мууну түшүнүшүп, өздөрүнүн кудурети узак мөөнөткө созула турган согушка чыдабайт деп эсептешип, согуштун кыска мөөнөттүү, душманга катуу сокку уруп, аны тез арада капитуляцияланышын камсыз кылган компаниясын тандап алышкан. Андай болбогон күнде Япониянын абалы кайгылуу аяктарын билишкенин көптөгөн аскер башчылары согуштан кийин жазышкан эскерүүлөрүндө көрсөтүшкөн. 1941 ж. сентябринан Япония даярдыгын тездеткен. Анткени, биринчиден убакыт кысып, экинчиден запастар азайып бараткан. Америкага каршы согуш ачуу маселеси биротоло чечилген. Аскерге 2 млн. адам мобилизацияланып, Атлантика океанында сүзүп жүргөн соода кемелери чакырылып алынган, япондуктардын чет өлкөлөргө сапары чектелген, почта, телеграф жана телефонго катуу цензура* киргизилген. 1941 ж. 10 октябрда өкмөт башына Коноэнин ордуна мурдагы согуш министри, генерал Тодзио келген.

Бул убактарда АКШ дагы да болсо карама каршылыктарды тынчтык жолу менен чечүүгө үмүт артып, Япониянын тышкы иштер министрлиги менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жаткан. Ал гана турсун Америка президенти Ф.Д.Рузвельттин япон өкмөт башчысы менен жолугушуусу даярдалып жаткан. Япониянын тышкы иштер министри Сигэнори Того бул жолугушууну даярдоону 1941 ж. 25 ноябрине чейин бүтүрүүнү убада кылган. Ушул максаттын алкагында 1941 ж. 17 ноябрянда АКШга япон

посолу Сабуро Курусу келип, ал мамлекеттик секретарь Корделя Хэллдин кабыл алуусунда болгон.

Японияга американын жиберген акыркы нотасы* 1941 ж. 26 ноябринда келген. Анда япондук аскерлерди Кытайдан токтоосуз чыгарып кетүү, Индокитайды оккупациялоону* токтотуу, Чан Кайшинин катышуусу менен кол салышпоо жөнүндөгү көп тараптуу келишимге кол коюу, талаптары бар эле. Тилеке каршы, так ошол күнү япон флоту Итүрүп аралынан, Гавай аралдарын көздөй багыт алган.

1941 ж. 7 декабряна караган түнү Япония АКШнын Тынч океандагы флотунун негизги базасына - Гавай аралдарындагы Пирл-Харборго кол салган. Ошону менен Тынч океанындагы согуш башталган.

3.2. СОГУШТУН ЖҮРҮШҮ (1941 декабрь - 1943)

3.2.1. Согуштун башталыш мезгили (1941 - 1942, май)

Пирл – Харборго күтүлбөгөн сокку ургандын (япондуктар тарабынан суу астында жүрүүчү кемелер жана 6 авианосец* катышкан) натыйжасында АКШ нын Тынч океандагы флотунун 90% жарактан чыгарылып, тайыз сууга 18 чоң кемелери, анын ичинде флоттогу бардык 8 линкору* чөктүрүлгөн, аэроромдогу 300 учактары талкаланган.

Ошол эле күнү япон аскерлери англиянын кол астындагы Малайага басып кирип, Чан Кайшиге керектүү жүк ташылып келип турган Рангун портунан кеткен жолду бууп салуу максатында Бирмада дагы аскердик аракетти баштаган.

1941 ж. 10 декабря япон согуштук учактары англиянын согуш-дениз флотунун эки чоң кемелерин (“Принц Уэльский” линкорун жана крейсер “Рипалс”) чөктүрүп жиберишкен. Жогоруда айтылган жеништер, япондуктардын Тынч жана Инди океандарындагы коммуникацияларда* үстөмдүгүнө жол ачкан. 1941 ж. 21 декабря согушка расмий түрдө Япониянын Азиядагы жападан жалгыз өнектөшү- Сиам кирген.

Денизде жана абадагы үстөмдүгүнөн пайдаланып, япондуктар жаны жеништерге жетишп жатты. Гонконг, Гуам басып алынып, эми Филиппиндеги Лусон аралын басып алуу үчүн аракеттер башталды. Ошонун натыйжасында 1942 ж. январында американын аскерлер Маниланы таштап кетүүгө аргасыз болушту. Калган-каткан американын аскерлер 1942 ж. 6 майында капитуляцияга барышып, 70 мин адам туткундалган

(Филиппиндеги АКШ нын аскерлеринин башкы командачысы генерал Макартур учак менен качууга аргасыз болгон).

Малайада болсо япондук аскерлер мурда болуп көрбөгөн аскердик журуш жасап (джунгилер* аркылуу) 1942 ж. январында түштүккө Сингапурга чыгышкан. Алар арып-чарчап араң барышкан, бирок англичандар алардын алсырап калгандыгын байкашпагандыгынан пайдаланып, 15 февралда 80-мин англичандарды туткундап Сингапурду ээлеп алышкан.

1942 ж. январь айынан баштап Голландиянын колониясы Индонезияда согуштук аракеттер башталып, Япония Борнео, Ява жана Суматра аралдарына десант* түшүргөн. Бул жердеги япондуктардын женишин шарттаган себептерге: 1942 ж. февралында япондуктардан англо-голландиялык эскадранын* талкаланышын жана япондуктарды чын дилинен колониядан бошотуучулар деп ишенген, башында доктор Сукарно турган Индонезиялык улутчулдардын аракеттерин кошсо болот. Март айында Джакарта шаары япондуктардын колуна өтүп, голландиялык аскердик бөлүктөр капитуляцияланган.

1942 ж. январда япондуктар Жаны Британия аралындагы Рабаул шаарын ээлешип аны өздөрүнө таяныч катары аскердик аба күчтөрүнүн базасына айланышкан. Ал эми ошол эле жылдын март айында Жаны Гвинея аралында аскердик аракеттер башталган.

Бирмада чабуулга өтүп жатып япондуктар жердиги индиялык, британ аскеринде кызмат кылышкан өтө көп сандагы адамдарды туткундашкан. Ошолордун арасынан, башында С.Ч.Босс турган марионеткалык Индиянын улуттук армиясын түзүшкөн. Расмий түрдө бул армия Сингапурда жайгашкан, бирок анын жоокерлери Бирмадагы салгылашууларга катышкан. 1942 ж. марта япондуктар Рангун шаарын ээлеп, Чан Кайшинин аскерлерин курал-жарак, азық-түлүк менен жабдып турган жалгыз жолду кесип салышкан, ал эми май айында Индиянын чек арасына чыгышкан.

Жыйынтыктап айтканда, 5 ай ичиндеги согушта япондуктар бар болгону 15 мин жоокеринен ажырап, ошол эле учурда тан калтырарлык ийгиликтерге жетишкен. Согушта салыштырмалуу анча деле көп эмес аскер күчүн (400 мин адам) пайдаланып, бардык жагынан өтө маанилүү, калкы көп, ресурстарга бай территориияларды өзүнө караташ алган.

Мынданай ийгиликтерге жетишүүгө бир нече себептер өбелгө түзгөн. Аларга: 1) Япониянын дениз жолдорундагы үстөмдүгүн; 2) Япондуктар менен согушка кирген өлкөлөрдүн согуш болгон аймактан өз өлкөсүнүн алыстыгы; 3) согуштун

күтүүсүздөн башталышы; 4) АКШнын согушка даяр эмес экендиги; 5) Англиянын дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө дагы согушуп жаткандыгы; 6) жергиликтүү элдерден куралып, япондуктарга каршы согушкан аскердик бөлүктөрдүн даярдыгынын начардыгы кирет.

Дагы бир жагдай, эч ким күтпөгөн япондук аскерлердин согушка жөндөмдүүлүгү, алардын эркинин күчтүүлүгү, техникасынын сапатынын мыктылыгы. М: япондуктардын “Зеро” истребители* ошол мезгилдеги участардын арасында эн мыктысы болуп чыккан. Батыш өлкөлөрү ушулардын баарына маани бербегендиги, япондуктардын чагылгандай тез согуш баштап, күтүлбөгөн ийгиликтерге жетишүүлөрүн шарттаган.

Бирок, япондуктарга каршылык көрсөтүү бара-бара күчөй берген. Согуш болгон аймактарда американлыктар тарабынан жоопкерчиликтин эки тилкеси түзүлгөн: бирөө - Австралияда (командачысы-генерал Макартур), экинчиси - Гавай аралдарында (адмирал Нимиц). Индия менен Бирмада англичандар жоопкерчиликти өздөрүнө альшкан (генерал Маунтбеттен). Жакынкы убактарда ошол күчтөр тарабынан айыгышкан салгылашуулар башталып, ал, өз кезегинде согуштун кийинки журушуне чечүүчү таасирин тийгизген.

3.2.2. Согуштун жүрүшүндөгү бурулуш (1942 май – 1943)

Япондуктардын негизги максаты, согушка активдүү катышып жаткан, кен байлыктары көп, өнөр жайы өнүккөн Австралия менен Жаны Зеландияны басып алууда болгон. Австралия багытында Соломон аралдарын бойлой кетип жатып, япондуктар 1942 ж. майында Гуадалканал аралына жете келишти. Бирок, андан ары жылууга мүмкүн болбой калды. Ушул анчалык чоң эмес арал үчүн кан күйгөн согуш жүрүп, арал улам колдон колго өтүп жатты. Гуадалканал аралы үчүн кармашуу 1943 ж. февраль айына чейин уланып, япондуктар 40 ка жакын кемелеринен ажырап, жыйынтыгында аралга ээ боло албай калды.

Экинчи маанилүү салгылашуу, япондуктардын флотунун ири күчтөрү Морсби портун басып алуу максатында Коралл аралдарына чыгышканда 1942 ж. 7 - 8 майында болду. Бул порт япондуктар үчүн Австралияга кол салууда таяныч болуп калмак. Бул жолу япон флотуна биргелешкен американлык жана английялык кемелери каршы чыгып, дениздеги өтө чоң салгылашуудан эки тарап тен көптөгөн жоготууларга учуралган. Америкалыктардын бир авианосеци чөктүрүлүп, экинчиси зыянга

учурап Пирл-Харборго аран жеткирилген (япондуктар болсо аны да чөгүп кетти деп ойлошкон). Гавай аралдарында американалыктар ал авианосеци тез арада ондоп, кайрадан согушка киргизишен.

Бул салгылашууда япондуктар дагы жоготууга дуушар болгон. Бирок, эки тарап тен өзүнүн душманынын жоготуусу көп болду деп ойлошкон. Кандай болгон күндө дагы жыйынтыгында, япондуктар Морсби портун басып алуудан баш тартып, аскерлерин артын көздөй чыгарып кетишикен.

Үчүнчү чоң салгылашуу 1942 ж. 4 - 6 июнда Пирл-Харбордон 1150 миль* аралыгында жайгашкан Мидуэй атоллунда* болуп өткөн. Бул салгылашуу эң чоң таймаш болгон, себеби, япондуктар Мидуэйди басып алып, аны Гавай аралдарын басып алуу үчүн таяныч аянтчасына айлантомак. Ал тилеги ишке ашып калса Гавай аралдарынан АКШ нын өзүнүн территориясына кол салып, акырында аны согушту токтотууга мажбурламак.

Бул согуштук операцияга катышууга Япониянын биринчи авианостук флоту тартылып, анын башында вице-адмирал Нагумо турган болучу. Анын курамында эки эн мыкты делген линкорлор жана 4 авианосецтер (“Агаки” жана “Кага” деген гиганттар* да бар эле) катышкан. Бул операциянын ийгилигин камсыз кылыш үчүн аларга кошумча, япон флотунун башкы командачысы адмирал Ямamoto өзу кошо жетектеген, флагмандык* линкор “Ямoto” дагы денизге чыккан.

Азыр так белгилүү болгондой 1940 жылга американалык чалғындоо кызматы япониянын дипломатиялык коддорун* чечмелеп алган, ал эми 1942 ж. Апрелине япондуктардын согуштук коду дагы жашыруун болбой калган. Ошонун аркасында американалыктар душманынын даярдалып жаткан операциялары жөнүндө дайыма так билип, эң негизгиси япондуктар баштаган Алеут аралдарындағы операциялар жөн эле алаксытуу чарасы, ал эми негизги сокку Мидуэйге багытталарын алдын ала түшүнүшкөн.

Күчтөрдүн салыштырмалуу өлчөмү япондуктарда көбүрөөк эле, ага кошумча япондук “Зеро” истребителине тен келишчү учак да жок эле. Ошого карабастан салгылашуунун жыйынтыгы япондуктар үчүн кайгылуу аяктаган. Бардыгынан кабары бар американалыктар, япондук истребитель абага көтөрүлөрү менен күтүүсүздөн аларга кол салган, анан дагы алардын бомбалоочу учактары япониянын кемелерине бомба таштап бар болгон төрт япондук авианосецтерин чөктүрүп жиберишикен. Абада учуп журуп кайра келген учактары конууга жер таппай денизге түшүп

жок болгон. Жұздөгөн мыкты учкучтар менен моряктар курман болуп, 332 учак жок кылышынан.

Озүнүн эн мыкты авивносецтеринен ажыраган япондуктар эми өз жеринен алыс жерлерде чабуулга барууга батына албай калышты. Ал эми американалыктар болсо, Мидуэйдеги женишин сыймыктануу менен даназалап, аны согуштун жүрүшүндөгү бурулуш операциясы деп эсептешкен. Ушул салгылашуудан кийин согуштун журушунде 1943 ж. июнуна чейин, бир жылдан ашык тыныгуу болду. Бул мезгилдин ичинде АКШ жана анын өнөктөштөрү курал жарак өндүрүүнү колго алышып, жаны үлгүдөгү күчтүү техникаларды чыгара башташты. Убакыт өткөн сайын күч Япониянын душмандарына ооп, 1943 ж. АКШ Японияга салыштырмалуу учактарды З эсे көп чыгара баштаган. Басып алган жерлерди кенири өздөштүрүп пайдалануу ниети дагы өзүн актабай, коммуникациялар такай иштен чыгарылып жатты.

Басып алган өлкөлөрдүн элини өз тарабына имерип алуу ниети дагы ордунан чыкпай, тескерисинче Малайада, Бирмада, Филиппинде жана Индокитайда япондуктарга карши партизандык кыймыл кулач жайган. Өз тарабына тартуу максатында Япония 1943 ж. августунда Бирманын, октябрда Филиппиндин “көз карандысыздыгын” жарыялагандыгына карабастан, жергиликтүү эл алардын чыныгы ой- максатын даана түшүнгөн.

Согуштук аракеттер 1943 ж. июлунда кайрадан жанданып, япондуктардан Соломон аралдары толук бошотулган. Жаңы Гвинеяда дагы согуштук операциялар башталып, бирок, американалыктар япондуктардын бул аймактагы негизги базасы Рабаулду 1943 ж. декабрында аран ээлешкен.

1943 ж. ноябринде Гилберт аралдарын басып алуу боюнча операция учурунда япондуктардын каршылык көрсөтүүсүнүн күчү даана көрүнгөн. Бул аралдарды коргогон япондук гарнизондон бир дагы адам тириү калган эмес. Ушул мезгилге американалыктардын согуштук жактан үстөмдүгү биротоло орногон. 1943 ж. июль айынан баштап, Америкада ай сайын бирден авианосец сууга түшүрүлүп, ошонун аркасында денизде да, абада да япондук аскерлер мурдагыдай согуштук операцияларды жүргүзө албай калган. Ушул жагдай өнөктөш (союздаш) мамлекеттердин 1944 жылы чабуулга өтүүсүнө өбелгө болгон.

3.3. ӨНӨКТӨШ (СОЮЗДАШ) ӨЛКӨЛӨРДҮН 1944 ж. ЧАБУУЛГА ӨТҮШҮ ЖАНА СОГУШТУН АЯКТАШЫ.

3.3.1. 1944 жылдагы согуштук аракеттер (операциялар).

Согуштун жыйынтыктоочу бөлүгү эки жол менен журушу мүмкүн болгон: 1) япондуктарды басып алган жерлерден ақырындык менен сүрүп чыгаруу (анда япондуктардын каршылык көрсөтүү күчүн эске алганда согуш белгисиз мөөнөткө чейин узарып кетиши мүмкүн эле); 2) өзүнөн жерин топтоштурулган көп авиацияны колдонуп бомбалоо жолу менен багынып берүүгө мажбурлоо (ал үчүн япон жерине аскерий учактар жете турган аралыкка жакындаш керек эле). Так ушул экинчи жолду американлык командачылык жактырып тандап алды.

Рабаул алынгандан кийин, 1944 ж. январында Жаңы Британия аралы өнөктөштердүн колуна өтүп, эми Жаңы Гвинея аралындагы аракеттер күчетүлдү. Кийинки айда Маршалл аралдары ээлэнгенден кийин, япондуктар өз аскерлерин Каролин аралдарынан дагы чыгарып кетишкен, себеби, ал жерде калуунун эч кандай мүмкүнчүлүгү да, пайдасы да калган эмес.

Америкалык командачылык негизги кийинки соккуну Мариан аралдарына багыттоону мерчемдеген, анткени, аны басып алса япониянын өзүнө кол салууга мүмкүнчүлүк туулмак. Ошол максатта 1944 ж. июнүндө Сайпан аралы үчүн кармаш башталып, аралдын батыш тарабындагы дениздеги салгылашууда япондуктар 3 авианосецинен жана 640 учактарынан айрылган. 1944 ж. август айында Мариан аралдары толук бойdon американлыктардын колуна өткөн. 1944 ж. күз айларында американлык аскерлер Филиппин аралдарына түшүрүле баштаган. Лейте аралынын жанында япондуктар 3 отряд түзүп, эн күчтүү контрап* сокку даярдашкан. Ал жерге 9 линкор, 4 авианосец, 19 крейсер жана 33 эсминецтер топтолуп, аралдын өзүндө 700 гө жакын учактар жайгаштырылган. Мындай аракеттине карабастан бул жердеги согуш дагы япондуктар үчүн кайгылуу аяктаган. Алар 3 линкорунан, бардык 4 авианосецтеринен, 10 крейсеринен, 9 эсминецинен, жүздөгөн учактарынан ажырашкан. Америкалыктар эми Филиппиндин негизги аралы болгон-Лусонго аскер түшүрүгө камылга көрө баштаган.

Мына ошентип, 1944 ж. аяк ченине чейин япониянын негизги аскер күчтөрү өтө чоң жоготууларга дуушар болушуп, стратегиялык мааниге ээ болгон жерлердин баарынан кол жууду. Бирок, япондуктарда американлыктардын алдыда даярдалып жаткан чабуулуна каршылык кылуу мүмкүнчүлүгү дагы деле бар

эле. Анын кургактагы аскери 4 млндон ашык, флоттогусу 1,2 млн адамдан турган. Япон флотунда дагы деле болсо 6 линкор, 5 авианосец, андан башка аскердик аба күчтөрүндө 3 миндей учактары бар эле. Алардын учкучтарынын катарында жүздөгөн "камикадзелер" - ыктыярдуу жан кечтилер кызмат кылган.

Бирок бул көрсөткүчтердүү өнөктөштөрдүн күчү менен салыштырып болбайт эле. Анткени, бир эле АКШнын согуштук-дениз күчтөрүндө 23 линкор жана 94 авианосец катарда туруп, американын эң жаны учактарынын саны эле 6 минге жакындашип барган. Бул мезгилде АКШ өзүнүн эбегейсиз зор өнөр жай мүмкүнчүлүгүн согуштук муктаждыктарды жасап чыгарууга бурган. Америкалык аскерлердин техникалык кудуретинин өтө тез өскөндүгүнүн өзү эле, согуштун япондуктар үчүн женилүү менен аякталарына күмөн саноо калтырган эмес.

3.3.2. Согуштун аяктоо мезгили.

Филиппиндин негизги аралы болуп эсептелген Лусон аралына АКШ өз аскерлерин 1945ж. январында түшүрүп, япондуктар менен салгылашуу март айына чейин созулган. Февралдан баштап стратегиялык мааниси бар кичинекей Иводзима аралы үчүн күрөш жүргөн. Айыгышкан кармаштын жыйынтыгы американлыктардын жениши менен аяктап, Японияга жакын жайгашкан ушул аралчадан эми япондуктардын өз жерин топтоштурулган (массированный) бомбалоо башталган.

Япон жерин бомбалоого бир эле учурда жүздөгөн учактар катышып, болгондо да бомбалоо толкун иретинде биригин артынан экинчисин, андан кийин дагы токтоосуз жүргүзүлүп турган. Бир гана 7 март 1945ж. Токиону ушундай бомбалоодон 197 мин адам каза тапкан. Бомбалоонун ушундай тыгыздыгынын күчүнөн "оттуу катуу бороон" жүргөн. Көрсө абанын температурасы 1000С градуска жеткенде кыйраткыч катуу бороон пайда болуп, темир дагы, таш дагы заматта эрип кетет экен. Согуштун бул жагдайын негедир тарыхчылар эстеринен чыгарып коюп жүрушет.

Ушундай топтоштурулган бомбалоодон япондуктардын ири шаарлары толук кыйратылып, андан өзгөчө катардагы жарандары оор запкы тартты. Жуз миндеген адамдар каза болуп, 412 мин адам жаракат алганына карабастан, Япония каршылык көрсөтүүсүн уланта берген.

1 апрелден баштап Рюкю архипелагындағы* эң негизги арал болуп эсептелген - Окинаваны басып алуу үчүн согуш башталган. Бул эми Япониянын өзүнүн жери үчүн башталган согуш эле. Ал

аралды коргоодо Япон тараптан 80 мин кургактагы аскер турса, америкалыктар бул жерге топтогон жоокерлеринин саны 450 мин адамды түзгөн. Алардын согуштук - дениз күчтөрүнө: 1700 учак жүктөгөн 33 авианосец, 20 линкор кирип, андан башка кургак жерде жайгаштырылган 1300 учак алардын аракеттерин колдоп турган.

Ошого карабастан япондуктардын коргонуусу өтө катуу тажаалдык мүнөздө болгон. Бул аралдын айланасында денизде да, абада да болуп көрбөгөндөй кан күйгөн согуш жүрүп жатты. Япондуктар биринчи жолу, американын бир нече чон-чон кемелерин чектүргөн, жан кечти учкучтар башкарған учактарды пайдаланышкан. Окинава үчүн салгылашуу июнга чейин созулуп, 3 ай ичинде американык флот 190 кемесинен айрылып, адамдардын жоготуусу дагы өтө көп болгон.

Ушул жоготуулар американыктарга, япондуктардын коргонуу күчүнүн канчалык тажаал экендигин көрсөтүп койду жана мындан ары негизги аралдары үчүн алдыда боло турган кармаш мындан да татаал болоору көрүндү. Ошондуктан американыктар, Германияны женгендөн бир нече айдан кийин, өнөктөш катары Японияга каршы согушка киребиз деген СССРдин убадасына өтө чон үмүт артышкан.

Америка аскерлеринин штабдарында* 1946 жана 1947 жылдарда дагы аскердик операциялар боюнча иштер жүргүзүлүп жаткан жана булл согуш дагы узак убакытка уланат деп болжолдонгон. Ушундай шартта американык окумуштуулар -"Манхэттен"- долбоорун ийгиликтүү аяктап, атом бомбасын жасап чыгарууга жетишкен. Мына ошол бомбаны пайдаланууну чечишкен. Бул кадамга баруу милдетин өлкө президенти өз моюнун алган. Анын алдында кырдаал тыкыс талданып, ушул гана кадам согушту аягына чыгарууну тездөтет деген тыянак чыгарылган. Япония боюнча шугулданган адистерге кайрылып, «япондуктардын эч кандай келечексиз каршылык көрсөтүүнү токтотууга эмне мажбурлай алат» - деп сураганда, «аларды ошондой кадамга барууга, алар күтпөгөн, акылга сыйбаган, алдын ала болжоп биле албаган нерсе гана зарыл болот » - деген жоопту угушкан. Так ошондой нерсе атом бомбасын колдонуу болуп калмак.

1945ж. 26-июлунда япон өкмөтүнө - "сөзсүз капитуляцияны"** кабыл алуу жөнүндө талап жолдонгон. Ал эми 6-августа Япониянын Хиросима шаарына биринчи, 9-августа Нагасакиге экинчи атом бомбасы ташталып, жалпы жонунан 450 мин адам өлгөн жана жарадар болгон. Эң негизги жыйынтык - япондуктар эмне болгонун түшүнбөй калышкандыгында эле.

Биринчи бомбалоо маселеси Хиросимада өкмөттүн 9-августагы жыйында талкууланып жаткан учурда, экинчи жолку бомбалоо жөнүндө кабар келип калган. Ошол эле жыйында СССРдин Японияга карши согушка кире тургандыгы боюнча 8-августагы билдируусу дагы талкууланган.

10-августка караган түнү япон өкмөтү капитуляция жөнүндө чечим кабыл алыш, ал кабар токтоосуз бардык согушуп жаткан тараптарга таркатылган.

14-августа каршылык көрсөтүп коргонууну токтотуу жөнүндө императордун жарлыгы чыккандан кийин дагы, кээ бир жерлерде баш ийбөө учурлары (19 августка чейин) кездешкени менен, куралдуу күчтөрдүн уюшкан каршылык көрсөтүүсү токтотулган. Согуш аяктасты. Ошентип, Япония, өзүнүн тарыхында биринчи жолу согушта женилүүгө дуушар болуп, оккупация астында калды. Анын келечеги, көптөгөн жылдар бою кландар ортосундагы согуштар учурунда калыптанган эрежеге жана ошону бекем тутунган япон элинин менталитетине *ылайык, жөңгөн тараптын эркине толук көз каранды эле.

Т ы я и а к т а р:

1. Япония Экинчи дүйнөлүк согушка кирип жатып, өзүнүн экономикалык кудуретинин чабалдыгынан, Батыш өлкөлөрүнө карши узак убакытка согушууга жөндөмсүз эле. Ошондуктан алардын максаты кыска мөөнөттө согушууга багытталган.
2. Согуштун башталышында алардын божомолу орундалып, ийгиликтарынан ийгиликтаршынан, эбегейсиз чон аймакты караташып алган. Бирок согуш узарып, душмандын каршылыгы күчөгөн. 1942 жылдын май-июнь айларында япондуктардын алга жылуусу токтотулган.
3. Согуш майданындағы тынымдан пайдаланып, АКШ өзүнүн аскеринин күч-кубатын арттырып, 1944-ж. стратегиялык чабуулга өткөн жана Япон жерине жакындан келип алган.
4. 1945 ж. жай мезгилинде, АКШ топ-тобу менен (топтоштуруулуп) бомбалоо тактикасын пайдаланып, Японияны капитуляцияга мажбурлоо аракетин кылган. Андан майнап чыкпагандан кийин ядролук (өзөктүк) курал пайдаланууга барган. Мына ошентип, Экинчи дүйнөлүк согуш аягына чыккан.

№4 Тема: ЯПОНИЯНЫН АМЕРИКАЛЫК ОККУПАЦИЯ МЕЗГИЛИНДЕГИ ТАРЫХЫ. (1945- 1952)

4.1. Япониянын 1945- жылдагы абалы.

Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган мезгилдеги Япониянын абалы өтө кейишүү эле. Согушта өлгөндөрдүн саны 6.5 млн андан башка дайынсыз жоголгондор 1.5 млн адамды түзгөн. Топтоштуруп бомболоо өтө көп кыйроого алып келген. Токио, Иокогама жана башка ири шаарлардын имараттарынын жарымынан көбү, 200 калк жашаган пункттардын 80 толук кыйраган. Согушка чейинки ансыз деле эскирген өндүрүш каражаттарынын көпчүлүгү жок кылышкан.

Япония өзүнүн бардык колонияларынан демек, чийки зат булактарынан жана товарларын сатууга зарыл бодгон рынокторунан айрылган. Чет өлкөлүк банктардагы пайда алып келүүчү финанссы булактарынын көпчүлүгүнөн кол жууган. 1910ж Япониянын курамына киргизилген Корея, 1894 - 1895жж. япон- кытай согушунан кийин өзүнө каратып алган Тайвань менен Пескадор аралдары, 1904 - 1905жж. Орус - япон согушунан кийин өз бийлигинин астына алган Сахалин менен Курил аралдары, АКШ басып алган өзүнүн Рюкю аралдарынан ажыраган.

Өкмөттүн согуштук заказдарынын эсебинен иштеп турган ички рыноктун көпчүлүгү бош калды. Аскери жана флоту таркатылгандан кийин 10 - 15млн. адамга жеткен жумушсуздукка, Корея, Тайвань жана башка Азия өлкөлөрүнөн тарыхый мекенине кайткан 10 млндон ашык адамга дагы жумуш таап жайгаштырыш керек болгон.

Андан башка Япониянын мойнуна 500 дәй чоң - чоң өнөр жай корпорацияларынан өндүрүлүп алына турган репарация милдети да жүктөлөт. Баарынан дагы эң жаманы, согуштан женилүүнүн **моралдык - психологиялык кесепети** оор болгон. Анткени япондуктар тарыхта ушундай женилүүгө биринчи ирет дуушар болуп олтурат. Ага кошумча, кокутай идеясына ишенген эли колдоп турган тоталитардык бийлиktи кыйраши, өлкөнү чет элдиктердин басып алыши жана япондуктардын тарыхы андан ажырагыстай сезилген императордун тагдыры белгисиз абалда калышы жер астын - үстүн болгондой, жашоо токтоп калгандай сезим жараткан. Адамдар Япониянын тарыхы бүттү деп эсептеген, 1945-жылы 14-августа капитуляция жөнүндөгү императордун указы жарыялангандан кийин фанатиктер массалык түрдө өзүнүн жанын өздөрү кыйгандыгы

япондуктардын көнүлү чөгүп, чечкиндүүлүгү мокогондугуунун айкын белгиси болгон.

Өлкөнүн тарыхында жүздөгөн жылдар бою болуп келген княздыктар ортосундагы согуштарда, женилгендөр женген тараптын эркине толук баш ийип берген эреже калыптанган. 1945-жылы да япондуктар американлык оккупациялык бийликтин буйруктар кынк этпестен аткарууга даяр эле.

АКШнын Японияда кандай максаттары болгон? Алардын эң негизгиси мындан ары Японияны өзүнө эч качан каршы чыгып, душмандык кылбай тургандай кылуу керек. Ал үчүн тышкы агрессияга барбай туруп өнүгө турган экономикалык системаны түзүш керек болгон.

Ал эми мындаи система жалгыз гана **рыноктук экономикада** болмок. Бирок ал болуш үчүн Японияда салт болуп калган экономика менен мамлекеттин байланышын үзүү зарыл. Ошону менен катар бул система иштеп кетүүсү үчүн социалдык системаны дагы өзгөртүп, бир эле самурайлар жөнүндө кам көрбөстөн, калктын бардык катмары өз мүмкүнчүлүгүн пайдаланып жашоосун жакшытуусуна шарт түзүү керек эле.

Калыптанып калган салтты бузуунун бир мисалы, мамлекеттин жарандарга болгон социалдык камкордугунаң баш тартуусу болгон, антпесе, экономикалык өнүгүүгө түрткү берүү мумкун эмес эле.

Андан башка **саясий системаны** дагы өзгөртүп, Японияда **парламенттик демократия** институтун киргизүү милдети турган. Бул өтө оор милдет болгон, анткени япондуктардын салтында батыш өлкөлөрүндөгү демократия жөнүндө түшүнүгү болгон эмес. Тескерисинче, япондуктардын түшүнүгүндө ар ким өз милдетин аткарып, өз иши менен алектениши абзел болгон. Жөнөкөй адамдын мамлекеттин ишине катушуусу түшкө кирбекен нерсе катары эсептелген.

Анын далили катары кечээ жакында эле Японияда орун алган **саясий партиялар** системасы менен адам укугуунун кепилдиги кандай кыйынчылыктарга дуушар болгондугун эстей кетсек болот. Анткени япондуктардын салттарында ар качан адамдын укугу эмес, милдети биринчи орунда турган, социалдык турмушта топтордун тилектештиги дайыма кубатталып, жеке адамдын кызыкчылыгы сынга алынып келген.

Дагы бир оор маселе, согуштук духту жок кылып, өлкөдөгү **милитаризмдин** тамырын жулуп салуу эле. Ушул багытта коомдун бардык катмарларында иштеп жаткан кызматкерлер арасында тазалоо жүргүзүлүп, жалпысынан ушул компанияяга туш

болгон 660миң адамдын 200мингे жакыны, болгондо дагы мурунку бийлик менен байланышы барлары кызматтан четтетилген. Алардын көпчүлүгү аскер адамдары болгон. Аскердик кылмышкерлерди жоопка тартыш максатында атайын эл аралык аскер трибуналы түзүлүп, 1945-жылы 28 эң жогорку кызматтарда иштеп турган адамдар сот жообуна тартылышкан.

Япониянын согушта женилишиндеги АКШнын салымы өтө зор болгондугуна байланыштуу согуш аяктагандан кийин, ал өз өнөктөштөрү менен япон маселесинде көп деле эсептешкен эмес. Сталиндик максатына ылайык Хоккайдо аралын СССРдин басып алышина карши чыгып, АКШ Японияга тиешелүү маселерди чечүүгө багытталган эки эл аралык үюм түзүүгө барган.

Биринчиси - **Өнөктөштөр Кенеши** - анын мүчөлөрү болуп АКШ, СССР, Кытай, Англия жана Тынч океан аймагындағы өлкөлөрдүн биримдиги кирип, өзү Токиодон орун алган.

Экинчиси- **Ыраакы Чыгыш комиссиясы**- деп атальп, 11 мүчөдөн түзүлүп, иш орду Вашингтонго жайгаштырылган. Чындығында бул эки органдын иши толугу менен баштыгы генерал Дуглас Макартур болгон Япониядагы **америкалык оккупациялык аскерлер штабынын** көзөмөлүндө турган.

АКШнын оккупациялык администрациясы 1945-ж 2-сентябринде Япониянын капитуляцияга расмий түрдө кол койгон күнү түзүлгөн болучу. Иш жүзүндө Д. Макартур Япониядагы бийликтин башында турган. Ал адамга бой кетерүүчүлүк, авторитардык кылыш-жорук мүнөздүү болуп, башкаруунун алгачкы жылдары ошолордун дагы пайдасы тийген.

«**Кансыз согуш**» башталгандан кийин өнөктөштүк органдардын иши оң таппай, американктар япон маселесинде толук эркиндик алышкан. Ошентсе дагы алардын мойнунда бир топ милдеттери дагы бар эле. Айтальык, Японияда американлык түз аскердик башкаруу киргизүүгө болбойт болучу, анан калса андай башкарууга жөндөмдүү япон тилин билген адамдардын саны дагы жетишсиз болгон. Ошондуктан салтка ылайык, япондук администрация аркылуу башкарууга мүмкүн эле. Мамлекеттик аппаратты тазалагандан кийин жогоруда айтылгандап 200 минден ашык аткаминерлер кызматынан кетирилген кийин жаңы башкаруу системасы түзүлгөн.

Адегенде демилге генерал А.Макартур тарабынан көтөрүлөп, анын штабы ошого ылайык директива даярдаган, ал эми аны жүзөгө ашыруу жогорудан жөнөтүлгөн көрсөтмөлмөрдү кыйشاюусуз так аткарып көнгөн япондук атка- минерлерлердин

ишине үстүртөн көз салып турган өзгөчө система иштеп турган. Кандай болгон күндө дагы Япониядагы кайра куруулардын негизги багыттары Америка тарабынан түзүлгөн

4.2. Рынок экономикасына өтүү

Японияда илгертеден эле экономиканын үстүнан мамлекеттин катуу көзөмөлү жүргүзүлүп келген. Бирок, мамлекет эмгекти өркүндөтүүгө, чыгарылган продукциянын сапатын жогорулатууга кызыктыруучу стимулдарды түзгөн эмес. Ошондуктан япон товарларынын сапаты төмөн болуп, дүйнөлүк рынокто атаандаштыка жардамсыз деген жарлык ыйгарылган.

Мындай абалга карабастан жүргүзүлгөн агрессивдүү тышкы саясатты актоо үчүн, «stabigый байлыктарыбыз жок болсо, анан эмне кылмак элею?»- деген актанууну бетке кармап келген.

Согуштан женилгенге чейин өлкөдө экономиканын толук бир тармагынын үстүнөн көзөмөл жургүзүп турган Ассоциациялары болгон. Алар япон-корпорациялары – дайбацуулар менен тыгыз байланышта болуп, аларга чейинки зат жана материалдарды бөлүштүрүн келген. Эми мына ошолордун бардыгы бузууга дуушар болду.

1945-жылы 11-октябрда Японияда агрардык реформа жүргүзүү боюнча Д. Макартурдун жарлыгы чыкты. Ага ылайык жер, иш жүзүндө аны иштеткендердин колуна өткөн. Өзү сиртта жашаган ири жер ээлөөчүлөрү жерге болгон укугунан ажыратылган. Айыл калкынын негизги катмары фермерге айланып, жер ээлигинин өлчөмү 9 га менен чектелген. Кызыл кулактык максатында жерди кайрадан сатууга тыноу салынган. Ашыкча жерлер өкмөткө өтүп ал өз кезегинде дайкандарга төмөнкү баада саткан.

Япониянын кийинки мезгилдердеги экономикалык өнүгүшүү үчүн бул агрардык реформалардын мааниси зор болгон. Жаңы калыптана баштаган фермердик турмуш, дайкандардын жана жалпы эле айыл калкынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатып, көптөгөн өнөр жай товарларына суроо-талап күчөгөн. Ошону менен бирге эле, өлкөдө азык-түлүк жана ишканаларга керектүү чийки зат өндүрүү өскөн. Мына ошентип, фермердик чарбанын түзүлүшү өлкөнүн экономикалык кайра жаралуусундагы туруктуу фактор болуп калган.

1945-ж ноябрда Макартурдун Директивасы менен дайбацуулар таркатылып, экономикалык жактан толук эркиндик

жарыяланат. Өзүнүн жашоосун камсыз кылуу максатында ар ким өзү билген кесип менен алектенүүгө мүмкүнчүлүк алган. Мындаиды көрбөгөн, билбеген япондуктар үчүн жаны тартип түшүнүксүз нерседей туюлуп, элдин маанайы түшүп, көңүл чөгөттүк каптады. Анткени, бул убака чейин алар кандай гана маселе болбосун мамлекетке ишенип, таянып калган болуучу.

Согуштан кийинки алгачки жылдарда мамлекеттен субсидий алып көнүп калган ишканалар бюджеттин бир бөлүгүн «жеке кооп» жаткан. Ал аз келгенсип репарацияны төлөө жүгү мойнуна түшкөн корпорациялар дагы өндүрүштү калыбына келтириүүгө көп деле кызықдар болушкан эмес.

1946-жылы калыбына келтириүү жумуштарын каржылоо үчүн Мамлекеттик банк түзүлүп, бирок алардын берген насыялары (кредит) субсидий катары кириширилип жок болуп жаткан.

Кыйраган экономиканы калыбына келтириүү өтө жай ишке ашырылып келген. Ошол жылдары АКШ дагы өзүнүн экономикалык жардамын күндөн-күнгө көбөйтүп турду. Аларга, американдан келип жаткан азық-түлүк, медициналык дары – дармектер, калк кенири керсктөөчү товарларды кошууга болот. Аларды сатуудан түшкөн каражат экономиканы калыбына келтириүү корунун эсебине түшүп турган.

1946-жылы экономикалык уюмдардын федерациясы (Кейданрен) түзүлүп, саясатта бизнестин кызыкчылыгын коргой баштаган. 1946-ж 21-ноябрда кесиптик кошуундар (профсоюз) жөнүндө мыйзам кабыл алышып, бул уюмдар ишканда ээлери менен коллективдүү келишимдерди түзүүгө жана өз тадаптарынын аткарылышы боюнча иш таштоолорду уюштурууга укук алышкан. Бирок американлык администрация эмгек акы жана эмгектин шартын жакшыртуу сыйктуу талаптарды коюга жол бербөө максатында бул кесиптик кошуундарды өз көзөмөлүндө кармап турган.

Америкалыктар япондуктарды бизнеси башкаруу чөйрөсүндөгү алдынкы тажрыйбалар менен тааныштыра баштаган. 1947-ж Японияда бухгалтердик эсептин (учет) американлык ыкмалары киргизилип, 1948-ж дипломдуу бухгалтерлер жөнүндө мыйзам кабыл алышы, ишканалардагы финансыйлык текшерүүлөрдүн ыкмалары жөнгө салынган. 1949-ж япон ишканда директорлоруна башкарууну рационализациялоо боюнча лекциялар курсу окулган. Ал эми 1950 ж. Японияда өнөр жайларды рационализациялоо боюнча көнеш берүү комитетинин жетекчилиги астында «үлгүлүү мастерлерди» даярдоонун

америкалық системасы киргизилип, «ишканалардагы ички көзөмөлдөө» жөнүндөгү жобо бекитилген.

Япондук товарлардын сапатын жогорулатууга зор көнүл бурула баштаган, ансыз аларды чет жакка сатуу мүмкүн эмес эле. 1950-ж июль айында продукциянын сапаты боюнча эн чон адис, американлык профессор Эдвард Деминг лекцияларын окуган. Анын, продукциянын сапатын көзөмөлдөө боюнча алдынкы ыкмаларды пайдалануу жөнүндөгү лекциялары япондуктарга өтө чоң таасир калтырган. Бул жерде япондуктардын өздөрүнүн дагы бардык жаңы нерсени дилгирлик менен кабыл алуу касиетин белгилей кетүү абзел. 1951 жылдан өлкөдө, продукциянын сапатын жогорулатуу багытында жаңы ыкмаларды өндүрүшкө киргизүү боюнча япондук кампанияларга жыл сайын берилүүчү Э.Деминг атынdagы сыйлык белгиленген. Япондуктардын булл багытtagы ийгиликтери американлыктардын өздөрүн дагы таң калтырган. Ошол мезгилден көп өтпөй эле «Японияда жасалып чыгарылган» деген жарлык эң жогорку сапаттын синоними болуп калды.

Ошондой ийгиликтеге карабастан экономиканы калыбына келтириүү өтө жайбаракат ишке ашырылып жаткан. 1950-жылга өнөр жай өндүрүшүнүн денгээли согушка чейинки көлемдүн араң дегенде жарымына жеткен. Мындай шартта кадимки эле инфляцияга каршы багытталган иш - чараптар колдонулуп, алар болсо чабал өнөр жайлардын жакырданышына жана жумушсуздуктун өсүшүнө алып келген. 1949-ж баштап американлыктар өзүнүн Япониядагы башкы экономикалык көнешчиси Додждуң берген көнештерине моюн сунуп, күтүүсүздөн эле Япониядан алынып жаткан репарациядан баштартат.

1950-ж жай айларында Корей согушунун башталышы менен конъюнтура кескин оңолуп кеткен. Япония булл конфликтке аралашып калган Бириккен Улуттар Ююнун (БҮҮ) экспедициялык корпусунун жана американлык аскерлердин буюртмаларын (заказ) аткара баштаган. Бул өз жемишин тез эле берип, 1951 ж эле өнөр жай өндүрүшүнүн согушка чейинки денгээлнен ашып кетүүгө мүмкүнчүлүк берди.

АКШ өзүнүн жакында эле женилүүгө дуушар болгон каршылашын, келечектеги өнектөшүнө айландыруу багытына түшүп, тышкы соодадан чектөөлөрдү алып салган, оккупациялык бийликтүү жооп салууга даярдыктарды тездете баштаган.

1952 жылга япониянын экономикасын мамлекеттик жөнгө салуу системасы түзүлгөн . Анын тутумуна төмөндөгүлөр киргөн:

- Каржы министирилиги
- Тышкы соода жана өнөр жай министирилиги
- Япония банкы
- Экономикалык пландоо башкармалыгы.

Ушул төрт түркүккө таянып, мамлекет экономикасынын өнүгүшүнө чечкиндүү таасир эте алган, анын жыйынтыгын 1950-1960 жж япон экономикасынын **кайрадан жаралуусу** далилдеп берген.

4.3. Япониядагы өкүлчүлүк (парламенттик) демократиянын калыптанышы.

Америкалык оккупациялык администрациянын эң алгачкы киргизген мыйзамдарынын бири 1945ж октябрда кабыл алынган, Японияда саясий жана диний эркиндиги жөндөгү жарлыгы болгон. Ага ылайык басма сөзгө цензура жоюлуп, бардык саясий себептер менен камалгандар камактан бошотулган, мурдагы милитаристик коомдук уюмдар таркатылган. Саясий партияларды кайрадан жандандыруу башталган.

1945ж күзүндө Либералдык, Прогрессивдик, Социалистик жана Коммунистик партиялар түзүлгөн. Ар түрдүү тармактагы кесиптик кошуундар түзүлүп, алардын катарында 1946ж февралында Япондук дыйкандар союзу да пайда болгон.

1946ж баш ченинде Японияда согуштан кийинки алгачкы парламенттик шайлоолор болуп, анда өлкөнүн тарыхында шайлоого биринчи жолу аялдар дагы катыша алган. Биринчи шайлоонун жыйынтыгында: Либералдык партия-140, Прогрессивдик - 94, Социалистик партия - 96, Коммунистик партия - 5 орунга ээ болушкан.

Ошонун негизинде Либералдык партияга таянган өкмөт түзүлгөн. Бирок оккупациялык бийлик турган шартта өкмөт американлык аскердик администрациянын көрсөтмөлөрүн тек гана кайталап, ошолордун директиваларын ишке ашырып отурган. Америкалыктар япондуктарды демократиянын шартында жашоого үйрөтүп жаткандай болду. Япондуктар шайлоолорго катышып, парламент, андан кийин парламенттеги көпчүлүк принципин негизинде өкмөт түзүп жатты. Мына ушул саясий процесстер Д Макартур жетектеген **оккупациялык аскердин штабынын көзөмөлүндө турган**.

1945ж декабрда **билим берүү системасын демократиялаштыруу** боюнча директива турмушка ашырыла баштаган. Мектептердеги аскердик окуу менен милитаристтик дene тарбия жоюлуп, окуучулардын аң сезимин тумандаткан

шовинисттик кокутай идеясын пропагандалоо токтолулган. Окутуучулардын арасынан милитаристтик идеяларга сугарылган, мурунку бийлик менен тыгыз байланыш кармагандар жумуштан бошотулуп, мурда өзүнүн либералдык көз карашы боюнча жумуштан кетирилген мугалимдер кайрадан өз орундарына ортулгузулду. Ушул учурдан баштап 9 жылдык милдеттүү билим берүү системасы киргизилип, университеттер менен жогорку мектептердин автономиялык укугу бекемделген.

Бир эле мезгилде **жаңы Конституциянын долбоору** иштелип жатты. Негизги жумуштар Д.Макартурдун штабы тарабынан жүзөгө ашырылып, бирок, өнөктөш өлкөлөр жана япониянын саясий ишмерлери менен дагы кенешип турган. Конституцияны даярдоо өтө кыйынчылык менен жүрүп жатты, ал турсун анын ичинде япондуктарга каршы принциптер камтылышына нааразылык иретинде белгилүү княз Коноэ өз өмүрүн кыйганга чейин барган.

Эң татаал маселелердин бири **япон монархиясынын тагдыры** болгон. 1945ж 15 декабрда эле синтоистик динди мамлекеттен бөлүү боюнча оккупациялык бийликтин Директивасы чыккан. 1946ж элге болгон жаңы жылдык кайрылуусунда император Хирохито өзүнүн «кудайдын баласы» деген титулунан расмий түрдө баш тарткан.

Социологдордун маалыматы боюнча монархияны жоону, капитуляциядан кийин япондуктардын 5% пайзы гана колдогон. Бул долбоор Япониянын Компартиясы тарабынан иштелип чыккан болучу. Мындай сунушту АКШ нын согуштагы өнөктөштөрү Австралия, СССР, Кытай дагы колдошкон. Бирок, оккупациялык аскердин штабы императордук бийлики мамлекеттик салтанаттарды аткарып турушу үчүн сактап калууну сунуштаган.

Мындай «символикалык монархияны» Конституциянын долбоору жарыяланғандан кийин 1946ж май айында сурамжылоонун жыйынтыгында калктын 85% колдогон.

Япониянын жаңы канституциясы 1946ж сентябрда парламент тарабынан бекитилип, 3 майда 1947ж күчүнө кирген. Ага ылайык Япония монархия бойдон калган бирок, император катардагы эле адам эсептелип, мамлекеттин символу болуп калган. Ал өкүлчүлүк милдеттерди аткарат жана калыптанып калган салт боюнча урмат - сыйга ээ. Иш жүзүндө Японияда парламенттик демократия орнотулган. Өкмөттүү парламенттик шайлоолордо көпчүлүк добуш алган партия түзөт. Алгачкы мезгилдерде мындай шайлоолор жыл сайын өткөрүлгөн,

себеби сыйыгы япондуктарды демократиянын шартында жашоого үйрөтүү максатын көздөгөн болуш керек.

1948ж Японияда башында тажрыйбасы мол саясий ишмер Сигеру Есида турган, Либералдык жана Демократиялык партиялардын өкүлдөрүнөн турган коалициялык өкмөт түзүлгөн. Парламент эки палатадан турган. **Төмөнкү - Өкүлдөр палатасына** шайлоолор төрт жылда бир жолу шайлоо округдарында (ар бир округдан 3-5 депутат) өткөрүлгөн. Ал эми **Жогорку - Кеңешчилер палатасы** Япониянын префектураларынан шайланган. Депутаттар булл палатага 6 жылга шайланышып, алар төмөнкү палатанын чечимдерин жокко чыгара алышкан. Ал эми төмөнкү палата өз чечимдерин коргоп калыш үчүн депутаттардын 2!3 нин колдоосу зарыл болгон. Премьер - министр баштап бардык министрлер сөзсүз түрдө депутат болуп шайланган болуш керек эле, анткени бул өлкөдө көзгө көрүнүп, оозго алынган адам гана эл башкара алат деген ой калыптанган. **Жергиликтүү бийлик органдары - префектуралык жыйын дагы шайлоо жолу менен куралган.** Япония 47 префектураларга бөлүнгөн.

1947жылдагы Конституция сословиелерди жойгон, жараптардын укуктары тенделип, аялдардын укуктары дагы корголгон, демократиялык эркиндиктер жарыяланып, балдардын эмгегинен пайдаланууга толук бойдон тыюу салынган.

Конституциянын тогузунчу беренесинде мындан ары Япония куралдуу күчтөрдү колдонбойт жана пайдалануудан баш тартат деп жазган. Кийинчөрээк 1950ж. өлкөдө улуттук полициянын резерви жана «өзүн өзү коргоо күчтөрү» түзүлгөн. Бирок бул күчтөр өзүнүн тутуму боюнча башка бирөөлөргө коркунуч туудурбай, жөн гана ички тартипти кармоого жана жараптык коргонуунун милдеттерин аткарууга багытталган. 1980 жылы аларда кызмат кылган адамдардын саны 250минд адамды түзгөн. Конституцияда бийлик бутактарынын бөлүнүш принциптери дагы даана жазылган. Жогорку сот эч кимге баш ийбейт жана көз каранды эмес, парламент кабыл алган мыйзамдардын конституцияга туура келиш же келбешин тескейт. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү парламент мүчөлөрүнүн 2!3 макулдугун берген учурда референдум аркылуу жүзөгө ашырылат.

1951ж 1 майда Япониядагы американын оккупациялык армиясынын башчысы генерал Д. Макартур ээлеген кызматынан бошотулуп, анын ордуна генерал Риджуэй келген. Ал кызматка отуары менен Япониянын абалын биротоло жөнгө салу процессин тездеткен. 1951ж 8 сентябрда Сан-Францискодо

өткөн конференцияда ага катышкан 52 мамлекет япония менен **Тынчтык келишимине** кол койду. Бул келишимге 8 мамлекет кол коюудан баш тарткан. Алар: СССР, КЕР, Индия, Бирма, Польша, Монгол Эл республикасы, Чехословакия, Югославия. Келишимге ылайык Япония - Корея, Тайвань, Пескадор аралдары, Микронезия аралдарынан, Кытайдагы жана Антарктидадагы укуктарынан, ошондой эле Түштүк Сахалин менен Курил аралдарынан баш тарткан.

Акыркы эки аралдын статусу түшүнүксүз абалда калды, себеби СССР бул тынчтык келишимине кол койгон эмес, бирок 1945ж. Курил аралдарын ээлеп алыш, ал эми 1947ж булл терриорияны Сахалин облусуна кошуп алган. АКШ басып алган япониянын Рюкю аралдары 1968 - 1972 жылдары өзүнө кайтарып берилген.

Япония менен түзүлгөн тынчтык келишими дагы бир келишимге - АКШ менен Япониянын ортосундагы эки тарааптуу Коопсуздуу келишимине кол коюлган шартта гана күчүнө кирмек. Ал келишимге 1952ж февралда кол коюлуп, анын шарттарына ылайык АКШ Япониянын коопсуздугун өз кепилдигине алган. Ошол максатта АКШ Японияда өз аскерлерин жайгаштыруу укугун алган. Эми Япониянын коопсуздугуна коркунуч туулган учурда аны коргош үчүн АКШ өзүнүн бардык күч кубатын жумшоо милдетин моюндаган.

Ушул келишим 1952ж апрелинен баштап япониянын жеринде американлык оккупациялык бийликтин токтолтулушуна алыш келген. «Кансыз согуш» башталган шартта ошол келишимге байланган Япония Батыш өлкөлөрүнүн тарабында болууга аргасыз эле.

Т ы я н а к т а р:

1. Экинчи дүйнөлүк согуштун япондуктарга келтирген кесепеттеринин эң оору - анын моралдык - психологиялык таасири болгон. Японияны американлыктар басып алыш, башында генерал Д.Макартур турган американлык аскерлердин штабы япондук аткаминерлер аркылуу башкарып турган.

2. Дзайбацулардын таркатылышы, агрардык реформа, экономикалык эркиндиктердин жарыяланышы Япон экономикасында рыноктук мамилелердин өнүгүшүнө түрткү берген. Ушул жагдай, японлуктарды женилүүнүн оор таасиринен чыгып, акырында экономиканын кайра жанданышы үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн.

3. АКШ япондуктардын өкүлдүк демократиялык бийлике өтүүсүнө мүмкүнчүлүк беришкен. Ал 1946ж Конституциянын

кабыл алышынан башталган. Бул Конституция сырттан келген баскынчылар тарабынан иштелип чыкканы менен, түркүлүгүндө японуктарды заманбап жашоого алып келген.

4. 1951ж 8 сентиябрда Сан - францискодо Япония менен кол коюлган Тынчтык келишими Экинчи дүйнөлүк согуштуң аягына чекит койгон. Ал, 1952ж баш ченинде АКШ менен Япониянын ортосунда түзүлгөн коопсуздук келишимине кол коюлушу менен күчүнө кирген. 1952ж апрелинен американын оккупациялык бийлиги жоюлуп, Япония кайрадан толук кандуў суверендүү (эгемендүү) мамлекет укугун алган.

№5 Тема 1950–1970 ЖЫЛДАР АРАЛЫГЫНДАГЫ ЯПОН ЭКОНОМИКАСЫНЫН КАЙРА ЖАРАЛЫШЫ.

5.I. Экономиканын ылдам өнүгүшүнүн өбелгөлөрү.

Корей согушу Япониянын экономикасынын өнүгүшүнө түрткү болгон. Өнөржай кудурети эки зесеге жогорулап, Америкалык атайын буюртмалардан түшкөн каражат 2,4 млрд доллардан ашып, экспорт он зесеге ескөн. Бирок бул көрсөткүчтөр чукул кырдаалдан жараптады убактылуу оңолуу эле. Чыгарган продукцияларын сатуу маселеси чечилген, кепилденген мезгилде япон ишканалары өндүрүш жабдууларын жаңылап алууга шашпагандыктан, техникалык жаңылануу маселеси кечендерген. Бул учурда өнүккөн өлкөлөрдө айтылган маселе чечилип бүткөн. Ошого байланыштуу Япониянын техникалык жана технологиялык жактан артта калышы күчөгөн.

Ошол эле мезгилде жакшы жакка өзгөрүүлөр дагы болбой койгон жок жана япон корпарациялары көптөгөн финанссылык каражат топтол алууга үлгүрүшкөн, реконверсия (өнөр жай ишканаларын согуштук продукция чыгаруудан, жөнөкөй товарларды яыгарууга которуу) иши аякталган. 1952ж апрелинен тарта Япония өзүнүн эгемендүү мамлекет катары бардык укуктарына ээ болуп, бажы саясатын өзү аныктап, чет элдик товарларга жогорку бажылык төлөмдөрдү киргизүү менен, өндүрүшүн өнүктүрүүгө шарт түзүү мүмкүнчүлүк алган.

1952ж япон өкмөтүнүн алдында экономика маселелери боюнча Кеңеш түзүлгөн. Анын милдети тиешелүү мамлекеттик институттар аркылуу бардык экономикалык саясатты тескөө эле. Андан башка, өнөр жай технологиялар башкармалыгы уюштуруулуп, анын курамында жеке секторго түрдүү кызмат көрсөтүүчү илим-изилдөө институттары, лабораториялар, кеңеш

берүү пункттары ачылган. Экономиканын өсүшүнө өкмөттүк илимий - техникалык маалымат Борбору чоң салым кошкон. Ал борборго дүйнөнүн бардык булун- бурчунан маалыматтар агып келип, андан кийин конкреттүү тармактарга тиешелүү жаңылыктар менен ойлоп табуулар керектүү бөлүмдөрдө жана департтамендерде топтоштурулган. Ишкер адамдар аларга кайрылып калган учурда, ага: эмнени өндүрүшкө киргизсе болот, технологиялык багытты кантит өзгөртсө болот, керектүү өндүрүш жабдыктарын кайдан сатып алса болот ж.б.у.с маселелер боюнча кенеш берип турган.

Андан башка, Японияда товарлардын сапатын жогорулатуу, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатын көздөгөн жеке менчик, өкмөттүк эмес уюмдардын өзүнчө тармактары пайда болот. Алардын бири, 1955ж. марта түзүлгөн эмгек **өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуунун япондук борбору**- Японияга атайын лекцияларды окуш үчүн чет элдик адистерди чакырып, чет өлкөлөргө окуп жана алдынкы тажрыйбаларды үйрөнүп келиш үчүн япондук инженерлерди жөнөтүп турган. Япон товарларынын сапаты, техникалык мүнөздөмөсү боюнча объективдүү маалыматтарды жарыялаган атайын басылмалар чыгарылып, алар дагы өндүрүштү алга жылдырууга салым кошо алган. **Патентик маалымат борбору** жеке фирмалардын өтүнчүү боюнча, аларга патенттеген техникалык жаңылыктарды сунуш кылып турган.

Япон бизнеси өлкөдө түзүлгөн жаңы социалдык шарттар менен дагы эсептешүүсү зарыл болгон. Ал жерде жумушчулардын кызыкчылыгын коргогон кесиптик кошуундар түзүлүп, эмгек мыйзамы кабыл алынган, сегиз saatтык жумуш күнү жана эмгек ақынын минималдык өлчөмү белгиленген.

Мындай шартта, экспатенсивдик факторлордун эсебинен эмгектин интенсивдүүлүгүн жогорулатуу деги эле мүмкүн эмес болчу. Абалдан чыгуу үчүн - калктын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу, тез арада техникалык реконструкциялоого, тынымсыз техникалык жаңыланып туроо кызыкчылыкты арттыруу, япон товарларынын тышкы рынокто сатылышын көбөйтүү үчүн алардын сапатын жогорулатуу зарылчылыгы турган. Корея согушу аяктагандан кийин Япон экономикасынын өнүгүү ыргагы артып 1954-1957жж. «Дзиммунун гүлдөп өсүү» деп аталган мезгил башталган. 1950 – жылдардын орто ченинде кардарлардын суроо-талаптарына жараша сергектик менен өзгөрө билген рыноктук экономиканын инфраструктурасы калыптанган. Улуттук кирешенин

токтолушунун жогорку көрсөткүчүн эске алганда мунун өзү өнүгүү учун өтө чоң түрткү болуучу фактор.

5.2. 1956 - 1970жж Япониядагы «Экономикалык керемет»

« Экономикалык керемет» деп япон экономикасынын мурда болуп көрбөгөндөй жыл сайын 11% га өсүп турган мезгили аталац. Негизинен оор өнөр жай жана химиялык өндүрүштүн эсебинен жалпы өнөр жайдын өнүгүү көрсөткүчү дагы жогору (10%) болгон. Ошол эле мезгилде өнөр жай өндүрүшүнүн өнүгүү ыргагы мисалы: АКШда-5%, Францияда-6%, Германияда-5%, Англияда-3% ды түзгөн. Кээ бир мезгилдерде айтальык 1956-1960жж. Өнөр - жай өндүрүшүнүн ыргагы жылына 16%, ал эми машина қурууда 28% га жеткен.

Мындай жогорку көрсөткүч өлкөнүн экономикасынын баштапкы абалынын салыштырмалуу төмөнкү дengзэли менен эле түшүндүрүлбейт. Эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулоо ыргагы дагы тез өнүккөн, айтальык 1966-1970жж. Мезгилинде Япониянын кайра иштетүү өнөр жайындагы эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көрсөткүчү 14,6% түзсө, АКШнын корсоткүчү араң эле 1,4% ба он эссе төмөн болгон.

Капиталдык салымдардын тез өсүү ыргагы алдынкы технологияларды өндүрүшкө киргизүү 1960 жылдардын башталыш мезгилинде Япониянын - экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюмуна (ЭКӨУ) мүчө болуп кириүсүнө мүмкүнчүлүк берип, анын эл аралык дengзэлдеги экономикалык салмагынын өскөндүгүн далилдеген. Япония жайгашкан аймактын дээрлик бардык өлкөлөрүнүн экономикалык абалы начар эле. Мына ошондуктан, Япония аймактык экономикалык кызматташтыкты уюштурууда лидерлик орунду ээледи.

1956ж Бирма менен Филиппинге, 1958ж Индонезияга репарация төлөп берүү боюнча келишимдерге кол коюп, Япония - Тайвань менен соода байланыштарын өнүктүргөн. 1960-жылдары япон премьер - министрлери экономикалык лидер катары Түштүк Кореяга, Австралияга, Жаны Зеландияга, Түштүк - Чыгыш Азия өлкөлөрүнө иш сапарлары менен каттап турушкан. Өзүнүн коншууларына Япония өндүрүштүк багыттагы сапаты жогорку товарларын экспорттогон. 1960-жылдары Япониянын Австралия менен болгон соодасынын келөмү, Австралиянын Англия менен жүргүзгөн соодасынан да ашып кеткен. Япония Австралиянын негизги инвесторуна айланып, болгондо дагы анын бул өлкөгө салган капиталы Англия, АКШ жана

Германиянын салган инвестицияларын чогуу эсептеген өлчөмдөн да ашып түшкөн. Япония менен соода жүргүүнү Жаңы Зеландия, Канада өлкөлөрү дагы күчтөкөн.

1960-жылдардын аяк ченинде Япония өзүнүн экономикасынын дүн продуктасынын көлемү боюнча дүйнөдө АКШ дан кийинки 2 чи орунга көтөрүлгөн. Ал эми кээ бир көрсөткүчтөр боюнча бул өлкө талашсыз дүйнөлүк лидерге айланган. Алсак 1960-жылдардын акырында дүйнөдө курулган кемелердин (жалпы тоннажы боюнча) жарымы Японияга тиешелүү болгон. Болот, пластикалык масса, синтетикалык була өндүрүү, телевизор, электр приборлорун жасап чыгаруу боюнча 1 чи орунга, ал эми автомобиль өнөр жай өндүрүшү боюнча 3чү орунга чыккан.

1965ж Япония тышкы рынокко чабуулун күчтөтөт. Так ошол жылы дүйнө өлкөлөрүндө япондук өнөр жай көргөзмөлөрү өткөрүлүп, биринчи жолу эң жогорку сапаттагы япон товарлары кардарлардын назарына коюлган. Ошондон бери карай япондук товарлар өз атаандаштарынын товарларын кысып келе жатат. Белгилей кете турган бир жагдай, Япония адегендө өзүнүн ички рыногун тейлекендөн кийин гана, товарларынын сапатын жакшырып анан тышкы рынокко ийгиликтүү чыга баштаган. 1970ж Япония 5 млн дон ашык автомобиль жасап чыгарган. Өзүнүн жетишкендиктерин 1970ж Токиодо өткөрүлгөн «ЭКСПО-70» эл аралык көргөзмөсүндө өтө зор уюшкандастықта көргөзө алды.

Япониянын дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирип барышын кантит түшүндүрсө болот? Канткен менен да «экономикалык кереметтий» таянган конкреттүү факторлору бар. Алар төмөндөгүлөр:

1. Японияда түп тамырынан бери техникалык реконструкциялоо өтө тездик менен жүзөгө ашырылган: Мисалы, машина куру 1956-1960жылдарда, жыл сайын орточо 28,8% га өсүп турган. Болгондо дагы чет өлкөлөрдөн лицензия жана патенти менен сатып алышып, бирок өндүрушкө киргизээр алдында япониянын шартына ылайык өркүндөтүлгөн илимий - техникалык жетишкендиктер жана конструкторордук ойлоп табуулар менен толукталган. Патенттерди сатып алууга Япония салыштырмалуу өтө көп деле чыгым короткон эмес, андан дагы кызыгы убакыттан да уткан.

2. Бул процессти мамлекеттик жөнгө салып тургуу системасы тарабынан колдоого алуу иши - мамлекеттик мекемелер тармагы жана көптөгөн корлор (фонддор), лабораториялар, консультациялык пункттар, илим - изилдөө

институттары аркылуу ишке ашырылып турган. Мамлекет алдынкы технологияларды жана жабдууларды өндүрүшкө киргизгендерге женилдиктерди, тактап айтканда аларга атайын карыздарды, дотацияларды, салык төлөөдөгү женилдиктерди берип, чыгым тартып калу коркунучунун алдын алып камсыздандыруу чарапарын колго алган.

3. **Мамлекеттик сектордун ролу өтө чоң болгон:** ал улуттук байлыктын 22%, анын ичинен жер менчигинин төрттөн бириң өз колунда кармап турган. Капиталдык șалымдардын көпчүлүк бөлүгүн, кээ бир жылдары анын өлчөмү 70% га жеткен, ал эми 1960- жылдардын аяк ченинде 25% га жакын бөлүгү мамлекетке таандык болгон. Мамлекеттик сектордо негизинен инфраструктура объектилери : темир жол, коммуникация каражаттары (телефон, радио, почта, телеграф) кирген.

4. **Мамлекеттик пландоо (мерчемдөө)** сунуш иретинде. кыйыр түрүндө болгон. Ал Франциядагы Жан Монненин пландоосуна оқшошуп кеткен, бирок директивалык пландоого салыштырууга болбайт эле.

5. **Ички рынок** суроо-талаптын көбөйүшүнүн эң негизги таянычы болуп калган. **Бириңчилен**, калктын кирешесинин (эмгек акынын көбөйүшү, социалдык женилдиктердин кеңейтилиши) өсүшү сатып алуу мүмкүнчүлүгүн арттырган. **Экинчилен**, техникалык жабдууларды жаңылоонун аркасында суроо – талап бир гана машина куруу ишканаларынын чыгарган товарларына эмес, өнөр жай продукцияларынын бардык түрүнө өскөн. **Үчүнчүдөн**, агрардык реформа айыл чарба техникасына, химиялык продукцияларга (жер семирткичтер, айыл чарба өсүмдүктөрүнө, жаныбарларга зыян келтирүүлөргө каршы дарыларга ж.б) суроо – талапты болуп көрбөгөндөй күчтөтүп, 1950-жылдары жалпы япон элинин 80% түзгөн айыл калкынын сатып алуу жөндөмдүүлүгү арткан. Мамлекет өзүнүн ички рыногуна чет элдик товарлардын капитал кириүүсүнө тосколдуктарды койгон. Иш жузүндө 1970ж чейин эле четтөн келген товарлар үчүн белгиленген жогорку өлчөмдөгү бажы төлөмдөрү жана ар түрдүү квоталар киргизилип, өлкөнүн рыногу чет элдиктерге жабылып калган болучу. Мына ошентип ички рынок толук бойdon атамекендик товарлар үчүн калтырылган.

6. **Өз товарларын чет элдик рыноктордо саатуу**, япондук продукциялардын сапатынын жакшырышына жана өкмөттүн протекционисттик чарапарына жараша көбөйө берди. Товарын экспорттогон ишканалар ар таралтан колдоого алынып турган.

Аларга экспортун белгилүү өлчөмгө жеткире алгандыгы үчүн ар түрдүү экспорттук сыйлыктар, субсидиелер, жаңы рынокко чыккан кезде кокустуктан болуп калуучу жоготууларга кепилдиктер берилген. Ал гана турсун япондук кээ бир ишканалар өз товарларын эл аралык рынокто өз наркынан төмөнкү баада сатып, ортодогу жоготууну, алар ошол товарга суроо- талап күчөгөндүгүнө байланыштуу товар сатуунун көлөмүн көбөйтүүнүн эсебинен толукташкан. Эгерде алар чыгым шартып калган болсо, анда мамлекет колдоо көрсөтүп банкроттон сактап калган. Йенанын улуттук валюта катары конверсияланышы 1971ж гана башталган.

7. **Өлкөдө жалпы жана кесиптик билим берүүнүн жакшырышы** дагы зор таасирин тийгизген. Экинчи дүйнөлүк согуш бүтөрү менен 9 жылдык милдеттүү билим берүү системасы киргизилгендиктен, Япония тегиз сабаттуу өлкөгө айланган. Ошонун негизинде бир жагынан бизнестин өзүнүн эсебинен, экинчи жагынан жогорку билим берүү системасынын эсебинен кесиптик билим берүү көнөтилген. Япондуктардын эсептөөсү бөюнча каражатты билим жана кесиптик даярдоого жумшоо эн жакшы кайтарымын берет, ошондуктан, алар бул чөйрөгө каражат бөлүүнү жылдан-жылга көбөйтүп турушкан. Азыркы күндө дагы билимге жумшалган каражат улуттук кирешенин 40% түзөт- бул дүйнөдөгү эн жогорку көрсөткүч. Буга кошумча япондуктардын улуттук мүнөзү болгон жаңы нерсени үйрөнүп өзүнө кабыл алууга, окууга жана өзүнүн билимин өркүндөтүүгө дилгирлиги, тырышчаактыгы, тартиптүүлүгүн өзгөчө белгилеп кетүү зарыл болот.

8. **Япондуктардын сарамжалдуулугу.** Алар ошонун эсебинен өздөрүнүн кирешелеринин 115 бөлүгүн коротпой топтол үйрөнүшкөн.

9. 1960-жылдарда япондуктардын эмгек акыларынын өлчөмү дагы салыштырмалуу төмөн болгон (1969ж АКШ га салыштырмалуу 4 эс төмөн, ал эми Батыш өлкөлөрүнөн 40% аз)

10. **Социалдык муктаждыктарга чегерилген каражаттын өлчөмүнүн аздыгы.** Европадан айырмаланып япондуктардын, карыган ата-энелери менен чогуу, чоң үй - бүлөдө жашоо салтына байланышкан. Бул өзү социалдык камсыздоо багытына сарпалуучу мамлекеттин чыгымдарын азайтат.

11. **Өндүрүштүү уюштуруунун өзгөчө ыкмалары** - үй-бүлөдө орун алган улуулардын жаштар үчүн дайыма камкордук көрүшү, ал жаштар болсо улууларга уят болбой өз милдетин так аткарғанга көнүп бүткөн салтынын негизинде жүргүзүлгөн. Атактуу, көп өлкөлөргө белгилүү фирмаларда өмүрү өткөнчө

жалданып иштөө системасы калыптанып, ал социалдык кадыр-барктын , жакшы жашоонун белгиси болуп калган. Анткени, ар бир кызматкер – эмгек жолун баштагандан бир эле фирмада иштеп, өзүн ошол чоң үй-бүлөнүн мүчөсү катары сезген, айлык-маянасы жыл сайын көбөйүп турган, ар түрдүү женилдиктерди алуу (ошол фирманин эсебинен үй алуу, фирманин юристеринин кеңешинен пайдалануу, дем алуу мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалануу ж.б.) кепилдигине ээ болгон. Мындай укукка ээ болуу оңой – олтоң келбейт. Ал үчүн жумушка орнөшүп жаткан адам үчүн бир нече адамдардын кепилдиги талап кылышат. Андан кийин ар бир талапкерге сыноо мөөнөтү белгиленет. Ошол мезгил ичинде талапкер, өзүнүн ишке жөндөмдүүлүгүн жана жакшы жетишкендиктерди жаратууга мүмкүнчүлүгү бар экендигин далилдеши керек болот. Эгерде кийинчөрөк бул адам, өзүнүн адистигинен көңүлү калып, иште жогорку көрсөткүчтөрдү жарата албай калган учурда дагы, фирма аны талаага таштабай тургандыгын (өмүрү өткөнчө жалданып иштөө системасында адамды жумуштан айдап салууга болбайт), айлык акысынын жыл сайын жогорулап турушун жана пенсияга чейин иштей берээр мүмкүнчүлүгү бар экендигин билет. Анткенин себеби бул система киреше чыгаша караганда баары бир көп, себеби, ал жерде адам эч качан жалкоолонбой, ак ниети менен иштейт, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн толук жумшайт, кампаниянын ишинин илгерилишине өз салымын кошууга арекеттепет.

12. Согуштук чыгымдардын аздыгы япон мамлекетинин өз экономикасына жеткиликтүү колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн арттырат. Коопсуздук келишимине ылайык Японияны тышкы коркунучтан коргоо милдетин АКШ өзүнө алып, согуштук чыгымдардын негизги бөлүгүн ошолор тартат. Ал эми Япониянын өзүнүн согуштук чыгымдары болсо ички дүн продуктунун 1% наан ашпайт. Ошондой болсо дагы абсолюттук сандар боюнча дайыма өсүп келет жана мамлекеттик бюджеттин чыгымынын 6% на жакынын түзөт. Өлкөнүн аймагында чет элдик аскерлердин тургандыгына япон коомчулугу өтө деле кабатырланбайт. Ал эми 1970 жылдардын баш ченинде Японияны ядролук (өзөктүк) державага айландыруу боюнча маселе талкууга алынганда, аны жактагандар өтө эле аз болуп чыкты. Хиросимо жана Нагасакинин трагедиясын башынан өткөргөн элде өзөктүк куралга каршы көз караш күч алган. Ага дагы бир себеп, Бикини атолласында американыктар өздөрүнүн водороддук бомбасын сыйнаган учурда анын радиактивдүү жаандары япондордун «Фукуру мару» деп аталган балык уулоочу кемесине келип түшкөндүгү байкалган.

Мына ошентип, жогоруда саналып өткөн факторлор Япониянын экономикалық жактан кайра жаралуусунда чечүүчү роль ойногон. Адам өмүрүнүн бир мууну жашаган кыска убакыт ичинде япон өлкөсүндө өнөр жай кайра жаралып, айыл чарбасы реформаланды, тышкы сооданы кенейтүүдө мактанаарлык ийгиликке жетишип, өзүнүн финансы системасын жана валюталык резервин калыбына келтирип алды. Япония өзүнүн өзөктүк куралы жок туруп, дүйнөдөгү держава деген статуски татыктуу жакадан жалгыз мамлекет болуп калды.

5.3. 1970 жылдардын башталышындагы кризистик көрүнүштөр.

Япониянын экономикасындагы абал, көп жагынан АКШ менен болгон соодадан алынуучу пайдага көз каранды эле. Аны турмуш далилдеди. 1975ж АКШнын президенти Р.Никсон долларды девальвациялап өз өлкөсүнө экспорттолуп жаткан товарларынан түшүп жаткан Япониянын пайдасынын көлөмүн төмөндөткөн. Анын артынан эле өзүнүн экспортунун көлөмү боюнча Япониянын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү сунушуна карабастан Р.Никсон, АКШда сатылган япон товарларына 10% кошумча төлөм киргизип салган. Жогоруда айтылган иш чарапалар 1971 жылы япон экономикасынын өнүгүү ыргагынын 6% га чейин төмөндөесүнө алып келген. Ошол эле жылдын август айында Япония өзүнүн валютасы иенанын калкып жүрүүчү курсун киргизгенден кийин, анын курсу 16%/га төмөндөдү. Булл кадамдар Япония менен АКШнын ортосундагы мамилени начарлаткан. Япон коомчулугу Р.Никсондун **1971 жылдагы Кытайга** болгон күтүүсүз иш сапарына дагы нааразы болушкан, себеби алар бир гана саясый мамилелердеги өзгөрүүлөрдөн чочулашпастан, АКШ Кытай менен жакындашып, япондуктарга өз рыногун жаап салат деп кооптонушкан. Бирок эки тараф тен ортолорундагы экономикалык пикир келишпесчиликтен саясий карама-каршылыкка өсүп кетишин каалашкан эмес. 1972 ж эки өлкөнүн ортосунда жаны соода келишими түзүлүп, ошол эле жылдын сентябринде Гонолулуда Р.Никсон менен Эйсаку Сатонун жолугушуусу болгон. Япония тышкы соодадагы дисбалансын ондош учүн көп өлчөмдөгү чет элдик товарларды сатып алууну убада кылган. Жалпысынан өлкөнүн өнөр жайында чыгарылган товарларды өткөрүүдөн көз карандылыгы кескин жогорулаган. 1970- жылдардын башталышында экспорттон түшкөн киреше ИДПнын 10% нан ашпаса да, кээ бир тармактар

үчүн тышкы соода өтө зор мааниге ээ болгон. Өзүнүн өнөр жай өндүрүшүн Япония сырттан көп өлчөмдө чийкизат (сырье) жана энергоресурстарды сатып алып турган, ал үчүн өлкөдө дайыма валюта түрүндөгү киреше болуп туруусу зарыл эле. Ошондуктан, көп учурда япон экономикасын токтосо эле жыгылып түшкөн велосипед минген адамга салыштырышкан. Ошол себептен сөзсүз түрдө япониянын экспортту импорттон ашып турушу керек болгон.

1970-жылдардын башталышында дагы бир маселе - экология маселеси курчуп кеткен. Себеби, 1960-1970 жылдардагы өнөр жайдан дүркүрөп өсүшү, өнөр жай ишканаларынын кээ бир калк жашаган аймактарда жыш жайгашуусу курчап турган чөйрөнүн өтө көп булганышына алып келген. Мындай бейчен өскөн өндүрүштүн оорчулугун, тейлеп жаткан инфраструктура дагы көтөрө албай калган. Табигый чөйрөнү андан ары деле ушинтип пайдалана берүү мүмкүнчүлүгү түгөнүп бараткан. Ошонун натыйжасында 1970-1971жж ички рыноктун өсүшү секинде, анын кесепетинен экономика 2,7% төмөндөп, депрессияга дуушар болгон.

Айлана чөйрөнүн булганышын азайтуу же болбосо такыр эле токтотуу багытында япон өкмөтү өтө катуу чаラларды колдонуп күрөшө баштаган. Ишкана ээлерине экология багытында кошумча каражат бөлүп коргоону же болбосо өндүрүштү толук бойdon токтотуу талабын койгон. **1971 жайланы чөйрөнүн коргоо мекемеси түзүлүп**, ал дагы өз багытында чарапларды көрүп жатты.

1972ж экспорттун бир топ көбөйүшүнө байланыштуу экономикалык жогорулоо байкалган. Ошол эле жылы япон аралдарын реконструкциялоо планын бекитилген. Ал болсо, 1973 ж ишке ашырыла баштаган.

План боюнча төмөндөгү иш чараплар караплган:

а) өнөр жай ишканаларын децентрализациялоо, аларды Япониянын бардык аймактарына чачып жайгаштыруу.

б) жаңы инфраструктура түзүү:

в) айлана чөйрөнү коргоо боюнча макулдашылган иштерди жүргүзүү.

г) экспортко товар чыгарууга кызыктырууну күчөтүү

Ушул багытта жүзөгө ашырыла баштаган иш чараплар 1973ж экономиканын 15,6% га чейин өсүшүнө алып келген. Бирок ушунун баары, 1973ж ноябырында ОПЕК ке кирген өлкөлөр мунаидын (нефть) баасын күтүүсүздөн 4 эсеге көтөрүп жибергенде үзгүлтүккө учурады. Анткени япон экономикасынын өсүп

өнүгүүсү анын чет элдик рыноктордон чийкизат менен энергоресурстарды сатып алуудан көз каранды болгон.

Япониянын өзүнүн кен байлыктары жокко эссе. 1970-жылдардын башталышында япондуктардан өзгөчө жүрөгүн өйүгөн маселе, мунайды импорттоодон япон энергетикасынан 80% көз карандылыгы, анын дагы 85% Японияга Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнөн ташылып келиши болгон.

Ошондуктан 1973 ж кезектеги Араб- Израил согушу тутанып, араб өлкөлөрү мунайга эмборго киргизгенде, Япониянын запасы бир нече күнгө эле араң жеткен. Качан гана мунай сатуу кайрадан жанданганда ОПЕК тин мунай экспорттоочу өлкөлөрүнүн 1973 ж ноябрдагы чечими менен мунайдын баасы 4 эсеге кымбаттаган. Бул Япония үчүн мунайды импорттоодон алган биринчи сокку болуп, өлкөдө өзгөчө катуу үнөмдөө тартибин киргизүүгө түрткөн. Мунайды пайдалануу эки эсеге кыскарып көптөгөн соода менен алектенген ишканалар жабылган, өтө терең экономикалык төмөндөө башталган. Ошондон кийин бир эле Япониянын тарыхында эмес жалпы эле дүйнө элдеринин тарыхында жаңы барак ачылган.

Т ы я н а к т а р:

1. Япониянын экономикалык жактан ыкчам өнүгүшүнө биринчиден, өзүн өзү андоп түзөп жөнгө салып туруга жөндөмдүү рыноктун тармактын түзүлгөндүгүн, экинчиден мамлекеттик жөнгө салып туруга жана дем берип кызықтуруу системасын калыпташын кошууга болот.

2. «Экономикалык керемет» мезгилиnde Япония тез арада өндүрүштүн кубаттуулугун жаңылоого, заманбап техникаларды жана технологияларды өндүрүшкө киргизүүгө, массалык өндүрүштү өстүрүүгө, экспорту көбөйтүүгө, продукциялардын сапатын арттырууга жетишкен. Өзүнүн экономикасынын дүнүнөн алган көрсөткүчү боюнча дүйнөдө 2 орунга чыккан.

3. «Экономикалык кереметтин» негизги факторлорунун ичинен техникалык реконструкциялоону түп тамырынан бери мамлекет тарабынан колго алынгандынүгүн өзгөчө белгилеп кетүү абзел. Андан башка улуттук салттардын алкагында өндүрүштү ўюштурууда жумушчу күчүн эмгеке кызыктыруунун өзгөчө ыкмаларын киргизишкен.

4. 1970-жылдардын башталышында япон экономикасы бир топ кыйынчылыктарга тушуккан. Алар :

а) экологиялык

б) мунайды импорттоодон көз карандылыктын күчөшү

в) АКШ менен болгон соодада дайыма импортко салыштырмалуу экспортту көбөйтүү зарылчылыгы. Ушул кыйынчылыктар акыр аягында олуттуу түрдө экономиканын төмөндөөсүнө, есүү ыргагынын секиндешине алтып келген.

№6 Тема: XX КЫЛЫМДЫН АҚЫРЫНДА ЯПОНИЯДА “ПОСТИНДУСТРИАЛДЫК ЭКОНОМИКАЛДЫК МОДЕЛДИН” ТҮЗҮЛҮШҮ”.

6.1. 1970-жылдардагы кризистик жарайндар

ОПЕК уюмуна кирген өлкөлөр тарабынан 1973-жылы ноябрьида мунайга болгон баа көтөрүлгөндөн кийин Япония деңдароо абалда калды. Себеби, эми мунайды импорттоо үчүн чыгым ИДП тун -3,1% на чейин ёскөн (АКШда ИДП тун -1,4%). Кийинки 1974-жылы эле өндүрүш 2% га темендөдү. Ал эми 1975ж. Батыш Европаны капитаган экономикалык кризис япониянын экспортuna катуу сокку уруп, өндүрүштүн төмөндөөсү 10,6% жетти. Дүйнө, “япон керемети” арзан мунайдан пайдаланып эле болгон есүш, ошондуктан эми мунайдын жаңы баасын япон экономикасы көтөрө албайт деген жоромол пайда болгон.

Ага карабастан Япон өкмөтү суроо-талапты көбөйтүүгө багытталган бир топ иш-чарапарды көргөн. Биринчиден, “коомдук иштерди” каржылоо көбөйтүлгөн, экинчиiden, мамлекеттик турак-жай куруу кенейтилген. Ушулар ички рынокто суроо-талаптын төмөндөшүн азыраак болсо дагы токтотууга көмөк көрсөтүүсү керек эле. Аны менен катар Япон Банкы насыялардан (кредит) алынуучу үстөгүн төмөндөткөн: бул чарапар насыяларды арзандатып, татаал кырдаалда ишкерлерди өз ишканаларын техникалык жактан кайра жабдууга кызыктырган. Ошол эле мезгилде япон өкмөтү амортизациялык* чегерүүлөрдүн пайызын (%) кескин көтөрүп салган, ошондуктан бизнесмендер* өндүрүш каражаттарын мөөнөтүнөн мурун алмаштырууга жана өндүрүшке жаңы технологияларды киргизүүгө кызыктар болушкан.

Дагы бир маанилүү жагдай мунайды үнөмдүү пайдалануу, өлкөнүн отун энергетикалык керектөөсүндө анын улүшүн азайтуу, энергиянын башка булактарын издөө, энергияны аз өлчөмдө керектеген жаңы технологияларды иштеп чыгуу иштери колго алынган.

Экспортту кенейтүү максатында өкмөт кошумча женилдиктерди киргизген. Ашыкча каржылык ресурстары көп

Япония акчасын Малайзия, Индонезия, Тайланд, Филиппин өлкөлөрүнүн экономикасына инвестиция иретинде жайгаштыра баштайды. Жакынды өткөнде 1973 ж. япониянын мунайсында 10% болгон көз карандылыгын женилдетүү максатында Япония - Жаны Гвинея, Австралия, Индонезия жана Нигерияда мунай көндөрүнүн чалгындоо жана өндүрүп алуу иштерин инвестициялай баштаган.

Өкмөттүн ыкчам жана жигердүү ишке ашырган чараларынын акыбети кайтып, кризис аяктаган мезгилге Япония дүйнөлүк рынокко продукциялардын жаңы түрлөрүн чыгара баштаган. Ошонун аркасында 1976 ж. өлкөнүн ИДП ту 13,8%, 1977 ж.-4,1% өсүш берген. Тышкы соода да туруктуу өз пайдасын камсыз кыла алган. Кризис аяктай элек 1975 ж. соода дефицити* 2,1 млрд долл. түзгөн болсо, кийинки 1976 ж. эле андан алышкан пайда 2,4 млрд, 1977 ж.- 9,7 млрд, 1978 ж. ал гана эмес 26 млрд. долл. жеткен. Мына ошентип, Япония тунгуюктан жол таап, мунайдын жаңы баасына ылайыкташып алгандай болгон.

Бирок, 1979 ж “2-чи мунай соккусу” башталды. ОПЭК өлкөлөрү дагы бир ирет мунайдын баасын, болгондо дагы 85% көтөрүштү. Бул деген Япония үчүн өткөн жылга салыштырмалуу эле мунай үчүн 12 млрд. долл. га көп сарпташ керектигинен кабар берген. Ал аз келгесинде кийинки 1980 ж. мунайдын баасы дагы эки эсеге кымбаттап, мындай жогорулоо 1981 ж. июнь айына чейин улана берип, мурда болуп көрбөгөндөй дөнгөлгө - бир баррель* мунайзаттын баасы -35 долл. жеткен (салыштыра кетсек мунайга баа көтөрүлө элек 1973 ж. 1 баррель үчүн 2 эле долл. төлөнүп келген).

Мунай баасынын мындай кымбатташы Японияга өтө чон маселе жаратты. Кечээ жакында эле бардык өнөр жай тармактарында алмаштырылган эн жаңы жабдыктарды кантит иштетүү керек, анткени мунайдын жаңы баасы кирген шартта алар рентабелдүү* болбой калат. Кайрадан экономиканын темендөөсү башталды. Япониянын соода балансында дефицит өкүм сүрүп, ал 1979 ж. 7,6 млрд. долл., 1980- ж. -10,7 млрд. долл. га жеткен. Валюталык резерв азайып, эми жаңы шартта Япония дагы бир ирет ынгайлаша алабы - деген суроо туулган.

“Экинчи мунай соккусу” дүйнөлүк экономикалык кризиске капитап, Японияга өтө катуу оорчулук туулган. Анткени, анын кайра иштетүүчү өнөр жайынын 30%, кээ бир тармактарынын 90% экспортко байланып калган эле. Ушундай экономикалык кризис шартында соода өнөктөштөрү Япония өзүнүн ички рыногун ар түрдүү пошлиналык* төлөмдөр, кваталар* менен жаап алгандылыгын, эгерде ал башка өлкөлөрдүн товарлары үчүн өз рыногун ачпай турган болсо, алар дагы ошондой кадамдарга

баарын эскерте башташкан. Батыш өлкөлөрүнүн кысымы астында Япония алардын талаптарын аткарып, пошиналык төлөмдердүн өлчөмүн төмөндөтүп, өлкөге кирген товарларга квоталардын көпчүлүгүн жоюуга аргасыз болгон.

1970 жылдардын аяк чениндеги Япония үчүн бир ынгайсыз нерсе – дүйнөлүк рынокто “жаны индустрналык өлкөлөр” (ЖИӨ) деп аталган жаны атаандаштардын чыгышы болуп калды. Кечээ 1960 – жылдарда эле өнөр жай продукцияларын дүйнөлүк рынокко чыгарган өлкөлөр саналуу гана получу. 1970 – жылдары өзүнүн күчтүү өнөр жай секторун түзүп, товарларын дүйнөлүк рынокко ташый баштаган өлкөлөрдүн тобу белүнүп чыккан. Алар: Латын Америкасынан – Аргентина, Бразилия, Мексика, Венесуела, Чили, ал эми Азиядан негизинен “чыгышазиялык жолборстор” деген атальшкан төрт өлкө 1970 – жылдардын акырында дүйнөлүк экспорттун 6% берип турган. Болгондо да алар ушул мезгилге чейин өнүккөн өлкөлөрдүн монополиясы* болуп келген тармактарга атаандаштык кыла баштаган. Алып карасак, Тайвань – электроника, өтө так машина куруу, приборлорду* жасоо жана атомдук (өзөктүк) электрстанциялар үчүн жабдыктарды жасоого адистешкен; Сингапур – медициналык жабдыктарды, байланыш аппаратураларын, авия приборлорун, компьютерлерди жасап чыгарууда алдыга озуп, ал аз келгендип мурайды кайра иштетүү боюнча дүйнөдө үчүнчү борборго айланып, ал эми мааниси жагынан дүйнөдөгү экинчи эн чон портко айланган; Түштүк Корея болсо – үч тармак: болот өндүрүү, кеме куруу жана электроприборлорду жасап чыгаруу боюнча атаандаштыкта Японияны басып өткөн. Эки өлкөнүн ортосундагы эмгек акынын өлчөмү дагы кескин айырмаланган. Түштүк Кореяда айлык акы япондуктарга салыштырмалуу 5 эсे төмөн, ал эми кеме куруу өнөр жайларында – 10 эсе аз төлөнгөн. Гонконг – 1992 ж. saat соодалануучу дүйнөлүк рыноктун 40% эзлеп алган. Жогоруда айтылгандардын баары Япониянын абалын оорлотуп, анын товарларын тышкы рынокто сатуу мүмкүнчүлүгүн чектеген.

АКШнын эсептик ставкасынын* өсүп кетишине байланышкан дагы бир олуттуу маселе келип чыккан. Чет элдиктерди өзүнүн улуттук валютасын долларга алмаштырып, аны американлык банкка салууга турттуу максатында АКШ өкмөтү дайыма өздөрүнүн эсептик ставкасын жогорулатып турган. Анан калса абдан кооптуу кыйчалыш мезгилде акчасын өнөр жайга салуудан баары чочулап калышкан. 1979 ж. АКШ нын эсептик ставкасы япониянынан 2 эсэ жогору болгон.

Бул өз кезегинде япон валютасы – иенанын курсунун түшүп кетүүсүн шарттаган. Анын андан ары биротоло төмөндөп

кетүүсүнөн сакташ үчүн Япон өкмөтүн өзүнүн валюталык резервинин* бир бөлүгүн бөлүп берүүгө аргасыз болгон. Америка долларынын курсунун мындай атايылап жогорулатышы өтө чон коркунуч жаратышы мүмкүн эле. Анткени, ошол мезгилде дүйнөлүк рынокто сатылган бардык чийкизаттын (сырье) 90%, анын ичинде мунайдын 100% ы долларга сатылып жаткан. Бул деген чийкизат сатып алууга, импортко сарпталуучу чыгымдардын чыгымдардын көбөйшүнө алыш келген. Жогоруда айтылган маселелер японияны өзүнүн экономикасын тармактык жактан ондоп кайра түзүүгө мажбуурлаган.

6.2. 1980 –жылдардагы экономикалык кайра түзүүлөрдүн негизги бағыттары.

Япония өзүнүн экономикалык системасын түп тамырынан бери өзгөртүүгө аргасыз болду. Негизинен бул дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн бардыгына мүнөздүү кадам эле. Постиндустриалдык цивилизациянын* экономикалык өзөгүн түзгөн – постиндустриалдык экономикалык модель* иштелип чыккан. Ал деген, барыдан мурда, экономиканын тутумунда (структурда) өзгөрүүлөр болгондукун айгинелеген :

1. Жаны экономикалык системасда **негизги орунду үчүнчү (третичный) сектор** ээлеген. Ал секторго – соода чөйрөсү, калкты тейлөө кызматы, каржы, социалдык чейре (саламаттыкты сактоо, билим берүү, социалдык жактан камсыздоо), илим, информатика, инфраструктура* кирет. Так мына ушул тармактарда улуттук продуктунун көпчүлүгү өндүрүлүп ,калктын көпчүлүгү иш менен камсыз боло баштаган. Жаны фирмалар дагы ошол сектордо түзүлүп жатты. Бул убакытка чейин экономикада өнөр жай тармагы негизги болуп келсе, эми ал орун үчүнчү секторго тииди.

2. **Өнөр жайда илимге негизделген өндүрүшкө** басым жасалган. Бул тармакта продукциянын наркы илимий жактан негизделип , кызматкерлердин техникалык квалификациясына*, дизайнга*, ноу-хау* жана башкалар дагы эске алынган. 1980 ж. баштап Японияда 26 технополистер* түзүлө баштаган. Технополис - деген бул өзүнүн инфраструктурасы, транспорттук жана маалымат системасы бар үлгүлүү шаар. Аларда өзүнүн өнөр жай парктары, илим жана технология борборлору, маданий мекемелери, мектептери жана университеттери бар. Мындай технополистер өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтердин катышуусу менен түзүлгөн. Алар өлкөнүн бардык аймактарына бирдей, төң салмакта белүнгөндүктөн, жаны экономикалык

системаны жайылтуунун борборлору болуп калышкан. Бардык капиталдык салымдардын 50% мамлекеттин эсебинен бөлүнүп, андан башка дагы ар турдүү женилдиктерди берүү шарты менен елкөдөгү өндүрүш каражаттарын толук бойdon техникалык реконструкциялоо ишке ашырылган.

3. Чийки затты, энергоресурстарды көп сарптаган жана эң жөнөкөй операцияларды аткарууда (кураштыруу ишинде) жумушчу күчүн көп талап кылган, айлана чөйрөнү булгаган өнөр жай ишканалары, кээ бир тармактар толук бойdon аесуз жок кылынган. Булардын катарына эң алды менен болот, алюминий өндүрүү, химия, электротехникалык өнөр жайларды, кеме курууну кошсо болот. Ушул убакытка чейин аталган тармактар Япониянын өнөр жай өндүрүшүнүн сыймыгы болуп, аларда збегейсиз көп адам эмгектенген. Ошого карабастан, энергоресурстарга жаңы баа коюлган, өтө катаал экологиялык мыйзамдар иштелип чыгып, жумушчу күчүнү наркы ескөн мындай шартта чечкиндүү кадамдарды жасабай коюуга мүмкүн болбай калган.

4. Кайра түзүүлөрдүн дагы бир мүнөздүү белгиси таптакыр жаны, мурда болуп көрбөгөн технологиялардын өндүрүшкө киргизилиши болгон. Бул технологиялар эмгек предметине молекулярдык* денгээлде таасир этип, анын ички түзүлүшүн өзгөртөт. Буга чейинки технологиялар боюнча бардык индустриалдык коомдо жөнөкөй гана механикалык* жол менен (уруп-согуп, штамп*, калып менен жалпак металдан буюмдарды жасоо, кесүү, эритүү ж.б.у.с.) жасалып келген. Жаны технологиянын мисалына темирди лазер* нуру менен кесүүнү айта кетсе болот. Жаны технологияда материал коромжуга учурабайт, экологиялык жактан таза, калдыктары аз чыгат.

5. Дүйнөлүк рыноктогу кырдаалдын тез өзгөрүп турган шартында өндүрүштүү уюштуруунун формасын дагы өзгөртүү талап кылган. Тактап айтканда эми рыноктун талабына тыкыс көз салып, ар бир өзгөрүүнү байкап, ошого жараша өндүрүш процессинде өзгөртүүлөрдү киргизип турду зарыл эле. Мындай шартка ылайыкташтыруунун жолу өндүрүштө продукцияны аз-аздан рыноктун талабына жараша өлчөмдө чыгарып турду деп табылган. Өндүрүштүн мындай багытта иштеши өз кезегинде, фирмаларды башкарууну децентаризациялоо* б.а. или корпорациялар өздөрүнүн башкаруу укугуунун көп бөлүгүн жер-жерлердеги филиалдарына өткөрүп берет. Алар эми, эмне чыгарууну кандай баа менен кайда сатууну жана өндүрүш тутумун кандайча өзгөртүүнү өздөрү чечишет. Ушундай кайрадан

уюшулган жаңы ишканалардын дээрлик көпчүлүгү ийкемдүү келишип, рыноктук талабына жараша өндүрүштү тез-тез өзгөртүп турууга жөндөмдүү болуп чыкты.

Энергоресурстарды үнөмдөө жаатында, көрүлгөн чарапар акырындык менен өз үзүүн бере баштаган. Алсак, 1975-1980жж. өнөр жайдын энергияны сарптоосу 20% га азайышынын негизинде 1980 ж. өлкөгө мунай ташып келүү 9% га кыскарган. Аны менен катар эле энергиянын башка булактарын издеө уланып, күндүн, океандын, дениздердин толкундарын пайдаланып энергия чыгаруучу станциялардын долбоорлору иштелип жатты. Таш көмүрдөн газ алуу боюнча атайын программа кабыл алышып, аны пайдалануунун эсебинен 1980 ж. Япония өзүнүн энергияга болгон муктаждыгынын 63% гана мунайды керектөөден алыш турган.

Чет элдик өнөктөштөрүнүн талабы боюнча импорттук товарларга болгон квоталардын көпчүлүгү жоюлуп жана тарифтерди төмөндөтүү менен Япония өзүнүн ички рыногун тарифке байланышпаган тосмолор (ТБТ) аркылуу коргоп алган. Аларга: бажы декларацияларын * толтуруунун татаал эрежелери, катаал санитардык нормалар, товардын сапатына коюлуучу талаптар. Андан башка японияда товар сатуунун көп баскычтуу системасы орун алган, ошонун кесепетинен өлкөгө киргизилген товарлардын наркы кымбаттап кетип, алардын жергиликтүү товарлар менен атаандаштыгы төмөндөйт. Ал эми өзүндө чыгарылган жергиликтүү товарларды ишкерлер японияда чет өлкөлөрдө саткандан дагы кымбатыраак сатышат, ошонун аркасында бардык чыгымдарын жаап турушат. Мындей көрүнүш чет элдик атаандаштардын нааразычылыгын жаратат. Бирок, япондуктарды түздөн түз күнөөлөгөнгө негиз жок, анткени бажылык төлөмдердүн дөнгөэли бул жерде АКШ, Батыш Европа өлкөлөрүнө салыштырмалуу төмөн, ал эми квота болсо негизинен айыл чарба продуктыларына гана тиешелүү (импортко тыюу салат)

1980-1987 жылдар ичинде ички рынокто суроо-талап төмөндөө жолунда болду. Ал өз кезегинде УДПнун өсүү ыргагынын жайлашына алыш келген. Ошого карабастан жалан гана экспорттун өсүшүнүн .себинен ИДП 1982 ж. 3%, 1983 ж. - 3,7%, 1984 ж. - 5,5 % га көтөрүлгөн.

1981 жылы Япония тышкы рынокко продукциялардын жаңы түрлөрүн-микропроцессорлор, өнөр жай роботтору, ийкемдүү өндүрүш системаларын чыгара баштаган. Бирок көлөмү жагынан өсүп бара жаткан экспорттук товарлардын негизгилери - үй турмушка керектелүүчү электроника, турмушта

көп колдонулуучу товарлар: телевизорлор, видеомагнитофондор, миксерлер, СВЧ-печеси жана башка калк кенири керектеөчү турмуш-тиричиликтөрдө көп колдонулуучу техникалардын жаңы түрлөрү болуп кала берген. Мисалга 1981 ж. Япония видеомагнитофондор сатылган Батыш Европанын рыногунун 90% эзлеп алган. Экспорттун өсүшүнө япондуктардын товарды сатуу шартын жакшыртуусу, тейлөө, сатылгандан кийинки ремонттот берүү сыйктуу кызматтары дагы түрткү берген. 1980ж. 1-декабрынан баштап тышкы сооданын үстүнөн болгон мамлекеттик тескөө дагы бошондотулган. Ушулардын негизинде импортко салыштырмалуу экспорттун көлемү 1982ж. 9 млрд.долл., 1983ж. 24 млрддан ашык, 1984ж. бул көрүнүш уланып, АКШ менен болгон соода балансы Япониянын пайдасына 35 млрд. долларды түзгөн.

1980ж. баштап Япон өкметү ақырындык менен мурунку экономикалык саясаттан баш тартып, аны либералдаштыруу багытын алат. Ошонун алкагында мамлекеттин менчигинде турган ишканы, мекемелердин бир бөлүгүн менчиктешириүү мүмкүнчүлүгүн караштырып, мамлекеттик жөнгө салуу механизмин бошондотот. Мындай кадам дүйнөлүк экономиканын мүнөзүнүн жалпы өзгөрүүлөрү менен байланышкан. Анткени түзүлгөн жаны шартта, мамлекеттин экономикага кийлигишүүсү, образдуу айтканда пилдин идиш-аяк саткан күркөсүнүн ичине кирип алышын элестетет. Ошондуктан, башынан бери өзгөчөлөнүп келген Японияда дагы рынок мамилелерине басым жасала баштаган.

Бул өлкөдө мындай кадамга баруу онойго турган жок, себеби, 1980 жылга Япония көптөгөн товарлардын түрүн өндүрүп чыгарууда өнүккөн өлкөлөрдөн алдыга озуп кеткен получу. Ал эми мындай ийгиликтөр так ошол мамлекеттин борбордоштурулган пландоосунан, каржылоосунан, кадрларды даярдоо жана билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттин жүргүзгөн саясатынан жараган эле. Р.Рейган башкарған мезгилдеги АКШга же Тетчер бийликтөрдөн тургандагы Англияга салыштырмалуу Японияда рынок механизминин сокур күчүнө көп деле ишнене беришкен эмес. Ошого карабастан мамлекеттин үстөмдүк кылуусунан ақырындык менен баш тартуу бул өлкөдө дагы башталган.

1980ж. Японияда мурдагы, экономикага чет элдик капиталды тартууга каршы болгон стратегияны кайрадан карап чыгуу башталып, ошол эле жылы чет элдик 12,6 млрд. долл. өлчөмүндөгү каражат тартылган. Ошол жылдан баштап бул процесс жылдан жылга өсө берген. Аны менен катар

япондуктардын чет өлкөлөргө капитал салышы 1989 жылга 186 млрд. долл. жеткен.

Сөз болуп жаткан мезгилге таандык дагы бир жагдай сөз кылууга татыйт. Япония өзүнүн окумуштуу, инженерлерине конструктордук иштеп чыгууларга жана илимий изилдеелергө болгон каражаттын көлөмүн көбөйтүп жаткан. Ушул багытка жумшалган каражаттын көлөмү 1980ж. – 14,5% чейин көтерүлгөн. Япониянын илими дүйнөдөгү алдыңкы катарга көтерүлө баштаган.

1980 жылдардын орто ченинде мунайдын дүйнөлүк баасы баррелине-16-17 долл. чейин түшкөнүнө байланышуу экономикада жогорулоо башталган. Японияда өнүгүү негизинен ички рыноктогу суроо-талаптын өсүшүнүн эсебинен жүргөн. Бул өлкө кайрадан дүйнөлүк экономикада өз ордун бекемдеп алды.

Япониядагы технологиялык кайра куруулардын ийгилиги башка себептер менен катар, анын өнөр жайынын өзгөчө тутумуна дагы байланышкан. Бириңчилен, ал жерде көп профилдүү өндүрүш болгондуктан рыноктун талабына ылайык тез арада ошого ылайыкташууга мүмкүнчүлүгү бар. Экинчилен, ири корпорациялардын тутумунда өнөр жай ишканалары менен катар эле өзүнүн каржылык (финансалык) мекемелери дагы болгон. Бул өзгөчөлүктүн тарыхы узак. Белгилүү болгондой XIX к. аяк ченинде так ошол банктар мамлекеттен көптөгөн ишканаларды сатып алышып, аларга дагы кожоюн болуп калышкан. Өзүнүн каржылык мекемеси, андагы каражаты бар ишканы, дүйнөдө түзүлгөн каржылык кырдаалга карабастан, качан гана болбосун өзүндө техникалык кайра жабдуу жана технологиялык жаңылоо иштерине зарыл болгон каражат таба алат.

Чет элдик компаниялар тарабынан Японияда курулуш иштерин жүргүзүүгө чектеелердүн жана бажылык тосмолордун алынып салынганына карабастан экспорт менен импорттун айырмачылыгы өсүп отурган. 1980 жылдардын ортосунда АКШ менен Япониянын ортосундагы соода балансы 50 млрд. долл. түзүп, 1988 ж. АКШнын Конгресси соода жана атаандаштык а жөндөмдүлүк жөнүндө мыйзам кабыл алганга чейин барган. Ага ылайык, АКШ президентине Японияны “абийирсиз соодагер” өлкө катары күнөөлөөгө жана Япониядан андай адилетсиздик кадамдарга барбоо талабын коюу укугу берилген. Ушунун өзү АКШ нын япондуктарга такай нааразы болгондугунан кабар берет. Бирок, ушул өнүттөгү сүйлөшүүлөр эч кандай жыйынтыксыз аяктап, АКШ нын коркутуп-үркүтүүсү Японияга жетишээрлик таасир эте алган эмес.

6.3. XX кылымдын аяк чениндеги экономикалық жарайндар.

1990-жылдары Япон өкмөтү мамлекеттик секторду акырындык менен азайтууну уланта берген. Көптөгөн өнөр жайлар, инфраструктура объектилери жана дүйнөгө аты чыккан Япон темир жолдору дагы жеке менчикке өткөн. Жеке адамдардын колуна өткөн бул өндүрүш каражаттарынын өндүрүмдүүлүгү жогорулап, ошол эле учурда аларда иштеген адамдардын саны - кыскарган. Экономикага мамлекеттин кийлигишүүсү, жөнгө салуусу дагы азайып, рыноктун өзүн-өзү ондоп-түзөөсүнө жол берилген.

Ошол эле 1990-жылдары Япония дүйнөдөгү эн ири кредит берүүчү өлкөлөрдүн катарына кошуулуп, анын чет өлкөлерге салган инвестициялары 1 трлн. доллардан ашып кеткен. Дагы бир ете маанилүү көрсөткүч, эмгек өндүрүмдүүлүгү боюнча 1991 ж. бул өлкө Батыш Европа өлкөлөрүн басып өтүп, АКШ нын көрсөткүчүнүн 90% на жете барган. Япония видеоаппаратуранын дүйнөлүк өндүрүшүнүн 90% на жакынын, ал эми өнөр-жай роботторунун 213 берип турган. Тышкы рыноктон көз карандылыгы японияга өзгөчө 1997-1998 жж. “азия кризисинде” өзгөчө катуу тийген. Анткени анын тышкы соодасынын 28% так ушул кризиске кабылган Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүнө туура келген. Бирок бул кризистин кесепттеринен Япония кийинки жылды эле арылып, кайрадан өнүгүү жолуна түшкөн.

Бүгүнкү күндөгү Япония, экономикасы туруктуу өнүгүү жолуна түшкөн, дүйнөлүк продуктун 14% берген өлкө деп билебиз. Экспортко чыгарылып жаткан продуктасы 400 млрд. долл. ашып түштөт. Дүйнөдө кеме куруу (дүйнөдөгү кеме куруунун 52%), трактор жасоо, темир иштетүүчү өнөр жайга керектүү өндүрүш каражаттарын өндүрүп чыгаруу боюнча биринчи орунда турат. Дүйнөдө өндүрүлгөн болоттун 14% нан ашыгыраагы, түстүү телевизорлордун- 60%, автомобилдердин- 30% японияга таандык.

Япониянын жалпы тышкы соодасынын 14% АКШ га туура келет. Бул жерде Япониянын пайдасына оогон дисбаланс 1990-жылдары дагы уланып отурган. Ошондуктан американалыктар абалды өз пайдасына оодаруу максатында япониядан өз рыногуна киргизүү кепилдиги бар кээ бир продукцияларга квоталарды алууга аракет кылып көрүштү. Андан майнап чыкпагандан кийин президент Б.Клинтон өз өлкөсүндө сатылуучу Япон товарларына жогорулатылган тарифтерди киргизип, ошол эле учурда американалык доллардын курсун төмөндөтө баштаган. Бирок бул аракеттер дагы он жыйынтык берген эмес. Эки өлкөнүн

ортосундагы сооданын тегерегиндеи карама-каршылыктар токтобой келет. Анткени менен алардын эч кимиси ооз жүзүндө бирин-бири күнөөлөгендөн ары бара албай жатышат. АКШ саясатчыларынын арасында, Япониянын экономикалык ийгиликтери, бол аймактарды аскердик коргоонун негизги чыгымдарын өз мойнуна алган американалыктардын зебинен жетишилип жатат деген ой үстөмдүк кылып, алар япондуктардан өз өлкөсүн коргонууга чыгымын көбөйтүүнү талап кылып келишет.

1990-жылдардын аягында Япония инфляцияны 2%дан төмөнгө, ал эми жумушсуздуктун дөңгээлин – 4%дан азыраакка жеткире алды. Өнөр жай ишканаларында эмгектенгендердин саны жылдан жылга кыскарып жаткандыгын эске алганда, бол көрсөткүчтөр өтө таң калаарлык. Анын жандырмагы Япон өкмөтүнүн аракетине байланган. Өкмөт, ишкерлерге ар түрдүү женилдиктерди берип, аларды, жумушчуларды иштен кетирбей туруп, ар түрдүү кесиптик кайра даярдоодон өткөрүп өзүндө карман калууга жол ачып берип турат. Ошонун натыйжасында көптөгөн япондук корпорацияларга кайра даярдоочу окуу борборлору ачылып, жыл сайын ондогон адистер кайра даярдоодон өтүп турушат. Мындай ыкма, кызматкерге жумуштан бошонгондо төлөнүүчү чыгымга салыштырмалуу бир топ арзан.

Япон эмгекчилеринин турмуш абалы кескин жакшырган. Алардын бир айлык орточо эмгек маянасы 4 мин. долл. га жакын. Жумуш күнүнүн узактыгын, эмгек шартын ж.б. жөнгө салып туруучу кенири социалдык мыйзам базасы түзүлгөн.

Жогоруда саналып өткөн эн мыкты жетишкендиктер менен катар, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндө негативдүү көрүнүштөр дагы орун алган.

Алардын катарында, масштабы боюнча эбегейсиз чон “өндүрүшкө иштебеген тармактарды” б.а. башка өлкөлөргө атаандаштык кылууга жетише элек жана артықбаш жумушчу күчүн талап кылган тармактар кирет. М: элге кызмат көрсөтүү сектору, соода тармагында өтө көп сандагы кызматкерлер эмгектенишет. Аграптык сектордо дагы болжол менен калктын 6,6% эмгектенет, бол болсо өнүккөн өлкөлөрдүн көрсөткүчүнөн көп, ал аз келгесип алардын өндүргөнү жалпы экономикалык продуктунун 2% наан дагы ашпайт. Өлкөнүн ички рыногу өтө чон бажылык пошлиналар менен чет элдик айыл чарба продукциялары учун бекеринен жабылган эмес. Кээ бир маалыматтар боюнча Японияда күрүчтүн баасы дүйнөлүк рыноктогу баага салыштырмалуу 4 эсеге кымбат. Мындай көрүнүш өзүнүн өндүрүшчүлөрүнүн кызыкчылыгын коргогон

протекционисттик чараптар жөнүндө айгинелейт. Бирок, ушундай рентабилдүүлүгү төмөн, ошол эле учурда көптөгөн адамдарды жумуш менен камсыз кылып турган тармакты качанга чейин мамлекет чыгымына карабай каражат бөлүп кармап тура алаары азырынча белгисиз.

Аталган кырдаалды, Япониянын финансы системасынын чон өлчөмдөгү – 500 млн. долл. карызы, ага кошумча, мамлекеттин жогорку бийлигиндеги коррупция дагы оорлотуп келет.

Япониядагы дагы бир маселе – дүйнөдөгү калкы эн узак жашаган эл экендиги. Азыр өлкөнүн жалпы калкынын 12% - 65 жаштан жогоркуларды түзүп, калктын картаю процесси уланууда. Азыр адистер, японияда качан иштеген бир адамга, бирден пенсионер туура келген мезгил башталаары жөнүндө жоромолдошуп, андай абал түзүлсө өлкүнүн экономикасы учун оор кырдаал жарапарын айтышат.

Абалдын дагы бир мандемдүү жагдайдын белгиси болуп, элдин ыйык тутуп келген баалуулуктар системасындагы өзгөрүүлөр эсептелет. Дүйнөдө башталган ааламдаштыруу (глобалдаштыруу) япон жаштарынын өнүккөн өлкөлөрдөгү маданий баалуулуктарга кызыгуусун арттырып, алар эски муунду тартып жумушка жан дили менен берилбей, турмуштун башка жактарына бериле башташканы байкалат. Япон коомунда дагы колективизм баалуулуктарын бара-бара индивидуализм сүре башталгандыгы жакынкы эле келечекте чон проблемаларды жаратарыбышык. Катардагы япондуктардын мектеп партасынан баштап эле көптөгөн факторлордун таасирине кабылышы – алардын жекече демилгелүүлүгүн, ойлоп табуучулук жана ишкердүүлүгүн өлтүрүп жок кылса эмне болот. Так ушундай касиеттери япониянын дүркүрөп өсүшүнө түрткү болбоду беле.

Бирок ошондой коркунучка туршшук берип, алдыдагы көйгөйлөрдү (проблемаларды) ийгиликтүү чечээрине күмөн саноого күмөн жок. Анткени Япония ақыркы он жылдыктарда элдик салт менен жаңылыктарды билгичтик менен айкалыштырып, мындай оор кырдаалдарды жеңе ала тургандыгын көп жолу көрсөтө алды. Бул өлкөнүн сонку тарыхы, Батыштын жетишкендиктери менен Чыгыштын гуманистик этикасын ийгиликтүү синтездештириүгө мүмкүн экендигин далилди. Ушул феномен, XXI башталышында адам баласынын жолунда кездеше баштаган цивилизациялар ортосундагы карама-каршылыктарды дагы ийгиликтүү жөнгө сала алат го деген үмүт түүдүрөт.

Т ы я н а к т а р .

1. 1970-жылдарда Япония өтө олуттуу кыйынчылыктарды башынан кечирди: мунайга болгон дүйнөлүк баа 17,5 эсеге көтөрүлүп, АКШ нын учеттук (эсептик) ставкасы өсүп кеткен, доллардын йенага болгон катышы өзгөрүлүп, атаандаштыкка жарамдуу товар өндүргөн жаны индустрналдуу өлкөлөр пайда болгон, айланы чайрөнүн тазалыгын сактоо маселеси курчуган. Ушулардын бардыгы өлкөнүн мурунку өнүгүү стратегиясын өзгөртүүгө мажбуrlаган.
2. 1980 – жылдары башталган экономикалык тармактарды кайра куруу “экономиканын постиндустриалдык моделинин” калыптанышына алып келген. Анын көзгө көрүнгөн мүнөздүү белгилерине төмөндөгүлөрдү кошсо болот.: “үчүнчү (третичный) сектордун” басымдуулугу жана жаңы, илимге негизделген өндүрүштүн үстөмдүк кылышы, эски өндүрүштүк тармактардын жабылышы, өнөр жайды башкарууну децентрализациялоо, түп тамырынан жаны технологияларды өндүрүшке киргизүү.
3. Япон өкмөтү ишке ашырган чараплар бизнестин жаны шарттарга ылайык аракеттенүүсүнө жардам берип, бирок, ички рыноктогу суроо талаптын төмөндеөсүн шарттаган. Бул, 1981 ж. тарта экспортту кескин көбөйтүүгө түртүп, ал өз кезегинде АКШ менен европа өлкөлөрүндөгү дисбаланстын жаралышын шарттап, алардын Япония менен мамилелерин курчуткан.
4. 1980-1990 жылдары япон мамлекети акырындык менен экономиканын үстүнөн катуу көзөмөл кылуудан баш тартып, мамлекеттик сектордогу ишканалар менчиктештириле баштаган. Мындай кадам экономиканын бардык тармактарынын эффективдүүлүгүн көтөргөн. Япония, 1997-1998 жылдардагы “азия кризисинин” кесепттеринен арылып, бүгүнкү күндө кездеше калуучу бардык татаал маселелерди ийгиликтүү чечип келет.

№7. Тема: 1952-2000 ЖЫЛДАРДАГЫ ЯПОНИЯНЫН САЯСИЙ ӨНҮГҮШҮ

7.1. Япониянын өкүлчүлүк демократия системасына өтүшү.

1947 ж. Конституциянын негизинде бир нече жыл Японияга демократия системасын тануулагандан кийин АКШ 1952 ж. апрелинде оккупациялык бийликті жооп, бийликті толугу менен АКШ менен тыгыз байланышты жактаган **Сигеру Есиданын** өкмөтүнө өткөрүп берет. Бирок ал өзү, 1954 ж. мартаңда “Фукуру мару” кемесине жасалган мамиледен кийин отставкага кетүүгө аргасыз болгон.

Өкмөттүн жаны башчылыгына **Итиро Хатоямо** келген. Ошол мезгилдеги тышкы иштер министри **Мамори Сигэмицунун** өтүнүчү боюнча ал Япониянын СССР жана КЭР менен болгон мамилесин жакшыртуу ниетин расмий түрдө билдириет. Так ошол мезгилде (1955ж.) Япония менен СССР дин ортосундагы согуш абалына чекит коюлган. Японияга Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде туткунга алынган япондук жоокерлер үйүнө кайтарылган.

Премьер-министрлик кызматка **Хатояманын** ордуна **Нубусукэ Киси** келип, анын аракети менен 1960 ж. Япония менен АКШ нын ортосунда 10 жылдык мөөнөткө жаны **Келишимге** (өз ара кызматташуу жана коопсуздукту кепилдөө жөнүндө) кол коюлат. Бирок, анын бул кадамын Японияны “кансыз согушка” тартуу катары сынга алгандар да көп болгон. Анын дарегине жогорудагыдай сын айтуулар, өзгөчө 1960 ж. майында орун алган АКШ нын “У-2” учагынын СССР дин аймагында атып түшүрүлүшүнө байланыштуу күчөп кеткен. Жөн гана сын айтуу менен чектелбестен бул өкмөттүн каршылаштары өлкөдө тартип бузуларга чейин барышкандыктан, АКШ нын президенти **Д.Эйзенхауэрдин** Японияга белгилеген расмий иш сапары токтолтуулуп, Н.Киси 1960 ж. аягында отставкага кетүүгө аргасыз болгон.

Өлкөдөгү саясий режимдин толук турукташуусу 1960-жылдардын аяк ченине туура келет. Анын себеби так ошол мезгилдердеги Япониянын экономикасынын өнүгүүсүндөгү жетишилген ийгиликтерге байланыштуу эле. Улам тамыр жайып бара жаткан саясий демократия көп жагынан батыштагыдай мүнөзгө ээ болгону менен, өзүнө мунездүү өзгөчөлүгүн дагы жоготкон эмес. Алсак, саясий партиялардын системасы калыптанып, аларды шарттуу түрдө солчулдар, ончулдар жана ортолук багытты кармангандарга бөлсөк болот.

Солчулдарга социалисттер менен коммунисттер киришет. Социалисттик партия өкмөттүн жүргүзгөн саясатына карата караманча оппозициялык багытты карманган. Ал партия экономиканын орчундуу тармактарын коомдук менчикке өткөрүүнүн негизинде өлкөдө ар тараптуу социалдык реформаларды жүзөгө ашырууну жактаган. Саясий жактан болсо алар коомду демократиялаштыруу, милитаризмдин кайра жанданышына жол бербөө, тышкы саясатта болсо АКШ менен түзүлгөн коопсуздук Келишимин денонсациялоо жана СССР менен Япониянын өз ара мамилесин жакшыртуу талаптарын койгон. Ошонун аркасында 1960-жылдардын баш ченинде анын кадыры өсүп, шайлоолордо 30%, кийинчөрээк 20-25% добуш алып турган. Бул партиянын негизги таянычын кесиптик кошундар менен ири шаарлардын калкы түзгөн.

Коммунисттик партия - Японияда мүчөлөрү көп партиялардын катарына кирет. Өзүнүн кенири таркаган гезит-журналдарын чыгарып, алар дагы кесиптик кошундарга жана чоң-чоң шаарларда кадыр күткөн. Өзгөчө коммунисттердин “Акахата” гезити окумдуу басылмага айланган. Шайлоолордо бул партия 10% чейин добуш алып турган. Булардын мандемдүү жери - СССР менен кызматташуу талабын жактагандыгынды получу. Бирок, ошол эле мезгилде Япониянын компартиясынын жетекчилиги Кремлди дайыма эле уга берген эмес. Партия жетекчиси Кэндзи Миямото Москванин кысымына көп жолу баш ийбей, өзүнүн көз карандысыздыгын тастыктай алган. Коммунисттердин программасы көп жагынан социалистердикине окшош болгон. Ошону менен программасында жазылган кээ бир түшүнүктөрү чар жайыт жазылып калган. М: “Демократиялык коалициялык өкмөт” же болбосо экономикалык саясаттагы “элдин мудөөсүнө жүз буруу” деген идеялар токтоону талап кылат.

Ортолук багытты карманган партияларга - **Демократиялык социализм партиясы (ДСП)** жана көп жагынан өзгөчөлөнгөн “Комейто” Япон партиясын кошууга болот. ДСП 1960 ж. Социалисттик партиядан бөлүнүп чыккан ончулдар тарабынан түптөлгөн. Бул партия “реформа жолу менен капитализмди жөнүп чыгууну” көздөгөн “үчүнчү жолду” сунуштаган. Шайлоолордо, Германия Федеративдүү республикасындагыдай үлгүнү, б.а. жумушчулардын өндүрүштү башкаруу органын түзүүгө - “өндүрүш демократиясын” өнүктүрүүгө үндөп 6-7% добушка жетишкен. Тышкы саясатта ДСП АКШ менен түзүлгөн коопсуздук Келишимин колдоп, ошол эле мезгилде пацифизм* саясатына б.а. Япониянын кандайдыр бир аскерий-согуштук акцияларына катышуусуна каршы чыккан. Бул

партия көп маселелер боюнча оңчулдарга жакын болуп, көбүнчө Социалисттик партиясы менен пикири келишкен эмес.

Ал эми “Комейто” партиясы, 1964 ж. ноябрда “Сока гаккай” деп аталған буддисттер сектасынын (10 млн. үй-бүлө) негизинде тұзулуп, өзүн “таза саясат” партиясы деп атаган. Анын негизги максаты Японияда Батыштын жаман жактары менен оорубаган “жалпы әлдин жыргалчылығы” орногон коомду куруу болгон. Коррупцияны кескин сынга алып, диний руханий жүрүм-турумдарга үндөгөн, улуттук салт болуп калган токтоолук, эмгекчилдик ж.б. касиеттерди жогору баалаган. Анын программасынын өзөгүн 3 принцип түзгөн. Алар: 1) адам укугунун кепилдиги, 2) улуттун эгемендүүлүгү, 3) пацифизм. Калктын негизги салттык катмарына таянып, шайлоолорго 7%дан ашыгыраак добушун алып, 1960-жылдары парламентте көптүгү жагынан үчүнчү фракцияны* түзө алган.

Оңчулдардан эн негизги өкүлү - **Либералдык демократиялық партиясы** (ЛДП) - 1955 ж. бул убакытка чейин коалициялык өкмөт түзүп келген, Демократиялык жана Либералдык партиялардын биригүүсүнүн негизинде пайда болгон. Өзү консервативдүү партия болгондуктан бийлик сересинде дагы экономиканы мамлекет тарабынан жөнгө салууну жактап, мамлекеттик секторго таянган. Мындаи саясат өнүккөн башка өлкөлөр үчүн өөн учуралган, тескерисинче солчулдардын көз карашына жакын саясат эле. Ошого карабастан көп партиялуулук шартында ЛДП бийлиktи өз колунда кармап турду. Себеби ЛДП коомдогу өзгөрүлөргө өтө сергек мамиле кылышп, турмуштун талабына ылайык өз учурунда өзүнүн экономикалық саясатын дагы өзгертуп турган. Анын мисалы катарында 1970 жылдардын башынан тарта жүргүзүлгөн экологиялық саясатты, 1980 жылдардагы экономикадагы консервативдик саясатты айта кетсек жетиштүү.

ЛДП ичинен бөлүнүп-жарылууга жол бербей узак убакыт өз биримдигин сактай алды. Анын негизги себебинин бири, партиянын ичинде өзүнүн, ар аймактын кызыкчылығын коргогон башчылары бар 5-6 фракциялары болгон. Мына ошондуктан, кызыкчылығы, көз караштары ар башка лидерлер бир партиянын ичинде тил табышып, чогуу иш жүргүзүүгө үйрөнүшкөн. Чон-чон мамлекеттик кызметтарда алар кезеги менен мөөнөттөшүп иштеп келишкен. Партиянын төрагасы болсо (ал автоматтык түрдө өкмөт башчысы дагы болуп калган) ЛДП нын жыл сайын чакырылуучу съездинде чечилген. Так ошол жерде эле партия ичиндеги фракциялар шайлоо жыйынтыгына ылайык өкмөттөгү министрліктерде кимдер иштээрин дагы чечип алышкан.

ЛДП нын өлкөнүн саясий турмушундагы үстемдүк абалын сактап калышы-анын алдында түзүлгөн ар түрдүү кордор (фонддор) системасынын бар экендиги менен түшүндүрүлөт. Бул партия ошол корлорго таянып зарыл болгон учурларда өзүнүн финансальык маселелерин кечиктирибестен чечип ала алат. Дагы бир жагдай ошол корлордун ортомчулук аракетинин жардамы аркасында шайлоолордо өз женишин камсыз кылып келген. 1947 ж. Конституцияга ылайык Японияда өкмөт парламентти өз мөөнөтүнөн мурда таркатып жиберүү укугуна ээ экендигин эске алсак, башкаруучу партия болуп келген ЛДП өзүнө зарыл болгон учурда парламентти таркатып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялап, бир нече ирет женишке жетишкенин айта кетсек болот. Анткени, башка партиялар ЛДПнын мындан күтүүсүз чечимине даяр болбой, шайлоого бөлүнгөн бир ай ичинде зарыл болгон акча каражатын топтой албай женилүүгө дуушар болушкан. Ал эми ЛДП нын биз жогоруда белгилегендей дайыма капчыгында каражаты белен турган.

Өлкөнүн **саясий системасынын өзгөчөлүгүнө** дагы бир мүнөздүү белги толпук тилектештики кошо кетүүгө туура келет. Саясатчылардын белгилүү бир тобуна берилгендик, “колдоо көрсөткүндүгүнө жооп иретинде ыраазы кылуу” ачыктан ачык эле шайлоочулардын добушун сатып алууга барган. Японияда бул салт криминал катары каралган эмес. Батыш өлкөлөрүндө ойго келбеген бул жорук, бийлик менен байланышкан ЛДП партиясындагы коррупцияга кенири жол ачып берген.

7.2. 1970-жылдардагы жемкордук (коррупциялык) чатактар жана 1980-жылдардагы кризистик кырдаалдын чынальшы.

1960-1964 жылдары Япониянын премьер-министри болуп **Хаято Икеда** иштеп, кийинки 8 жылы анын ордун Эйсаку Сайто баскан. Ал көптөгөн өлкөлөргө расмий саякат жасап, өлкөнүн эл аралык беделин арттырган. Алардын катарына 1971 ж. июнде АКШ менен түзүлгөн Окинава аралын Японияга кайтарып берүү жөнүндөгү келишимин кошууга болот. Бирок 1970-жылдардын башында экономикалык кырдаалдын начардоосунан АКШ менен Япониянын мамилелери курчуп кеткен. Президент Р. Никсон менен Гонолуулудагы жолугушуудан кийин бийлик партиясынын ичиндеги карама-каршылыктардан улам Э. Сато өзүнүн ордун ЛДП нын ичиндеги эң чон фракциянын лидери **Какуэй Танакага** еткөрүп берген.

Бул өкмөт башчы Пекинге расмий сапар менен барып, коншусу Кытай Эл республикасы (КЭР) менен дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирип оозго алынганы менен, жалпысынан эл арасында кадырга ээ боло албады. Так ошонун башкарған мезгилиниен ЛДП нын жогорку мартабалуу ишмерлери “Локхид” компаниясынан пара алышып чон ызы-чуулар болгон. Ал чатак 1974 ж. ачыкка чыгып, К. Танака отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Анын ордун ээлеген **Такэо Мики** ЛДП нын алгачкы жолу Парламенттик көпчүлүктүү ээлей албай, бар болгону 41,8% жетишине 1976 жылга чейин гана башкара алды.

Т. Мики өз партиялаштарынын арасындагы коррупцияны сынга алыш кызматтан кеткендөн кийин, партиянын ичинде алгачкы эң чон бөлүнүп жарылуу орун алыш, коррупцияга нааразы болуп партиянын катарынан чыгышкан парламенттин 17 депутаты өз алдынча – **Жаны либералдык клуб** (ЖЛК) партиясын түзүшкөн. Бул партия 10 жыл б.а. 1986 жылга чейин жашаган. Мындай бөлүнүүгө карабастан ЛДП өкмөттүн үстүнөн болгон үстөмдүгүн сактай алды, анткени, аларды 19 “көз карандысыз” депутаттар колдоп, анын үстүнө ЖЛК партиясы дагы өз добуштарын берген получу.

1970-жылдардын аяк ченинде ЛДП нын эл арасындагы бедели төмөндөй берген. Анын күбөсү катары 1977 ж. кенешчилер Палатасына болгон шайлоолордогу партиянын женилишин, ал эми 1979 ж. январынан баштап партиянын ири ишмерлери аралашкан катуу коррупциялык чатактарды (бул жолу американлык “Грумман” жана “Макдонел-Дуглас” корпорациялары менен болгон) айта кетмекибиз. Кырдаалдын курчушу Т. Микинин ордуна келген **Такэо Фукуданы** болгону эки жылдан кийин **Масаеси Охира** алмаштырышына байланышкан. ЛДП 7 ноябрь 1979 ж. парламенттик шайлоолордо арандан зорго 41% топтол, дагы деле “көз карандысыз” депутаттардын колдоосу менен бийлиktи сактап калган. “Комэйто” менен ЖЛК партияларынын абалы чыналып, ошол эле учурда ЛДП нын ичиндеги пикир келишпестиктер улана берген.

Япониянын согуштан кийинки тарыхында биринчи жолу 1980 ж. 16 майда парламенттин ишеним **көрсөтпөө** жолу менен **М. Охиранны** өкмөтү отставкага кетирилген.

Жаны парламенттик шайлоолор 1980 ж. 22 июнуна дайындалып, бирок анын ёткөрүлөр алдында партиянын лидери бойдон калган **М. Охира** жүрөк оорудан көз жумган. Бул күтүүсүз окуя ЛДП га карата элдин боордоштугун жаратып, шайлоодо

55,6% добуш алууга жетишкен. Партиянын лидерлиги менен өкмөт башчылыгына **Дзенко Судзуки** келген.

Оппозиция болсо ЛДПны толук жаманатты кылуу максатында коррупциялык чыр-чатактарды пайдаланысы келген. Өзгөчө “**К. Танаканын иши**” көбүртүп-жабыртылып, 1983 ж. оппозиция анын депутаттык мандатынан ажыратууну талап кылып, парламенттин жыйындарына бойкот жарыялаган. Жыйынтыгында парламент таркатылып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган. К. Танаканын үстүнөн болгон сот процесси 1976 жылдан бери уланып жатканына карабай, ал өзү премьер-министр мезгилинде көп жакшылыгын көргөн Ниигата прсфектурасынын жашоочулары тарабынан такай парламенттин депутаты болуп шайланып турган. Акыры, 1983 ж. соттун өкүмү менен К. Танака 4 жылга түрмөгө жана 500 млн. йена айып пулга кесилген.

1983 ж. декабрдагы шайлоолордо дагы ЛДП добуштардын 45,8% алышп, бирок, дагы бир ирет “көз карандысыз” депутаттардын колдоосу менен бийликтө калган.

Партиянын кайра жарапалуусы 1986 ж башталып, анын лидери **Ясухиро Накасонэ** шайлоо компаниясынын эн мыкты уюштуруп партиянын парламенттеги орундарын 56 га көбейткөн.

Партиянын жаңы лидери **Нобуру Такэсита** 1987 ж. ноябринан баштап саясий аренага чыккан. Анын өкмөтү парламент аркылуу салык системасын реформалап, элге көп жага бербegen керектөөдөн алышуучу (3%) салыкты кийирип, бюджетти шаар калкынын орточо катмарынын муктаждыктарын канаттандырууга бура алган.

Ошол эле айда Японияда кесиптик кошундардын кыймылын реформалоо ишке ашырылып, СОХИО, СОРЕНКАЙ жана ДОМЭЙ деп аталган федерациялар (профсоюздук) өздөрүн таркатууга барышкан. Алардын ордуна жеке сектордун РЕНГО деген аталыштагы 5,5 млн. мүчесү бар кесиптик кошундардын жалгыз биримдиги түзүлгөн.

Бир эле учурда өлкөдө мурда көрүп көрбөгөндөй ири өлчөмдөгү пара алууга байланышкан чыр-чатаак башталган. Бул коррупциялык тополонго ЛДП нын көрүнүктүү ишмерлери менен “Рукурс космос” деген аталыштагы кыймылсыз мүлк менен соода кылган компания аралашып калганы аныкталып, ошонун айынан **Н. Такэсита** отставкага кеткен.

Анын ордуна келген **Тосики Кайфу** 1990 ж. парламенттик шайлоолордо көпчүлүк орунду ээлеп калууга жетишкен. Ал дагы бир нече финанс чатактарын башынан кечирип (М: “Рикрут фирмасынын иши”), бирок, өзү жетектеген партиянын айыл

жеринин жашоочуларына, майда ишкерлерге жана аялдарга таянычын арттырып абалды бир аз турукташтырууга жетишкен.

Т. Кайфу 1990 ж. Ирак Кувейтти басып алган мезгилде Япониянын эл аралык беделин көтөрмөлөп алган. Ал учун Япония Иракка каршы турган эл аралык аскер контингентине 9 млрд. долл. бөлүп, өзүнүн мина чогултуучу тральщик кемелерин, адам ташыган учактарын жана медициналык каражаттарын жардам иретинде жөнөткөн. Андан башка Египет, Иордания жана Туркия өлкөлөрүнө 2 млрд. долл. өлчөмүндө финансалык жардам көрсөткөн.

Ушул кырдаалга ылайық, Япониянын Конституциясынын, өлкөнүн куралдуу күчтөрүн чет жактарга жөнөтүлүшүнө тыюу салган 9-статьясын өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлүп, бирок ал ойдон тез эле баш тартууга туура келген. Кийинчөрөк 1992 ж. парламент өлкөнүн куралдуу күчтөрүн БҮҮ нун (Бириккен Улуттар уюму) тынчтыкты сактоо боюнча операцияларына жиберүүгө уруксат берип, ошого ылайык Япон аскер күчтөрү Камбоджага, 1993 ж. Мозамбикке жөнөтүлгөн.

7.3. XX кылымдын аяк чениндеги Япониядагы ички саясий кризис.

1991 ж. Баштап япон экономикасынын өнүгүү ыргагы кескин төмөндөгөн. 1991 ж. октябрда премьерлик кызматка Т. Кайфунун ордуна **Киити Миядзаву** келген. Ал убакытка өлкөдөгү олуттуу саясий өзгөрүүлөргө көптөгөн ебөлгөлөр түзүлгөн болучу.

Согуштан кийинки ондогон жылдар ичинде ЛДП өлкөнү тынымсыз башкарған партияга айланып, ошонун айынан коррупцияга дагы жол берип калган. Административдик башкаруу маселелерин бул партия мамлекеттик аткаминерлерге берип салып, ошонун акысына партиянын кассасына сыйлык иретинде марттык менен көптөгөн акчалар түшүп турган. 1980-жылдардагы япон коомунда болуп өткөн өтө терен социалдык өзгөрүүлөр улутта мүнөздүү баалуулуктарды дагы өзгөртүп, эми жаштар өлкө лидерлери аралашкан коррупцияга мурдагыдай кайдыгер карабай калган.

1990-жылдардын башталышында мындай өзгөрүү ЛДП нын ичинен дагы байкалып жатты. Партияга нааразылык иретинде анын катарынан массалык түрдө чыгуулар, анын жиктешип, бөлүнүп калуу коркунучун жараткан. 1992 ж. өлкөдө “Сагаванын иши” деген атка конгон финансалык чатак башталып, ага жүздөн ашык ЛДП нын ишмерлери пара жагынан

илээшип калышканы белгилүү. 1992 ж. белгилүү ак сөөк, согушка чейинки белгилүү саясий ишмер княз Ф. Коноэнин небереси Морихиро Хосакава партиядан чыгып кеткен. Ал өзүнүн **Жаны партиясының** түзгөн. ЛДП дан чыккандар андан башка дагы көптөгөн партияларды түзүштөт. Партиялык саясий системанын кыйраши 1993 ж. туура келет, себеби, дал ошол жылы өткөзүлгөн парламенттик шайлоолордо ЛДП көпчүлүк орунга жетпей калган.

Ошондуктан, 1993-жылы жайында биринчи жолу ЛДП **катышпаган**, 7 партиядан башында **М.Хосакова** турган коамициялык өкмөт түзүлгөн. Бул өкмөт шайлоо жана салык системаларын реформалоо аракетин көрүп, тилеке каршы бирдиктүү жалпы саясат иштеп чыга алышпады. Алардын өкмөт бийлигин жер- гиликтүү бийликтөр менен бөлүшүү (децентрализация) жана чет элдик атаандаштарга өлкөнүн ички рыногун ачып берүүгө болгон аракеттери дагы аягына чыгарылган эмес. Анан дагы эн өкүнүчтүүсү **М.Хосакова** коррупцияга малынган атка минерлерди катуу сынга алганы менен, өзү дагы финанссылык көз боемочулуга аралашып алганында болду. Ошол күнөөсү үчүн бир жылга жетпей шерменде болуп бийликтөн кеткен.

Премьер-министрликти дагы бир чакан партия лидери **Цутоми Хато** ээлеп, бирок көпкө кармалган жок. Япониянын Социалисттик партиясы (ЯСП) Ц. Хатону колдоодон баш тартып, өзүнүн каршылашы ЛДП менен 1994-ж. жайында коалицияга биригип кетти. Ошентип жаны өкмөт курамына ЛДПнын ишмерлери кошуулуп, бирок өкмөт башчылыгына социалисттердин башчысы **Томиати Мураяма** олтурган.

Саясий кризис улангандан улана берген. 1994-ж. сентябрда негизги оппозициялык партиялар, анын ичинде “Комейто” менен Демократиялык социализм партиялары дагы өздөрүн өздөрү таркатып жиберишкен. Ошол эле жылдын 10 - декабрында тогуз майда топторду өзүнө бириктирген башында И. Одзаво жана Т. Кайфу турган **Жаны чектердин партиясының** түзүлгөн. Парламентте 214 мандатка ээ болгон бул партиянын келечеги кен болот дегендөр көп үмүт артышкан.

Т.Мураяманын өкмөтү дагы өтө олуттуу маселелерге кептелген. Айтальык, тарифтер жана соода боюнча түзүлгөн Генералдык келишимге ылайык, атаандаш өлкөлөрдүн талаптары боюнча, алардан келүүчү айыл чарба продуктыларынан алышуучу пошлиналы алып салуу керек получу. Бирок өкмөттүк коалиция бекем болбогондуктан, толук колдоо болбой калса айыл чарбасында эмгектенген адамдардын каарына калып

калуудан коркуп, бул маселе дагы чечилбей калган. Андан калса 1995-ж. Япониянын Кобе шаарын кыйраткан күчтүү зилзала болуп, шаарды калыбына келтириүү түйшүгү да ушул өкмөткө туш келген. Т.Мураяма алгылыктуу иш жасай албай, улам кадыры ылдыйлап, акыры 1996ж. январда отставкага кеткен.

Бул жолу бир партиялуу өкмөттүн башына ЛДПнын лидери **Рютаро Хасимото** келип, өзүнүн “алты реформа” - деген программасын жарыялаган. Алар: 1) салык; 2) билим берүүдөгү; 3) социалдык камсыздоодогу; 4) экономиканы мамлекет тарабынан жөнгө салууну бошондоттуу; 5) административдик башкарууну децентрализациялоо; 6) өнер жай кампанияларына жер тилкелерин бөлүп берүү. Ага кошумча Р. Хасимото “евразия” концепциясы деп аталган жаңы дипломатияны сунуштаган. Анын ишмердигин даңазалаган дагы бир салымы, 1996 ж. Японияда бир нече терактарды уюштурган “-Аум синрике” сектасынын аракетин жок кылуу багытындагы чечкиндүү кадамдары болгон.

Мына ушул аракеттер ЛДП нын позициясын биртеп чындалап, анын үзүүрүн-1996 ж. 20 октябрда болуп өткөн шайлоолордогу бул партиянын 239 орунду утуп алгандыгы айгинелейт. Оппозиция болсо тескерисинче олуттуу женилүүгө дуушар болгон. Өзгөчө өз партиясын **1996ж.январында Социал-демократиялык** деп кайра түзгөн социалисттер бар болгону 56 орунга татыктуу болушкан. Бардык оппозициялык күчтөрдү бир муштумга айлантыбыз деп үмүт арткан “Жаңы чектердин партиясынын” аракети таш капты. Ошондуктан 1997ж. декабрында ал партия дагы өзүн-өзү таркатты.

Кечээ жакында эле (септ.1996ж.) түзүлгөн Демократиялык партия деле ЛДПга атаандаш боло албады. Бара-бара мурун партиядан чыгып кеткен адамдар кайрадан келе баштап, партиянын парламенттеги орду чындала берген. 263 депутаты менен ЛДП парламенттеги дээрлик көпчүлүк орунду ээлеп алган.

1998ж. 30 июнунан тарта Япониянын премье-министри болуп **Кендзи Обути** келген. 2000ж. жайында ал каза болгондон кийин бул кызматты **Иосиро Мори** ээлэйт. Ардан кийинки мезгилдерде деле ЛДП үстөмдүк абалды ээлеп, эң таасирдүү оппозициялык партия деп эсептелген Демократиялык партия парламентте болгон 92 мандат алууга жетишкен. 1998ж. баштап бул партия “Миньюрэн” деген оппозициялык блок түзгөн, бирок ага кирген партиялардын мүчөлөрү аз эле. **Тынчтыктын жаңы партиясы** (мурдагы “Комейтонун” жактоочулары) – 47 мандатка, **Либералдык партия** (мурдагы “Жаңы чектердин партиясынын” бөлүкчөлөрү) – 10 орун, коммунисттер – 26, социалисттер – 15

орунга араң жеткен. Алардын эң кимиси ЛДП менен атаандаштыкка бара алышкан эмес.

2001ж. апрелде Япониянын премьер-министри алмашып, ал орунга салыштырмалуу жаш – 59 жаштагы, экстраваганттуу жана өлкө ичинде белгилүү **Дзюиньитиро Коидзуми** олтурган. Ал премьер-министрди шайлоо жолу менен аныктоону, корпорацияларды реструктуризациялоону жана кээ бир тармактарды менчиктештирууну жактап чыккан. Бирок Япониянын өзүнүн куралдуу күчтөрүн түзүүгө жол бербеген Конституциянын 9-беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү анын демилгеси көпчүлүктүү тынчсыздандырып койгон. Ал Россия менен түзүлө турган тынчтык келишими боюнча дагы өтө каттуу турган жана ал келишимге баруунун шарты катарында талашка түшкөн Курил аралдарынын Японияга өткөрүлүп берүүсүн талап кылган. (Курил аралдары боюнча тиркемени караңыз).

Жалпылап айтканда жаңы постиндустриалдык коомго өтүп жаткан бардык эле өлкөлөрдө япониядагыдай саясий кризистер болуп келе жатат. Анткенби коомдун өзгөрүшү менен калктын социалдык катмары дагы өзгөрүлүп, алдыга чыккан чечүүгө туура келген маселелер дагы башкача мүнөзгө өткөн ; көптөгөн эски партиялар жаңы шартка ыкчам ылайыкташа алышпай, жаңы нерселерди сергектик менен илип кетпей – кризиске кабылып жатышат. Адамдардын азыркы мууну дагы өзгөчө адеп-ахлакка ыктап – жогорку кызматтагы аткаминерлердин бой көтөрүүчүлүк мүнөзүн, коррупцияга баргандыгын, саясатчылардын жалпы эле жаман жоруктарын жактыра бербейт.

Өнүккөн өлкөлөрдүн саясий системасында дагы олуттуу өзгөрүүлөр болуп жатат. Өкүлчүлүк демократиясынын өнүгүшү жакынкы мезгилдерде таптакыр жаңыча түргө өтүшү мүмкүн. Ал кандай түргө өтөт – аны мезгил көрсөтөт.

Т ы я н а к т а р:

1. 1960 – 1970 жылдар ичинде Японияда өкүлчүлүк демократия системасы толук калыптанып бүткөн. Ал көп жагынан Батыштын демократиясына окшоп кетсе дагы, ошол эле мезгилде өзүнө гана таандык өзгөчө белгилерге ээ. Анын эң башкысы – өлкөнүн саясий турмушунда жалгыз – ЛДПнын үстөмдүк орду болгон.
2. Япон салтынын мүнөздүү өзгөчөлүгү катары сакталып калган бир партиянын үстөмдүгү, топтук өз ьяра тилемештик – бардык тармактарда коррупциянын жайылышина алып келген. Ал өз кезегинде бир нече соң чатактардын чыгышын шарттап, ошонун кесепетинен ЛДПнын кадырынын кетишине жана парламенттеги мандаттын көпчүлүгүнөн айрыфлып калышын шарттаган.

3. Япониянын саясий системасынын кризиси 1993ж. жайында башталып, ЛДП бийликтен кетүүгө аргасыз болгон. Эски партиялардын көпчүлүгү бөлүнүп – жарылып, саясий майданда жаңы партиялар менен топтор түзүлгөн.
4. ЛДПнын абалы кайрадан 1996ж. чыңала баштыйт. Ал парламенттеги көпчүлүк орунга жетишшип, жаңы ураандарды көтөрүп чыгып, өзүнүн саясий каршылаштарына сокку урган. Бирок Япониянын саясий өзгөрүүлөрүн шарттаган коом ичиндеги процесстер жашоосун улантууда, ошондуктан келечекте дагы түрдүү күтүлбөгөн окуялар болуп кетүүсү толук мүмкүн эле.

№8 ТЕМА XXI КЫЛЫМДЫН БАШТАЛЫШЫНДАГЫ ЯПОНИЯНЫН АБАЛЫ.

8.1. Саясий кырдаал.

ХХ! Кылымдын алгачкы 10 жылдыгында Япониядагы эң маанилүү окуялардын башында 1955ж. эки партиянын биригүүсүнөн жаралган Либералдык-Демократиялык партиянын 2009ж. 30 августагы парламенттик шайлоолордо женилип калышы болду. Анткени бул партия 54 жыл бою (1993-1994 жылдардын 10 айлык мезгилини кошпогондо) өлкөнү үзгүлтүксүз башкарып келген. Аталган шайлоодо ал оппозициядагы Япониянын Демократиялык партиясына (ЯДП) парламенттеги 308 депутаттык орунду уттуруп койду. Өлкөдө бул окуя өтө зор таасир калтырды, анрткени мурунку 2005ж. парламенттик шайлоолордо өкүлдөр палатасындагы депутаттык орундардын 213 си ЛДПга тиешелүү болгон эле.

Абалдын мындай өзгөрүшүн түшүндүрүү үчүн төмөндөй себептердин эки тобуна көнүл буруу зарыл. Биринчи тобу : а) пенсионерлердин 50 млн адамды камтыган тизмесинин жоголуп кебтишине байланышкан чыр-чатарак. Пенсионерлердин өздүк маалыматтары (эмгек стажы жана пебнсиялык камсыздоого зарыл болгон эмгек акысы) аларды электрондук жазууга которуп жатканда жоголуп кеткендиги же болбосо туура эмес маалыматтар киргизилгендигине байланыштуу элдин нааразычылыгын жараткан; б) ЛДПнын өкмөт башчыларын шайлоо кампаниясына даярдыгынын начардыгы (Абэ Синдзо, Асо Таро экөө тен калк арасында абройго ээ боло алышкан эмес; в) оппозициялык ЯДПнын шайлоо компанияларын округдардын денгээлинде билгичтик менен уюштура алгандыгы ; г) акырында, ЛДПнын ишмердүүлүгүнүн мезгил-мезгили менен төмөндөп кетиши.

ЛДПнын женилип калуусунун узак мөөнөттүү экинчи тобуна : а) Коидзуми Дзюньитиро өкмөттүү башкарып турган жылдары, мурда салт катары партиянын жөлөгү болуп келген өлкөнүн агрардык райондорунда анын саясатына нааразычылык өсүп кеткен. Анткени, өкмөт фермерлерге субсидиeler менен курулушка бөлүнүп келген каражаттарды кыскартып жиберген. Андан башка коомдо айыл калкынын материалдык абалы төмөндөгөн. Ал эми 200бж.жүзөгө ашырылган жергиликтүү бийлик органдарын реформалоонун негизинде алар ирилештирилип, саны 3232 ден 1821 ге чейин кыскарган. Бул болсо жергиликтүү деңгээлдеги ЛДП таянган саясатчылардын санынын дагы ошончолук азайышын шарттаган; б) 1993ж. шайлоо системасын реформалоонун аркасында өлкөдө мажоритардык системага жакындашкан тартип орногон. Анткени эми кандидаттардын көпчүлүгү (парламенттеги 480 орундуn 300ү) бир мандаттуу округдардан, а калгандары болсо пропорционалдык өкүлчүлүк жолу менен толтурулган. Ошентип, оппозициялык партиялардын парламенттеги орундарды ээлөө мүмкүнчүлүгү арткан; в) Японияда шайлоочу кандайдыр бир партия менен туруктуу байланышта болбогонжуктан шайлоодо ал кимди колдоорун алдын-ала билип болбойт. Ал депутаттыка талапкер, же партиянын аброю, же массалык маалымат каражаттары деле таасир этиши мүмкүн ЛДП ушул өзгөчөлүккө маани берген эмес. Андан калса шайлоо кампанияларын каржылоо боюнча жаңы мыйзам – парламенттик фракциялардын өз талапкерлерине шайлоо округдардын деңгээлинде колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн чектеп койгон; г) ЛДП шайлоо системасын реформалоодон кийинки лоуттуу өзгөрүүлөргө өз убагында маани бере албады. Оппозициялык партиялар тескерисинче ич ара ынтымагын күчтүп конкреттүү саясий программа иштеп чыгууга жетишишти. 2003ж. ЯДП биринчи болуп өзүнүн “манифестин” сунуштап, кийинчөрөк бул тартип шайлоого баруучу саясий партияларга сөзсүз түрдө аткарылуучу милдет катары киргизилген. Партия лидеринин калк арасындағы аброюн туура түшүнгөн К.Дзюньитиро өзүнүн реформаларын колдобогондорду партиянын катарынан тазалап, 2005 жылдагы шайлоолордо өз партиясынын женишин ишенимдүү камсыз кыла алган. Тилеке каршы анын мураскорлору мурдагы саясаттан четтешип, негизги артыкчылыкты өкмөттүү тышкы саясатына бурушкан жана партиянын ички түзүмүн кайрадан эле фракциялык системага алып келишкен. Дагы бир кемчилик шайлоо алдындағы кампанияларда кийинки лидерлер массалык маалымат каражаттардын (биринчи кезекте телевидение)

кудуретин этибарга алышкан эмес; д) Дүйнөлүк каржылык каатчылыктын (экономикалык кризис) таасири астында япондук бизнес өкулдөрүнүн нааразычылыгы күчөгөн. Анткени ошондой шартта бийликтө турган ЛДПнын ички рынокту жандандыруу жана каржы секторун күчтөнтүү багытында көргөн аракеттеринен майнаш чыккан эмес. Ага кошумча жумушсуздук өсүп, жалданып иштеген кызматкерлердин кирешеси төмөндөгөн.

Япониядагы саясий абалга туура баа берүү учун өлкөнүн Аткаруу жана Сот бийликтөрине азын-оолак мүнөздөмө берип кетүү керек. Бүгүнкү аткаруу бийлиги Министрлер кабинетине тиешелүү. Ал өзү парламенттин төмөнкү палатасында (өкулдөр палатасы) жөнөкөй көпчүлүк орунга ээ болгон партия тарабынан түзүлөт. Шайлоодо добуш бул же тигил партия учун берилип, жөнгөн партиянын лидери премьер-министрлик орунду эзлейт, бирок ал эч качан жалгыз бир адам башкарған укукка ээ юоло албайт. Өкмөт тарабынан иши ордунан чыкпаган же ката кетирген учурларда премьер-министр эки кызматтан тең (өкмөт башчысы жана партия жетекчиси) чегинет. Бул кадам жеке өзүнүн эле эмес, жалпы өкмөттүн жоопкерчилигин моюнга алуу деп эсептелинет. Мындаш учурда партия башка жаңы лидери менен бийликтө кала берет. Башкача айтканда “өлкөнүн ийгилиги партияга, ал эми кемчилиги болсо анын лидерине тиешелүү”.

Мындаш жазылбаган тартип, биринчиден, ар бир кемчилик кетирген адамдын тапшырылган иш учун жеке жоопкерчилигине негизделген япондуктардын салтына жана менталитетине байланышса (илгерки замандарда мындаш адамдар өзүн - өзү өлтүрүүгө барышса, азыр жөн эле кызматтан чегинишет), экинчиден, бул тартип кемчиликтердин көбөйүшүн бөгөттөп жана саясатты өзгөртүүнү женилдетет. Ошентип, жалпысынан саясий системанын туруктуулугуна шарт түзөт.

Япониянын мамлекеттик институттары өтө туруктуу келет. Өлкөнүн негизги министрлөрү менен мамлекеттик мекемелери өткөн кылымдын башталышынан бери көп деле өзгөрүлбөстөн иштеп келе жатат. Мамлекеттик жарандык кызматтын уюмдарынын иштөөсү деле анча өзгөрүлгөн жок. Аларга кызматка алуу өтө кылдат атаандаштык тартиптө жүргүзүлөт. Коомдогу мамлекеттик аппараттын кесиптик аброю бийик. Себеби мамлекеттик жарандык кызмат саясаттан оолак болуп, алардын коррупцияланышына мүмкүн болушунча жол берилбейт.

Өлкөнүн сот системасы дагы кандайдыр бир революциялык өзгөртүлөргө тушукпай иштеп келе жатат. Сот бийлигинин аброю бийик, анын көз карандысыздыгынан шектенүүгө эч негиз жок.

Ушундай аткаруу жана сот бийликтөрине таянып, зарылчылык болсо япон мамлекети бир топ мезгилге саясий Министрлер кабинети менен Парламенти жок деле өз милдеттерин чечип, жашай бериши мүмкүн.

Сыягы ошондой мамлекеттик органдардын туруктуулугунун шартында 1955 жылдан 2009 жылдын сентябрьина чейин 54 жыл бою Либералдык – Демократиялык партия (ЛДП) бийлик жүргүзө алды. Бирок бул жениш оной-олтоң келе койгон жок, шайлоолордо бул партия етө айыгышкан күрөш жүргүзүп келди.

Шайлоо демекчи, женилген партиялар шайлоонун жыйынтыктарын эч качан же сот аркылуу же саясий жактан жокко чыгаруу чарасын көрүшпейт. Анткени бул өлкөдө шайлоочулар шайлоонун бурмаланышына жол беришпейт.

8.2. Япониянын Демократиялык партиясынын бийлике келиши: саясаты жана келечеги.

1990-жылдардын акырында өлкөдөгү партиялык-саясий системанын туруктуулугу өзгөрүүгө дуушар болуп, ЛДП дан бөлүнүп чыккан саясий күчтөр жана эски оппозициялык партиялар ыдырап, ошолордун негизинде көптөгөн өз алдынча партиялар түзүлө баштаган. Бул процесс 2000 жылы күз айларында аяктагандай болду. Анын эч негизги жыйынтыгы – ЛДПга төң ата болууга жарамдуу – Япониянын Демократиялык партиясынын (ЯДП) саясий майданга чыгуусу эсептелет. Бул партиянын лоуттуу-системалык күчкө ээ экендигинин белгилерине : анын башында ошол эле ЛДПнын катарынан чыккан тажрыйбалуу саясатчылардын тургандыгы. Алар көз карашы, басып өткөн жолу жана кызмат шатысындагы жогорулоосу жагынан ЛДПнын лидерлеринен эч кандай деле айырмачылыктары жок болгон.

Андан калса, 1996ж. өткөрүлгөн жалпы шайлоолордон бери карай Япониядагы добуш берүү системасы өзгөртүлгөн. Тактап айтканда, мурдагы ар биринде 2-3 депутаттык мандат үчүн күрөш жүргөн орточо шайлоо округдарынын ордуна бир мандаттуу округдар боюнча шайлоо системасы киргизилген. Бул система негизинен ири партияларга ынгайлуу келип, майда-бачек партиялар үчүн етө ынгайсыз эле.

Ушундай шартта 2009ж. августа өткөрүлгөн шайлоолордо жарым кылымдан ашыгыраак убакыт ичинде биринчи жолу ЛДПнын ордуна Япониянын Демократиялык партиясы (ЯДП) бийлике келди. Бирок өлкөдө революция болгон жок. Турмуш өз нугу менен уланып, мурдагыдай эле мамлекеттик аппарат өз ишин аткара берди. Чечиле элек экономикалык жана социалдык маселелер дагы деле бар, япон шайлоочуларынын жүрүм-туруму, ой-санаасы өзгөрүлбөй мурдагыдай эле абалда калып келет.

Япониянын саясмай айдыңында туруктуу делген беш партия калды, алардын ичинен экөө гана - ЯДП жана ЛДП - бийлик үчүн күрөшүүгө кудуреттүү. Япониянын Коммунисттик партиясы (ЯКП) менен Социал-Демократиялык партиясы (мурунку Социалисттик партия) картая баштаган жактоочуларынын о дүйнө кетип азайышы менен өздөрү дагы акырындык менен соолуй баштаган гүлдөй абалда. Ал эми кечээ жакында эле ЛДП менен коалиция түзүп, анын кичүү шериктеши болуп келген Жаңы Комейто партиясы, бүгүн деле эки чоң партиянын кимисине болсо дагы шериктеш болуга даяр. Ал үчүн парламенттин төмөнкү палатасындагы өз өкүлчүлүгүнүн санын 2005 жылдагы деңгээлге көтөрүүсү зарыл. Бул еугизинен орундалуучу нерсе.

Кандай болгон күндө дагы бүгүн Японияда АКШдагыдай же Англиядагыдай бири-бирин алмаштырып туруучу эки партиялуу система түзүү мүмкүнчүлүгү жарадалды. Бирок ошондой система Японияда турукташып жашап кала алабы? Маселе, билинбеген менен оор жана көптөгөн нерселерге чырмалышкан. Айталык, 2009ж. шайлоодо утулуп калган ЛДП кайрадан бийлике келүүгө кудурети жетеби? Сыягы жетет, себеби эки партиянын төн идеологиялык жактан айырмачылыгы аз. Аナン калса бийлтке келген ЯДПнын дагы мандемдүү жактары көп.

Мисалга, 2009ж. сентябрда премьер-министрлик кызматка олтурган ЯДПнын лидери Юкио Хатояма мыйзам долбоорун сунуштоо демилгесин мамлекеттик аткаминерлерден парламенттин депутаттарына өткөрүп берүүнү көтөрүп чыккан. Ушундай эле демилгени ЯДПнын генералдык секретары Итиро Одзава дагы колдоп, мыйзам долбоорлорун Министрлер кабинети эмес, англиядагыдай парламенттин депутаттары сунуштоолору керектигин айткан. Бул экөөнүн төн сунуштары ишке ашпай турган нерсе, себеби, биринчиден Англияды парламентарийлер бардык кабыл алынган мыйзам долбоорлорунун 1!8 бөлүгүн гана сунушташат, калган 7!8 бөлүгү министрліктерден келет; экинчиден, японияда ЯДПдан парламентке келген 308 депутаттын 143ү - саясатка жаңы

аралашкан адамдар. Алардын мыйзам долбоорлорун кабат-кабат иштеп чыгып, парламентке сунуштап жиберүү кудуретине эч ким ишенбейт.

Андан башка дагы ЯДП чеч турган өтө татаал милдет экономикалык маселелер турат. Шайлоодо женилип бийликтен кеткен Таро Асонун кабинети, ички суроо-талапты колдоп туруу максатында бюджеттен уламдан-улам түрткү берүүчү какражат бөлүп, мамлекеттин карызын арттырган. Топтолгон мамлекеттик карыздын өлчөмү ички дүн продуктунун (ИДП) 170% түзүп, аны жоюу учун 21-22 трлн йен (236-247 млрд долл.) сарпталмак.

Дүйнөлүк каржы каатчылыгынын шартында өлкөдө бюджеттик реформа жүргүзүү зарылчылыгы дагы бышып жетилген. ЯДП адегенде бюджетти кабыл алуу тартибин өзгөртүү боюнча эксперименттен баштады. Адатта бюджеттин ар бир киреше жана чыгаша бөлүктөрүн тактоо өкмөттө беш айда (1 августан 31 декабрга чейин) жүргүзүлүп, анан парламентте талкууланып 1 марта – финанссылык жылдын башталышында күчүнө кирип келген. Эми болсо ЯДПнын жетекчилиги ал мөөнөттүү уч айга чейин кыскартууну сунуштаган. Андан дагы кызыгы бул партия шайлоо алдында берген популисттик убадаларын аткарууга бел байлады. Тактап айтканда Хатояма 12 жашка чейинки баласы бар үй-бүлөлөргө жөлөк пул (пособие) төлөп берүүнү, жолдон пайдаланган жарандар төлөп келген салыкты жоону жана экинчи баскычтагы орто мектепте бекер окутууну (15-18 жаштагыларга) сунуштады. Аларга жумшалуучу чыгымдарды (17 трлн йен же 191млрд долл.) жабууга каражат жок эле. Абалды татаалданткан жагдай 2010 жылга кабыл алынгшан бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн 22% нан көбүрөөгү мамлекеттин карыздарын жабууга жумшалмакчы болгондугунда. Бул Министрлер кабинетинин өлкөнү каатчылыктан кийин өнүктүрүү боюнча стратегиялык мерчеми (планы) дагы жок болуп чыкты.

Хатояманын тышкы саясатында да акыр аягына чейин ойлонулбаган жагдайлар орун алган. Айталык “Японияны рыноктук фундаментализмден жана каржылык капитализмден жаңы жолго - Улуу Француз революциясынын ураандарына буруу* - дегенди кантит чечмелесе болот ? Бир гана эсте каларлык түшүндүрмөсү - бул Япония ааламдашуу (глобалдашуу) жолунан салт болуп келген улуттук экономикага кайтмак. Хатояма АКШ менен төңтөт мамиле түзгөнгө жана азиялык бирдиктүү валюта киргизүүгө чакырат. Бирок алар кантит жүзөгө ашырыла тургандыгын түшүндүрүп берген адам жок.

ЯДПнын жогоруда аталган мүмкүнчүлүктөрүнө, анын лидерлеринин “саясий корлор (фонд) жөнүндөгү мыйзамдарды

бузушкан” – деген чырга аралашып калышкандығы партиянын дагы кадырын түшүрүп койгон. Анын далили эгерде 2009ж. сентябрда ЯДП элдин 75% колдоосун алган болсо, 2010ж. майда бул көрсөткүч 21%га түшүп кеткен.

Ушундай, ЛДП шайлоодо женилип, ал эми ЯДПнын аброю төмөндөп турган шартта, бир жыл ичинде эки жаңы партия: “Япония ордундан тур” жана “Реформалардын жаңы партиясы” түзүлүп, бийлик үчүн саясий күрөшкө аттанышкан.

Мынданай абал ЯДПдан тезинен жаңыланууну талап кылды. 2010ж. 2 июнунда партиянын төрагасы Ю.Хатояма менен генералдык секретары ИюОдзавалардын кызматтан четтешкендиги жарыяланып, партиянын төрагалыгына Наото Кан шайланган.

Наото Кан шайлоочулардын көнүрткіштеги массасынын колдоосун тапкан япон саясатчысынын жаңы өкүлү. Ал 2001 жылдан берки премьер-министр болуп иштегендердин ичинен бириңи саясий үй-бүлөлүк топко тиешеси жок же мурда бийлик жүргүзгөндөрдүн урпактарына кирбекен адам. Катардагы япондуктар үчүн Н.Кан өз киндигин өзү кескен өжөр саясатчы болгон.

Көз карашы боюнча дагы элдин көңүлүн өзүнө бура алган. Ал Япония үчүн сунуштаган “үчүнчү жол” – мамлекеттик күчтүү саясат менен катар эле өкмөттүн рыноктук мамилелерге ыктоосу жана мамлекеттин экономикага кийлигишүүсүн чектөө – деп түшүндүрөт.

Кандын ою боюнча “бириңчи жолдо” мамлекет корпоративдик секторду салық жана каржы аркылуу өнүгүүгө көтөрмөлөйт, аларга эбегейсиз мамлекеттик буюртмаларды (заказ) бөлүштүрөт, өлкөдө көп сандаган адаидар тартылган коомдук жумуштарды уюштурат. Бул жолдо жалданма кызматкерлердин социалдык маселелери (айлык акы, медициналык жана пенсиялык камсыздоо ж.б.) менчик корпорацияларга жүктөлөт, мамлекет өзүн андай түйшүктөрдөн куткарат.

Бул жолго карама-каршы келген өнүгүүнүн “экинчи жолунда” радикалдуу рыноктук фундаментализм, мамлекеттин экономикага кийлигишүүдөн баш тартышы сыйктуу АКШ менен Улуу Британиянын экономикалык моделине жакындығы белгиленет.

Көрүнүп тургандай Наото Кан сунуштаган “үчүнчү жолунда” экономикалык өнүгүү концепциясы мамлекеттин каржылоосу аркылуу социалдык чөйрөнү өтө ыкчам өнүктүрүүгө негизделген. Анын ою боюнча социалдык системанын өнүгүшү калктын керектөө мүмкүнчүлүгүн арттырат, ал өз кезегинде

жаңы жумушчу орундарынын пайда болушуна жана калктын экономикалық активдүүлүгүнүн күчөшүнө алып келет.

Кан жетектеген ЯДПнын программасында мамлекеттин узак мөөнөттүү саясаты чагылдырылган. Ага ылайык 2020 жылга : өлкөнүн ички керектөөсү 120 трлн йенге көбөйүп, 5 млн жаңы жумушчу оруну түзүлмөк. Жылдык орточо өнүгүү дөңгөлөлүк 2-3 %га жеткен туруктуу экономикалық өсүм камсыз болот. Андан башка мамлекеттик саясаттын негизги багыттарына – айланачөйрөнү коргоо, калктын саламаттыгын сактоо, энергетика, мамлекеттик бюджеттин жетишсиздигин кыскартуу кирген. Япониянын Азия өлкөлөрү менен экономикалық интеграциясы, туризмди өнүктүрүү, балалуу үй-бүлөлөргө жана картайган адамдарга жардам берүүгө дагы көңүл бурулган.

Ал программаны аткаруу үчүн өтө көп каражат талап кылышынары түшүнүктүү. Бирок бюджеттин көп өлчөмдөгү тартиштыгын эске алсак ал каражатты кайдан табууга долор эле? Албетте сыйктан, болгондо дагы калктын алышуучу керектөө товарларына салышуучу салыктын өлчөмүн 5%дан 10%га көбөйтүүдөн алышынан. Негизинен Японияда салыктын бул өлчөмү салыштырмалуу өтө төмөн (М.: Скандинавия өлкөлөрүндө 25%, Испания, Италия жана Улуу Британияда 16-20%). Бирок салыктын бул түрүн 10% га көтерүү аракети дагы Японияда нааразылыктын зор толкунун жаратып, ал демилге 2013 жылга чейин токтолулду. Бул Н.Кандын өкмөтү жана партиясы үчүн оор сокку болду.

ЯДПнын алдында буга окшогон маселелер бир топ. Аларды качан жана кантип чечип кетишинен өлкөнүн тағдыры дагы көз каранды. Ошондой болсо дагы 2010ж. ИДПнын жалпы көлөмү боюнча дүйнөдө үчүнчү (АКШ, Кытайдан кийин) орунда турган Япониянын ички кудурети (потенциялы) жетиштүү.

Тыянактар:

Көрүнүүлдү

Япон элинин соңку тарыхын изилдеп көрүп, табигый кенбайлыкка жарды, аралдарда жашап өмүр сүргөн “күн чыгыш өлкөсүнүн” бүгүнкү жетишкен ийгиликтеринин сыры эмнеде ? – деген суроо туулат. Бул суроонун ачкычын табууга көптөгөн окумуштуулар, жалпы эле кызылдар адамдар жан үрөп, негизги тыянактар чыгарылган.

Эң негизги фактор – бул адам экендигин япондуктар далай ирет да лилдеп келишет. Маселе ошол негизги байлыкты жаратмандыкка жетелөө, ички кудуретин керектүү багытта жумшоого шарт түзүп берүү. Бул бүгүнкү өз алдынча өнүгүү

жолуна түшкөн көптөгөн элдердин, анын ичинде Кыргызстандын дагы баш оорусу.

Турмуш көрсөткөндөй табигат тартуулаган байлыктарды дагы керектүү максатка, үнөмдүү, билгичтик менен пайдалануу же болбосо ысырапкорчулук, уурулук, өз элиниң ырысқысын кесип коюу, акыр аягында элин кор кылып алуу дагы ошол адам факторуна, улут элитасына (каймагына) байланыштуу экендиги баарыга маалым болду.

Японияда адам факторун күчтөнтүп, жаратмандык кудуретин арттыруу негизинен эки нерседен башталган деп эсептөөгө болот. Биринчиси, **улуттук элитаны (улуттук каймагы) тарбиялоо**. 1868 жылда жарыяланган “Муцихитонун меморандумунда” белгиленген, япон жаштарын билим алуу үчүн мамлекеттин эсебинен Европа өлкөлөрүндө окутуудан башталган. Алар чет өлкөлөрдө билим гана албастан алардын маданиятын үйрөнүп, өз өлкесүнө жайылткан, алдыңкы техника, технология менен таанышкан. XX кылымдын баш ченинен тарта дал ошол европалык билим менен маданияты өзүнө сицирген интеллигенция улуттук каймагынын уюткису болуп калган. Япон кереметинин экинчи сыры бул **улуттук идеология**. Анын калыптанусу узак мезгилди камтып, катаал табигый жана тынымсыз өз ара согуш шартында жашоо үчүн жан үрөп, түнгүюктан жол табууга үйрөнгөн япон элиниң менталитетине таянган. Эн оор жана чечүүчү маселе ич ара кыргын салып күчтүүлөр доор сүргөн “самурайлардын” идеологиясынан, япон улутун баш коштурган, “бир жакадан баш, бир женден кол” чыгарган идеологияга өтүү зарыл эле.

Алгачкы кадам “Мэйдзинин реформаларында“ башталып, самурайлар сословиесине катуу сокку урулду, бирок алардын согуштук дымагы Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаганга чейин өчкөн эмес. 1920-жылдары өлкөдө кенири таркатылып, мамлекеттик идея денгээлине чейин көтөрүлгөн “Кокутай” идеясы япондуктарды жалпы бир агрессивдүү тышкы саясатка үндөп баш коштурганы менен, тынч жашап жаратмандыкка жетелеген күч боло албады. 1947ж. кабыл алынган Конституцияда мамлекеттик дин болуп келген синтоизм ал статусунан ажырап, япондуктар Конфуцийдин окуусунан өздөрүнүн тамырын издең тапканга бет алышат. Так ошол окуудан “адамзат дүйнөсүнүн туткасы үй-бүлөдө”, “патернализм”, “өзүнө каалабаганды башкага дагы каалаба” деген жоболорду улуттук идеологиянын өзөгү катары кабылдашты.

Жалпылап алганда үч негиз: улуттук каада-салт, Конфуцийдин насааттары жана заманбап билим япон элиниң жашоосундагы кыймылдаткыч күчкө айланды. Улуттук каада-салт менен европалык билимди билгичтик менен жуурулуштуруп (синтездештирип), япон эли дүйнөгө өнүгүүнүн “япондук моделин” тартуулады. Ал өнүгүү жолуна түшкөн Түштүк Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппин ж.б. өлкөлөр эн мыкты ийгиликтерди жаратуу мүмкүнчүлүгүн көрсөтүштү.

Т И Р К Е М Е

Курил аралдарынын маселелери.

Япондуктар тарабынан Россия менен тынчтык келишимин түзүүнүн айныгыс шарты катары каралып келген “Түндүк терриориялар” маселесине Курил аралдарынын түштүгүндөгү төрт арал кирет. Алар : **Итүрүп** – аянты 3 184 чарчы км, **Күнешыр** – 1 499 чарчы км, **Шикотан** – 253 чарчы км, **Хабомаи** – 100 чарчы км. Жалпы аянты 5 036 чарчы км. түзөт.

Өткөн кылымдын 80-жылдарынын башталышынан тартып 7- февралды Японияда жыл сайын “Түндүк терриорияларынын” күнү катары белгилеп келе жаткан бул маселенин кыскача тарыхына токтоло кетели.

Бул аралдарды биринчи болуп кимдер ачкан, кимдер ээлик кылып өз аймагынын картасына кошуп алгандыгы талаш маселе. Айтальык, Россия тарап Курил аралдарын ХУ11 кылымдын аяк ченинде орустар ачканын айтып келсе, ошол эле учурда өздөрү белгилегендей ал аралдардын жергиликтүү калкы айнылар экендиги айтылып дагы, жазылып дагы калган. Ал эми япондуктар өздөрүн дал ошол айны жана кумасо урууларынан таркаганын далилге тартышат.

Ошондуктан маселенин мыйзамдуу, документалдуу жагын кармансак, 1855ж. Симода шаарында кол коюлган “Тынчтын жана достук жөнүндөгү” орус-япон келишими боюнча Үрүп аралынын түндүгү Россияга, ал эми Итүрүп аралынын түштүгүндөгү аралдар Японияга тиешелүү деп таанылган. Башкача айтканда азыркы күндөрү талашка түшкөн төрт арал толугу менен Япониянын жери катары белгиленген.

Экинчи документ, 1875ж. Петербург шаарында кол коюлган орус-япон келишими. Ага ылайык эки өлкө Түштүк Сахалин менен Курил аралдарын өз ара алмашуу жөнүндө макулдашышкан : Түштүк Сахалин – Россияга, ал эми Курил аралдары толугу менен – Японияга өткөн.

Экинчи дүйнөлүк согушта Япония фашисттик Германия жана Италия менен өнөктөш болуп, 1941ж. 7-декабрда Тынч океан согушун ачкан. Ошондуктан 1945ж. февралда болуп өткөн үч державанын (СССР, АКШ, Англия) жетекчилеринин Ялтадагы конференциясында СССР өз өнөктөштөрүн колдоо максатында Японияга каршы согушка кириүүгө макулдугун берген. Анын негизги шарттарынын катарында Курил аралдарын өзүнө кайтарып алуу дагы белгиленген.

Бул максат Потсдам конференциясынин чечимдеринде (июль 1945) дагы бекемделген. Анда "... Япониянын суверендуулугу Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку жана биз (өнөктөш державалар) аныктаган майдараак аралдар менен чектелет" – деп көрсөтүлгөн.

Согушта женилген Япония сөзсүз капитуляцияга кол койгондон кийинки американлык оккупациялык аскерлердин штабынын япон өкмөтүнө жиберген №677 чи директивасында (29-январь 1946ж.) "Курил аралдары, Хабомаи аралдары: Суйсе, Юри, Акиюри, Сибоци жана Тараку, ошондой эле Шикотан аралы" япон юрисдикциясынан чыгарылат" – деп жазылган.

1951ж. сентябрда бир жагынан Япония, экинчи тараптан Тынч океан согушунда аны менен каршылашкан 48 өлкөнүн ортосунда кол коюлган Сан-Францисско тынчтык келишиминде дагы Япония Курил аралдарынан баш тарткандыгы белгиленген. Бирок муун менен эле Курил аралдарынын маселеси чечилип калган жок. Себеби, биринчиден, СССР анын катышуусусуз даярдалган жана бир топ маселелер боюнча ал жана анын жактоочулары (Кытай, Индия, Бирма, Чехословакия, Польша ж.б.) макул болбогон Сан-франциско келишимине кол коюдан баш тартсан. Экинчиден, япон тарап Курил аралдары деген географиялык түшүнүккө – талашка түшкөн арал кошулбайт – деп эсептейт.

1950-жылдардын орто ченинде СССР менен Япониянын ортосунда мамилени жөнгө салуу боюнча бир нече аракеттер көрүлгөн. Анын жыйынтыгында 1956ж 19-октябрда советтик-япондук биргелешкен деклорациясына кол коюлуп: эки өлкө өз ара согуш абалын токтолкон, дипломатиялык жана консулдук мамилелер калыбына келтирилген. Ал эми территориялык мамилелер боюнча СССР тараптын Хабомаи менен Шикотан аралдарын, тынчтык келишими түзүлгөндөн кийин япон тарапка өткөрүп берүү ниети, алар тараптан колдоо тапкан жок. Анткени, Япония жогоруда айтылган төрт аралды өткөрүп бергенден кийин гана тынчтык келишимиңе кол коюга макул экендигин билдирип келет.

Бул маселенин чечилиши адегенде 1951ж. кол коюлуп, андан кийин 1960ж. мөөнөтү узартылып, кээ бир өзгөртүүлөргө дуушар болгону менен бүгүнкү күнгө чейин өз күчүн сактап келе жаткан Япония менен АКШнын ортосундагы “Коопсуздук жөнүндөгү келишимдин” түзүлүшү менен татаалдашып кеткен.

2009ж. 3-июлунда япон парламентинде Түштүк Курил аралдары эзелтеден бери Япониянын жери болгондугу жөнүндө мыйзам кабыл алынгандыгы, 2010ж. Россия Федерациясынын президенти Д.Медведевдин талаш туудуруп келген аралга барышы эки тараптын тең нааразычылыгын жаратып келет.

ЯПОНИЯДАГЫ САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

1. 1940ж. “Тактыга (бийлике) колдоо көрсөтүү Ассоциясы” түзүлүп, бардык саясий партияларга тыюу саынганга чейинки мезгилдеги партиялар :

1880ж. - Либералдык партия (Дзиюто, 1-дүйнөлүк согуштан кийин Сэйюкай – Мицуи концернине таяган) – 1940ж. таркатылган.

1882ж. - Либералдык партия (Кайсирто, Кансэйкай, 1-дүйнөлүк согуштан кийин Минсейто – Мицубиси концернине таянган) – 1940ж. таркатылган.

1901ж. - Социалисттик партия.

1922ж. - Коммунисттик партия.

1925 - 1928жж. - Жумушчу-дыйкандар партиясы.

2. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийинки мезгилдердеги партиялар :

1945ж. күзүндө - Либералдык партия.

1945ж. күзүндө - Прогрессивдик же Демократиялык партия.

1955ж. экөө биригип, Либералдык-демократиялык партия болуп калган.

1945ж. күзүндө - Социалисттик партия, 1996ж. Социал-демократиялык партия болуп кайра түзүлгөн.

1945ж. күзүндө - Коммунисттик партия.

1960-1994жж. - Демократиялык социализм партиясы (1960ж. социалисттик партиядан бөлүнүп чыккан ончулдар негиздеген)

1964-1994жж. - Комейто (Сока гаккай” деп аталган будда сектасынын негизинде түзүлгөн)

1976-1986жж. - Жаңы Либералдык клуб партиясы (ЛДП дан бөлүнүп чыккан топтордун биригүүсүнөн пайда болгон)

1992ж. - Жаңы Комэйто партиясы (ЛДПдан бөлүнүп чыккандар түзгөн)

1994-1997жж. - Жаңы жеништердин партиясы – 1998 жылдан Либералдык партия.

- 2000ж. - Япониянын Демократиялык партиясы (ЛДПдан бөлүнүп чыккандар тұзгөн)
- 2008ж.. - Жаңы Элдик партия.
- 2010ж. - “Япония ордуңдан тур” партиясы.
- 2010ж. - Реформалардын жаңы партиясы.

ЯПОНИЯНЫН ӘКМӨТ БАШЧЫЛАРЫНЫН ТИЗМЕСИ

- 1924 – 1927жж. Като – Минсейто партиясының лидери (ән биринчи партиялық негизде түзүлгөн әкмөт)
- 1927 - 1929жж. Шиити Танака – Сэйюкай партиясынын лидери.
- 1929 - 1931жж. Ханагути – аскердик козголончулар тарабынан өлтүрүлгөн.
- 1931 - 1932жж. Инукаи – аскердик козголончулар тарабынан өлтүрүлгөн.
- 1932 - 1935жж. Хамагути.
- 1935ж. Окада, Сайто (өлтүрүлгөн).
- 1935 - 1937жж. Хирота.
- 1937 - 1939жж. Коноэ (княз) – согуштук саясаттын башында турған.
- 1939 - 1940жж. Хиранума.
- 1940иуль – 1941октябрь - Коноэ (княз) – экинчи жолу әкмөт башында.
- 1941октябрь Тодзио (генерал) – аскерий адамдар башкарған мезгил башталған.
- 1946ж. Сигеру Есида – Либералдық партиянын әкмөтү.
- 1948 - 1852апрель Сигеру Есида – Либералдық жана Демократиялық партиялардын коалициялық әкмөтү.
- 1952апрель – 1954март – Сигеру Есида – эгемендүү Япониянын әкмөт башчысы, ошол эле коалиция.
- 1954 - 1955жж. Итиро Хатояма – ошол эле коалиция.
- 1955 - 1960жж. Нубусуке Киси – Либералдық жана Демократиялық партиялары биригип, Либералдық-Демократиялық партиясы (ЛДП) түзүлгөн.
- 1960 - 1964жж. Хаято Икэда - ЛДП
- 1964 - 1972жж. Эйсаку Сато - ЛДП
- 1972 - 1974жж. Кақуэй Танака - ЛДП
- 1974 - 1976жж. Такэо Мики - ЛДП
- 1976 - 1978жж. Такэо Фукуда - ЛДП
- 1978 - 1980жж. Масаеси Охира - ЛДП
- 1980 - 1983жж. Дзэнко Судзуки - ЛДП
- 1983 - 1987жж. Ясухиро Накасоне - ЛДП
- 1987 - 1990жж. Нобуру Такэсита - ЛДП

- 1990 - 1991жж. Тосики Кайфу - ЛДП
- 1991 - 1993жж. Киити Миядзава ЛДП
- 1993октябрь Морихиро Хосакава – 10 ай бою 7 партиянын коалициясын башкарып, 1955жылдан берін^і бириңи^і чи жолу ЛДП бийликтен четтеген.
- 1993 - 1994жж. Цутоми Хато –жаңы коалициялык өкмөт, ЛДП катышкан эмес.
- 1994 - 1996январь Томиити Мураяма – Соуналисттик партия түзгөн жаңы коалиция, анын курамыда ЛДП дагы кирген.
- 1996 - 1998жж. Рютару Хасимото - ЛДП.
- 1998 - 2000жж. Кендзи Обути - ЛДП
- 2000 - 2001жж. Иосиро Мори - ЛДП
- 2001 - 2006жж. Дзюиньтиро Коидзума - ЛДП
- 2006 - 2007жж. Синдзо Абэ - ЛДП
- 2007 - 2009жж. Таро Асо - ЛДП
- 2009 - 2910июнь Юкио Хатояма - Япониянын Демократиялык партиясы (ЯДП)
- 2010 сентябрь - Наото Кан - ЯДП

АДАБИЯТТАР:

1. Аладын В.К. К проблеме курильских островов, или “северных территорий” ж. Международная жизнь.- 2009. - №9. - с. 148-160
2. Алексеев В.В. Очерки экономики японии МГИМО МИД России : М.: МГИМО Университет, 2005. - 242с.
3. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. Т.2. Учебник по спец. “История”.- М.: Высш. шк., 1994. - 495с.
4. Еремин В.Н. Политическая система современного японского общества. М.: Наука, 1992
5. Загорский А.В. Япония и Китай. Пути общественного развития в оценке японской историографии. М.: Наука, 1991. – 192с.
6. История стран Азии и Африки в ноейшее время Под ред. М.Ф.Юрьева. - М.: изд.МГУ, 1976, 1979. – часть 1-2
7. Копянко М.И., Арашидзе Л.Г. Япония в Восточной Азии : эволюция внешней политики после “холодной войны” ж. Восток. - 2007. - №1. - с. 86-100
8. Краусс Э.С. Взлет и падение Либерально-Демократической партии Реферативный журнал. Востоковедение и Африканистика.- 2010. - №4. - серия 9.- с.151-154
9. Кузнецов Ю.Д. История Японии; Учебник для вузов по спец. “История”. - М.; Высш.шк., 1988.- 431с.
- 10 От Мюнхена до Токийского залива ; взгляд с Запада на трагические страницы истории второй мировой войны; Перевод Сост. Е.Я.Трояновская. - М.; Политиздат,1992

11. Портер., Такеути Х.,Сакакибара М. Японская экономическая модель.Может ли Япония конкурировать ? Пер. С англ. М.;Бизнес Букс, 2006.-261с.
12. Проблемы периодизации новой и новейшей истории. “Круглый стол” ж. Новая и Новейшая история. - 1995. №1. - с.77-84
13. Розалиев Ю.Н. Новая и Новейшая история Азии и Африки Учебное пособие для вузов по спец.История М.; Высш.шк. - 1987. - 349с.
14. Саплин-Силановичий Ю. КНР – Япония. Кто будет лидером в Восточной Азии ж. Азия и Африка сегодня. - 2007. - №7. - с.25-28
15. Тацуно Ш. Стратегия-технополисы Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989
16. Хани Горо История Японского народа Пер. с яп. М.: изд-во Иностр.лит., М., 1957. - 214с
17. Шерман Ф.Война на Тихом океане : авианосцы в бою Пер. с англ. М., 1999
18. Эйдус Х.Т.История Японии с древнейших времен до наших дней.М.,1968

МАЗМУНУ

Кириш сөз.....	3
№ 1 Тема: Япониянын Биринчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийинки абалы.....	5-14
1.1. Япониянын Биринчи дүйнөлүк согушка катышканың натыйжасы.....	5
1.1.1. Япониянын XX кылым башталган мезгилдеги абалы.....	5
1.2. Япон экономикасынын “Алтын кылымы” (1914-1918).....	7
1.3. Экономикалық адаптация жана ички саясий жарайндар (процесстер)	9
1.3.1. Азиярынан сүрүп чыгаруудан Япониянын жабырланышы.....	9
1.3.2. Ички саясий демократиянын кеңеиши.....	10
№ 2 Тема: 1930 – жылдардагы Япониянын өнүгүүсүндөгү ички карама-каршылыктар.....	15-25
2.1. Япониядагы модернизациялоо жарайнынын бошондошу.....	15
2.1.1. Экономикалық кыйынчылыктардын Японияга тийгизген таасири.....	15
2.1.2. Дүйнөлүк кризистик социалдык-саясий таасирлери.....	16
2.2. Японияда тоталитардык багыттын жанданышы.....	18
2.2.1. Аскерлер арасында радикалдык күчтөрдүн күчөшү жана баскынчыл тышкы саясатка өтүү.....	18
2.2.2. Өкмөттөгү либералдарга каршы улутчулардын чабуулга өтүшү.....	19
2.3. Тоталитардык бийликтин түзүлүшү.....	21
2.3.1. Япониянын өзгөчөлүгүн негиздөө.....	21
2.3.2. Бийлиktи күчтөү.....	22
№3 Тема: Тынч океандагы согуш мезгилиндеги Япониянын тарыхы (1941-1945)	25-37
3.1. Конфликтин себептери.....	25
3.1.1. Эки дүйнөлүк согуштар аралыгындагы Япониянын Батыш өлкөлөрү менен мамилесинин курчушу.....	25
3.1.2. Согуш башталар алдындагы каршылашкан тараптардын күчтөрүнүн абалы.....	27
3.2. Согуштун жүрүшү (1941декабрь – 1943)	29
3.2.1. Согуштун башталыш мезгили (1941-1942май).....	29
3.2.2. Согуштун жүрүшүндөгү бурулуш (1942май – 1943).....	31
3.3. Өнөктөш (союздаш) өлкөлөрдүн 1944ж. чабуулга өтүшү жана согуштун аякташи.....	34
3.3.1. 1944 жылдагы согуштук аракеттер (операциялар).....	34
3.3.2. Согуштун аяктоо мезгили.....	35
№4 Тема: Япониянын американалық оккупация мезгилиндеги тарыхы (1945-1952)	38-48
4.1. Япониянын 1945ж. абалы.....	38

4.2. Рынок экономикасына өтүү.....	41
4.3. Япониядагы өкүлчүлүк (парламенттик) демократиянын калыптанышы	44
№5 Тема: 1950-1970 жылдар аралыгындагы япон экономикасынын кайра жаралышы.....	48-57
5.1. Экономиканын ылдам өнүгүшүнүн өбөлгөлөрү.....	48
5.2. 1956-1970 жылдардагы Япониядагы “экономикалык керемет”.	50
5.3. 1970 жылдардын башталышындагы кризистик көрүнүштөр...	55
№6 Тема: XX кылымдын акырында Японияда “постииндустриалдык экономикалык моделдин” түзүлүшү.....	58-69
6.1. 1970 – жылдардагы кризистик жарайндар.....	58
6.2. 1980 – жылдардагы экономикалык кайра түзүүлөрдүн негизги бағыттары	61
6.3. XXкылымдын аяқ чениндеги экономикалык жарайндар.....	66
№7 Тема: 1952-2000 жылдардагы Япониянын саясий өнүгүшү.....	70-80
7.1. Япониянын өкүлчүлүк демократия системасына өтүшү.....	70
7.2. 1970 жылдардагы жемкордук (коррупциялык) чатактар жана 1980 жылдардагы кризистик кырдаалдын чыңалышы.....	73
7.3. XX кылымдын аяқ чениндеги Япониядагы ички саясий кризис.....	76
№8 Тема: XXI кылымдын башталышындагы Япониянын абалы.....	80-
8.1. Саясий кырдаал.....	80
8.2. Япониянын Демократиялык партиясынын бийликтөө келиш: саясаты жана келечеги.....	83
КОРУТУНДУ.....	87
Тиркеме: Курит аралдарынын маселелери.....	89
Япониядагы саясий партиялар.....	91
Япониянын өкмөт башчыларынын тизмеси.....	92
Адабияттар	93
Мазмуну.....	95

Басууга берилди: 16.06.2014.

Формат: 60x84 1/16

Көлемү: 6 б.т.

Бүйрүтма: № 33

Нускасы: 200 даана.





✓ 22795